


Айлампа машигуу



Ю.П. Панитков, Б.Д. Идаев

1870. - *Leucostoma* *luteum* (L.) Pers. - *Lamprospilus* *luteus* (L.) Pers.

Flowers yellow, 10 mm. long, 5 mm. broad, 5-petaled, 5-lobed, 5-stamined, 5-ovuled.

Leaves opposite, petiolate, elliptic-lanceolate, acute, serrated, 10 mm. long, 4 mm. broad.

Stems erect, branched, 1 m. high, 10 mm. thick, glaucous, pubescent.

Roots tuberous, 10 cm. long, 5 cm. thick, white, fleshy, succulent.

Flowers yellow, 10 mm. long, 5 mm. broad, 5-petaled, 5-lobed, 5-stamined, 5-ovuled.

Leaves opposite, petiolate, elliptic-lanceolate, acute, serrated, 10 mm. long, 4 mm. broad.

Stems erect, branched, 1 m. high, 10 mm. thick, glaucous, pubescent.

Roots tuberous, 10 cm. long, 5 cm. thick, white, fleshy, succulent.

Flowers yellow, 10 mm. long, 5 mm. broad, 5-petaled, 5-lobed, 5-stamined, 5-ovuled.

Leaves opposite, petiolate, elliptic-lanceolate, acute, serrated, 10 mm. long, 4 mm. broad.

Stems erect, branched, 1 m. high, 10 mm. thick, glaucous, pubescent.

Roots tuberous, 10 cm. long, 5 cm. thick, white, fleshy, succulent.

Flowers yellow, 10 mm. long, 5 mm. broad, 5-petaled, 5-lobed, 5-stamined, 5-ovuled.

Leaves opposite, petiolate, elliptic-lanceolate, acute, serrated, 10 mm. long, 4 mm. broad.

Stems erect, branched, 1 m. high, 10 mm. thick, glaucous, pubescent.

Roots tuberous, 10 cm. long, 5 cm. thick, white, fleshy, succulent.

Flowers yellow, 10 mm. long, 5 mm. broad, 5-petaled, 5-lobed, 5-stamined, 5-ovuled.

Leaves opposite, petiolate, elliptic-lanceolate, acute, serrated, 10 mm. long, 4 mm. broad.

Stems erect, branched, 1 m. high, 10 mm. thick, glaucous, pubescent.

Roots tuberous, 10 cm. long, 5 cm. thick, white, fleshy, succulent.

**ОШ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ
ПЕДАГОГИКА ЖАНА ИСКУССТВО ФАКУЛЬТЕТИ**

Ю.П. Панитков, Б.Д. Идаев.

Айлампа машигүү

**«Дене тарбиясы» адистигинде окуган студенттер үчүн
методикалык колдонмо.**

Ош - 2010

УДК 796/799

ББК 75-5

П 16

Методикалык колдонмо. Ош мамлекеттик университетинин окумуштуулар кенеши тарабынан басууга уруксат берилген.

Реневент Минбаев С. Ош МУнун окутуучусу.

Жооптуу редактор: А. Изамаматов Ош МУнун доценти.

Ю.П. Паников, Б.Д. Идаев.

Айлампа машигүү, - Ош, 2010. - 103 6.

ISBN 978-9967-03-636-9

Айлампа машигүүлар жаш муунлардагы негизги физикалык санаттардын (күч, төздик, чыдамкайлык, шамдагайлык, ийкемдик) бир убакта очуккүчүн жана көздөбөстөн, алардын төздик күчүн, күч чыдамкайтын ж.б. санаттарды оркундөтүүч көнүгүүлөрдү көлөптийнүүн уюнтуруу-методикалык формасы катары пайдаланылат. Сунушталып жаткан бул методикалык колдонмо ЖОЖДУН студенттерине, мектен мугалимдерине жана жалпы эле спортко кызыккан жаштарга арналат.

П 4204000000-10

ISBN 978-9967-03-636-9

УДК 796/799

ББК 75-5

© Ю.П. Паников, Б.Д. Идаев.

Сөз башы.

Мектеп окуучуларынын дене тарбиясынын эффективдүүлүгүн жана сапатын жогорулатуу педагогдордун көңүл борборунда дайым турат. Бирок жалпысынан жалпы билим берүүчү мектептерде дене тарбия системасы бир канча объективдүү факторлорго байланыштуу учурдун талабына жооп бербей келе жатат:


- дене тарбия сабагына сааттын аз бөлүнүшү;
- башка жаны предметтердин пайда болуусу менен мектеп окуучуларынын дене тарбия сабагына кызыгуусунун массалык түрдө түшүп кетиши;
- материалдык базанын начардыгы;
- мектеп окучуларында акыл эмгеги көп убакытты алып, анын кесепетинен төмөндөгү кооптуу нерселердин пайда болушу: жүрөк-кан тамыр оорулары, семирип кетүү, келбеттин (осанка) бузулушу ж.б.

Минималдуу убакыттын ичинде (жұмасына эки жолу) көп нерсеге жетишүүгө болгон умтулуу чындығында окуу процессинин начар сапатына алып келет. Ошондуктан акыркы убактарда сабактардын комплекстүү мазмундагы көнүгүүлөрдүн атайын формалары кенири пайдаланыла баштады. Алардын негизгиси – айлампа машыгуулар деп аталат. Бул методду тандап алууга мектеп окуучулары толуп ашкан мектептердеги спорт залынын жалгыз бирөө болушу, кээде анда бир эле убакта эки класс машығышы түрткү болду. Мындай учурда сабактын мотордук жыштығын көбөйтүүгө «айлампа машыгуу» жардам берет. «Айлампа машыгуу» деген конкреттүү бағытталган жана комплекстүү таасир берүүчү сапаттарга әэ. «Айлампа машыгуунун» озөгүн физикалык көнүгүүлөрдүн бир канча түрүн сериалык түрдө кайталоо түзөт.

§ 1. Айлампа машигуу деген эмне, аны қандай түшүнүү көрек?

Айлампа машигуу системасы экинчи дүйнөлүк согуштан кийин Англиянын тұндүгүндөгү Лидса университетинде иштелип чыккан. Ал мектептеги соң класстардын окуучуларын, колледждин студенттерин жана ошондой әле жогорку класстагы спортчуларды даярдоо үчүн иштелип чыккан система. Спортчулар (көз бир көнүгүүлөрдү аткаруунун ордuna) ар бир станцияда белгилүү бир сандагы көнүгүүлөрдү бириңен сала экинчисин аткарышкан. Бул убакта анын партнеру аракеттерге байкоо жүргүзүп, спорттук шаймандарды даярдоого жардамдашкан.

Станцияларда гимнастикалық шатыларга чыгуу, алардын жаңындағы түрдүү көнүгүүлөрдү жасоо, обруч менен аткарылуучу көнүгүүлөр, отургучта секириүүлөрдү жасоо, тактайда отуруп-туруу, брустагы аткарылуучу көнүгүүлөр, канатта жармашып чыгуу, ж.б. аткарылат.



Станция деп физикалық көнүгүүлөрдү тишиштүү жабдууларда аткаруучу орунду айтышат. Учурда айлампа машигуу жалпы физикалық даярдыктын популлярдуу методу болуп саналат, айрыкча Англияда, Скандинавия өлкөлөрүндөгү балдар жана чондордун арасында кецири тараган. Аба-ырайы начар болгон мезгилде (лыжа тебүүдөн башка) сыртта машигууга мүмкүн болбогон кезде жумасына бир канча жолу көнүгүүлөрдү ушул система боюнча аткаруу үчүн бүтүндөй үй-бүлөсү менен соң спорт залдарына келишет. Швецияда калктын түрдүү катмарлары үчүн физикалық даярдыктын системасы дурус деңгээлде уюштурулган. АКШдагы орточо жашоонун уланышына караганда Швецияда төрт жылга жогору болушу мүмкүн ушул фактынын негизиндейдир.

Айлампа машигуу.

Бул методиканы качан жана ким колдонсо болот?

Машыгуунун айлампа системасын жаңыдан машига баштагандарга, же кары-картандарга, же аялдарга ылайыкталган дешет. Бирок бул андай эмес! Айлампа машигуу – түрдүү курактагылар үчүн эн пайдалуу нерсе. Айлампа машигуу жалан гана тренажерлорду пайдалану менен өткөрүлүшү керек деген дагы бир туура эмес пикир эл арасында айтылып жүрөт. Бул да туура эмес пикир. Себеби муну тренажерлорду пайдалануу менен да анын пайдаланбай өз алдынча жасалган түрдүү салмак салуулар менен, же болбосо экөөнүн төң комбинациясын пайдаланса болот. Айлампа система бардык күч атлеттер үчүн бир топ артыкчылыктарга ээ. Эн оболу – бул үнөмдөлгөн убакыт. Эгерде баарын туура жасаса, айлампа машигуу тез, кыскартылган машигууну берет.

Адатта мектеп окуучуларына жакшы тааныш болгон көнүгүүлөр тандалып алынат. Эгерде сабактар спорт залда өткөрүлсө анда станциялар айлампа түрүндө жайланышкан болот. Станциядагы ар бир көнүгүү коюлган милдетке жараша кайталоолордун саны же убакыт (15-40 сек.) менен дозаланат. «Айлампа машигууда» жүктөмдүн өлчөмү манилүү орунду эзлейт. Бул аталган метод үчүн бир канча татаалдыкты алып келет. Дозалоону аныктоонун төмөнкү жолун тандап алса болот. Биринчи сабакта мектеп окуучуларынын алдына төмөндөгүдөй милдетти койсо болот: белгилүү убақыттын ичинде кайталоонун максималдуу санын аткаруу. Оптималдуу жүктөм максималдуу кайталоонун жарымын түзөт. 3-6 жумадан кийин ушул эле ыкма менен кийинки дозалоону аныктайбыз. Сериялардын ортосундагы жүктөмдү контролдоо үчүн жүрөк жыштыгынын санын (ЧСС) өлчөйбүз. Бул метод окуучуларга өз алдынча билим алууга, физикалык касиеттерди калыптандырууга жардам берет. Организмдин жогорку иш жөндөмдүүлүгүнө жетишүү - «айлампа машигуу» чечүүчү эн башкы милдеттердин бири. Бул милдеттерди чечүүдөгү эн манилүү нерсе – кыймыл

сапаттарын тарбиялоого багытталган атайын комплекстерди моделдештируү.

Айлампа машыгууну моделдештириүү үчүн физикалык көнүгүүлөр.

Айлампа машыгууда физикалык көнүгүүлөрдү моделдештириүү манилүү кыймылдык сапаттар, билгичтиктерди жана көндүмдөрдү өркүндөтүүнү комплекстүү чечүүчү сабактын уюштуручу-методикалык формасы менен байланыштуу.

Айлампа машыгуунун комплексиндең көнүгүүлөр төмөнкүлөрдү алдын алат:

- инсандын ар тараптуу өнүгүүсү;
- Ата-Мекенди коргоого жана эмгектенүүгө физикалык даярдыкты жогорулатуу;
- Дене тарбиясы боюнча окуу программасы алдын ала караган билигичтиктер жана көндүмдөрдү өркүндөтүү, физикалык сапаттарды тарбиялоо;
- Физикалык көнүгүүлөрдү өз алдынча аткаруу ыктарына көндүрүү;
- Окуучуларды окуу нормаларын жана нормативдерди тапшырууга даярдоо.

Көнүгүүлөрдү окуучуларды келечектеги кесиптик ишмердүүлүккө даярдоого байланыштуу болгон милдеттерди эске алуу менен тандашат. Сунушталган окуу-методикалык колдонмо айлампа машыгууну уюштуруу жеткиликтүү формада тааныштырат. Ал кыймылдуу сапаттарды өз алдынча өнүктүрүүдө, күчтү, тездикти, кыймылды, ийкемдүүлүктү, шамдагайлыкты, чыдамкайлыкты тарбиялоодогу билгичтикти жана көндүмдөрдү өнүктүрүүдө чон роль ойнойт. Жалпы жана атайын физикалык даярдыктын болжолдуу схемалары, комплекстер келтирилет.


Балдар менен иштөөдө көрсөтмөлүүлүк чон мааниге ээ. Кыскача түшүндүрмөлөрү бар физикалык көнүгүүлөр символикалык түрдө сүрөттөлүп иштелип чыккан карточка-тапшырмаларды айлампа машыгуу станцияларында, сабактардагы өз алдынча кошумчა тапшырмаларда, балдардын жана тайпалардын жекече ўй машыгууларында пайдаланышат. Өзүнүн физикалык жөндөмүн өз

алдынча өнүктүрүүнү же спорттук формасын сактоону каалагандар үчүн бул карточка тапшырмалар пайдалуу. Окуу машигуу процессиндеги жалпы жана атайын физикалык даярдоо картотекаларын түзүүдө пайдаланса болот. Мисалы:

Кыймылдардын тездигин тарбиялоо.

1. Көнүгүүлөрдү кыймылдардын максималдуу тездигинде аткаруу.
2. Мелдеш методун колдонуу, ошондой эле күнтөрдүн тен болбой калган учурнда гандиканты пайдалануу.
3. Чуркоочу, скириүүчү жана оюн конүгүүлөрүн, ошондой эле жалпы онүктүрүүчү жана атайын конүгүүлөрдү пайдалануу.
4. Комплекске ийкемдүүлүккө карата тездик-күчтүк конүгүүлөрдү киргизүү

Кыймылдардын тездигине карата конүгүүлөр менен коштолгон стансиялык тапшырмалар



1. Б. а. Жогорку старт.
ТАПШЫРМА. 10 метрлик аралыкта 3-4 жолу челночный бег.
2. Ошонун өзүн эле 15 метрлик аралыкта 4-5 жолу.
3. Ошонун өзүн эле 20 метрлик аралыкта 5-6 жолу.

Чыдамкайлыкты тарбиялоо

1. Ос адуу учун интерваллары менен бирден үч айланмага чинин откоюд жашы чыдамкайлык оңдугөт.


2. Жүктөмөртө конүп калгандан кийин жумушгун көнүмү жана убактысын көбйтүү керек. Бул учун жүктөмөндөн кийинки ЧССтин (частота сердечных сокращений) темендөшүү сигнал болот.

3. Чыдамкайлыкты тарбиялоо учун жай темпте аткарылуучу бардык конүгүүлөр жарай берет.

4. Атайнин чыдамкайлыкты организмге таасири бөекчө жакын тигит же бул ишмердүүлүккө тиешелүү конүгүүлөр онкүтүрөт.

Чыдамкайлыкка карата станциялык тапшырма

6



1. Баштапкы абал. Буттар эки жакка жазылган, колдор ылдый түшүрүлгөн.

ТАШЫРМА. Жергө тизелен олтуруу, колдор арт жактан таманды кармалганга жетет.

2. Ошонун озү эле, бирок колдордо салмагы 5-8 кг. болгон гантеллер.

3. Ошонун озү эле, бирок колдордо салмагы 16 кг. болгон гири.

Ийкемдүүлүктү тарбиялоо


1. Ийкемдүү түктү тарбиялоо учун түккүүт даярлануунун таап кылат, ошондуктан ийкемдүү түккүү баштапкан конүү түргө бар даң көмүлдөгөтөрдөн көнүү көрөк.

2. Конүү түрдү баштар даңданда бу түрүлдөрдө кынагуу учун сөзүз чүркөнүү тайлануух көрөк.

3. Ийкемдүү түккүү баштапкан конүү түрдү күч тапшырма тары менен аныттыруун баруу керек.

4. Ылдамдакты жана кыймы тарын амплитудасын ақырынтык менен ашиярып баруу керек. Чон амплитудада жетишүү учун бе илленген ориентирге, мисалы, баштап дингүүзүндеги рейкага жеткизүү керек.

Ийкемдүүлүккө карата станциялык тапшырмалар 5



1. Б.а. Буттар эки жакка жазылган, колдор баштын артында «замок» болуп кармалган.

ТАПШЫРМА. Белден жогору жагын оңго жана солго айлантыруу, тизелер бүгүлбөгөн. Деес алууну токтотуп кармабоо керек, эркин.

2. Ошонун озү эле, бирок колдор түз бойдон.

3. Ошонун озү эле, бирок колдордо салмагы 2-3 кг. болгон топ бар.

Айлампа машыгуу деген машыгуучулардын физикалык сапаттарын комплекстүү өнүктүрүүгө багытталган физикалык көнүгүүлөрдү колдонуунун уюштуруу-методикалык формасы катары пайда болгон. Мындай максат негизги физикалык сапаттарды (күч, тездик, чыдамкайлык, шамдагайлык, ийкемдик) бир убакта өнүгүүсүн гана көздөбөстөн, алардын тездик күчүн, күч чыдамкайлыгын ж.б. өркүндөтөт.

Айлампа машугуу үчүн негизги жана спорттук-жардамчы гимнастиканын, ошондой эле оор атлетика, женил атлетикадан жана спортун башка түрлөрүнүн анчейин татаал эмес кыймылдары кызмат кылат. Кыймылдардын жөнөкөйлүгү аларды бир канча жолу жана комплекстүү - бир бүтүн машыгуу иши катары кайталоого шарт түзөт. Кыймылдар атайын схема боюнча тандалып алынат – бардык булчун группаларына ырааттуу таасир берип, ошол эле учурда ички органдарга (жүрөк-кан тамыр, дем алуу системаларына) жетишерлик жүктөм берилет.

Айлампа машыгуунун негизги шарты – жүктөмдүн үзгүлтүксүз так катталышы жана жетишкендиктерди системалуу түрдө баалоо. Бул уюштуруучу-методикалык формадагы каттоо жана контролдоо физикалык көнүгүүлөр менен машыгуу процессинин өзүнө киргизилген. Максималдуу тестин көрсөткүчтөрүн регулярдуу түрдө өлчөп турдуу - айлампа машыгуудагы жүктөмдү нормалоонун негизи катары кызмат кылат Ошону менен бирге ар бир «станцияда» аткарылган ишти фиксациялоо эске алынып, айлампаларды өткөнгө чейин жана өтүп бүткөндөн кийин пульс өлчөнөт. Айлампадагы улам кайталанып турган стандарттуу жүктөмгө пульстун реакциясын салыштыруу жүктөмгө көнүп кетүү канчалык ийгиликтүү болуп жаткандыгы жөнүндө кабар берет. Ошону менен бирге кандайдыр бир денгээлде «функционалдык проба» проблемасы чечилет: айлампаны түзгөн машыгуудагы көнүгүүлөрдүн комплекси өзү буга кызмат кылат. Булардын

баарын педагогикалық контролдоо жана өзүн-өзү контролдоо камсыз кылат.

Айлампа машыгуу жарышуу, таймашуу элдементин камтышы мүмкүн. Бул жагдайда таймашуунун предмети адаттагыдай эмес: берилген убакытта кайталоонун санын ким көп жасайт же кайталоого ким аз убакыт кетирет деген сыйктуу абсолюттук спорттук-техникалык натыйжаны салыштырбастаң, машыгуу ишинин өзүнүн натыйжасын жана анын көлөмүнүн көбөйчүүн салыштырышат. Көнүгүүлөрдүн баштапкы нормасынын тактаган ар бир окуучу, анын жөндөмдүүлүгүнө жана даярдыгына карабастаң сабактын башка катышуучулары менен таймаша алат: натыйжалардын абсолюттук деңгээли гана эмес иш жөндөмүнүн салыштырма өсүүсү да салыштырылат. Ошондуктан дене даярдыгы анча күчтүү эместер күчтүүлөр жетишкен ийгиликтөргө салыштырмалуу түрдө жетүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат. Бул дагы айлампа машыгуунун педагогикалык жетишкендиги болуп эсептелет.

Айлампа машыгуунун мүнөздөмөсүн жыйынтыктап жатын, аны төмөндөгүдөй бааласа болот:

1. Айлампа машыгуу физикалык көнүгүүлөрдү пайдалануунун уюштуруу-методикалык формаларынын бири болуп эсептелет. Машыккандардын физикалык жөндөмдөрүн комплекстүү өнүктүрүү үчүн тийиштүү шарттар түзүлөт.
2. Айлампа машыгуунун уюштуруучу негизин физикалык көнүгүүлөрдүн комплексин циклдүү өткөрүү түзөт. Алар белгилүү бир схема боюнча «станцияларды ырааты менен алмаштыруу» тартибинде аткарылат. Ал станциялар аяңтчада сабак өтүү үчүн айлампа формасында жайланышкан.

Айлампа машыгуу комплекстери техникалык жактан анчейин татаал эмес, алдын ала үйрөнүлгөн кыймылдардан түзүлөт. Ал көнүгүүлөр негизги жана

3. спорттук-жардамчы гимнастикадан, ошо ондой эле спорттун кээ бир башка түрлөрүнөн алынат.
4. Айлампа машыгуу методикалык жактан жүктөм жана эс алуунун анык нормасы сакталган көнүгүү процессин көрсөтөт. Ал көнүгүүлөр жүктөмдүн өзгөрүүлөрү так тартипте өтүшү жана анын эс алуу менен алмашып турушун көрсөтөт.
5. Айлампа машыгуудагы көнүгүү процессинин регламентациясы аткарылган ишти үзгүлтүксүз каттоо жана жетишкен иш жөндөмүн объективдүү баалоону камсыз кылат. Бул максатта максималдуу тест пайдаланылат жана атайын каттоо карточкалары колдонулат.
6. Жүктөмдүн чеги сабакка катышкандардын баарына тен бирдей коюлуп, ошол эле учурда жеке өзгөчөлүк да эске алынат (максималдуу тестин жеке көрсөткүчтөрүү жараша).
7. Айлампа машыгуу – өзүнүн жайылган, толук түрүндө – тайпалык сабактар үчүн ылайыкталган.

Айлампа машыгуунун түрдүү варианттарынын максаты.

Айлампа машыгуунун варианттары бардык булчун группаларына мүмкүн болушунча тегиз, бирдей жүктөм берүү үчүн, ошондой эле жүрөк-кан тамыр жана дем алуу системаларына туруктуу жүктөм берүүде колдонулат. Белгилүү бир методдун жардамы менен кыймылдуу сапаттарды (күчтүү, чыдамкайлыкты, тездикти ж.б.) дифференцирүү өнүктүрүүгө болот. Бирок негизгиси тездик күч, күч чыдамкайлыгы жана тездик чыдамкайлыгы сыйктуу комплекстүү сапаттар өнүктүрүү болуп эсептелет. Жүктөм методдорунун бирин пайдаланууда көп же аз даражада чыдамкайлык (жалпы же атайын түрдө) өркүндөйт. Жалпысынан, ар кандай варианттарды пайдалануу менен физикалык иш жөндөмдүүлүгүн жана даярдыгын жогорулатууга болот.

Айлампа машыгуунун символу (графикалык схемасы).

Машыгуу мезгилинде негизги булчундук группаларга попеременно жүктөм берүү символдун жардамы менен схема түрүндө берилиши мүмкүн (1-сүрөт). Ал негизги булчундук группаларга жүктөм кээ бир «станцияларда» өзгөрүшү керек дегенди түшүндүрөт. Башкача айтканда негизги булчун группаларынын бири жүктөм алган кезде башкасы активдүү эс алыши мүмкүн. Ошентип көнүгүүлөр көрсөтүлгөн символго ылайык тандалып алынат. Кандай машыгуу эфектисине жетүүнү каалоосуна жараша эки же үч түрдүүчө көнүгүүлөр менен бир эле булчун группаларына катарынан жүктөм берүүгө болот. Эгерде биринчи көнүгүү буттарга жүктөм берссе жакшы болот. Жүрөк-кан тамыр жана дем алуу системасына берилген жүктөмдүн даражасы жалпы жүктөмдүн даражасынан жана айлампа машыгуунун методикалык жасалышынан көз каранды болот. Ошону менен булчун күчүнүн жана ички органдардын күчүнүн өнүгүүсүн түшүндүргөн айлампа машыгуу максатына жетет.



1-сүрөт

§2. Көнүгүүлөрдү анатомиялык классификация жана жүктөмдүн түрдүү даражаларына ылайык системалаштыруу

Көнүгүүлөрдү төмөндө көрсөтүлгөн булчун группаларына таасирин тийгизгендей кылыш тандоо керек.

1. Бут булчундарын өнүктүрүүчү көнүгүүлөр (тиркемедеги 1-сүрөттөн баштап 46-сүрөткө чейинкилерди карап үйрөнсөнүз болот). Бул максатка жетүүгө кызыл ашык, тизелердин, жамбаш суставдарынын бүгүлүп кайра жазылуусун камсыз кылган басуу, чуркоо, секириүү ж.б. у.с. көнүгүүлөр туура келет. Жыйынтыгында таман, кызыл ашык, жамбаш, май күйрук булчундары бышикталат. Бут булчундары үчүн дээрлик бардык көнүгүүлөрдө кандалайдыр бир деңгээлде бел, капитал жана курсак булчундары да катышышат. Бел, колдор, желкелердин булчундарына жасалган




көнүгүүлөрдө (штанганы көкүрөккө, түртүп, жулкуп көтөрүүдө) буттар ошол жумуштарга сөзсүз катышат.

Демек, бут булчундарын бышиктоо көнүгүүлөрүн жалпы өнүктүрүүчү көнүгүүлөр деп эсептөөгө болот.

2. Колдор жана далы булчундарын өнүктүрүү үчүн көнүгүүлөр (47-сүрөттөн баштап, 96-сүрөткө чейинкилерди карап үйрөнсөнүз болот).


Колдордун, көкүрөк жана бел булчундарын өнүктүрүү үчүн бир канча абыл калчоолор менен тандоо керек. Колду чыканак суставында бүгүү жана кайра жазылуусу үчүн карамакарышылкты (өз салмагы, снаряддын салмагы) жеңүү үчүн бирдей талап коюлбайт. Ошондуктан тартылууда же

түртүүдө; жүлкүуда же ыргытууда, таянчта же түртүүдөгү көнүгүүлөрдү ажыраты билүү керек! Кийст жана Манжалардын булчундарын бышыктоо үчүн мыкчуу жана карманап калуу деп аталган көнүгүүлөрдү пайдалануу керек. Мындай көнүгүүлөр трапеция, бицепс жана трицепс, көкүрөк жана башка булчундарды бышык кылат.



3. Курсак булчундарын бышыктоо үчүн колдонулуучу көнүгүүлөр (97—122 сүрөттөрдөн үйрөнүүз).



Курсак булчундарын бышыктоо үчүн колдонулуучу көнүгүүлөргө буттар жасаган кыймылдар (бул учурда эгерде дене бою кыймылсыз турса) катышкан бардык эле көнүгүүлөр (буттардын бүгүлүшү жана жазылышы) акирет. Курсак булчундары ошондой эле салмактуулуктарды (мисалы гантелдерди колдорду бүкпөй мах менен жамбашиң деңгээлиниң желкеге чейин же баштан өйдө көтөрүү) пайдаланган көптөгөн көнүгүүлөрдүн жардамы менен да бышыкталат.



I. Буттардын булчундарының өнүктүрүүчү көнүгүүлөр.


. Отуруп-туруулар

а) эки бутка отуруу;
чейрек отуруу - тизе суставында болжол менен 120° бурч түзүлөт. (1-сүрөттү карап, көнүгүүлөрдү бир канча жолу кайталаныз).



жарым отуруу - тизе суставында болжол менен 90° бурч түзүлөт.
(2-сүрөттү карап, көнүгүүлөрдү бир канча жолу кайталаныз).

терен отуруу - тизе суставында болжол менен 30° бурч түзүлөт (3-4-сүрөттөрдү карап көнүгүүлөрдү бир канча жолу кайталаныз).




3




4



Отуруулар өз телосунун салмагына кошумча жүктөмсүз жана жүктөм менен аткарылат: салмактуу топ (2-сүрөт), перекладинанын грифи (5 - а, б сүрөттөр), чечилген гантелдер (6 а,б.), тегерек гирлер, кум салынган мешок (7 а,б,в), штанга (8 а,б), салмактуу жилет, партнер -(9 а,б); андан сырткары грифти же штанганы көтөрүп буттун учунда туру (5 б, 8 б).








5а




5б



б) Бир бутка отуруу: полдо таяныч менен жана таянычсыз
 (10 а,б, 11 а,б) кошумча жүктөмсүз жана жүктөм менен
 (12 а, б, 13 а, б); снаряда: стул (14 а,б), гимнастикалык
 отургуч (15 а,б,в).



2. Бут коюу жана көтөрүлүү (отургучка ж.б.). Гимнастикалык отургучка көтөрүлүү (16 а,б) жана бут коюу, баштапкы абалга кайра келүү менен; кошумча жүктөмсүз жана жүктөм менен (17 а,б). Сол буттан баштап снарядка көтөрүлүп, он буттап кайра түшүү, андан кийин айланып бурулуп, көнүгүүнү он бутан баштап кайталоо. Плинте (18 а,б,в,г,д,е) кошумча жүктөмсүз жана жүктөм менен көнүгүүнү аткаруу.




3. Подскок жана секириүүлөр. Предметтерсиз ордунда туруп, астыга, капиталга секириүүдө группировкасыз, группировка менен эки буттап (19) жана бир буттап (20).




Абада буттарды бүктөбөй жана бүктөп кошумча жүктөмсүз жана жүктөм менен - эңкейип секириүү. Отурган абалда ордунда, астыга, капиталга группировкасыз жана группировкада (23), кошумча жүктөмсүз жана жүктөм менен секириүүлөр.




Снарядда жана тоскоолдуктардан эңкейип, түрдүү тосколдуктардан отургуч, барьер, ж.б. (24-26) бир буттап жана эки буттап түртүү ыкмасы менен; терен отуруудан эңкейип; эки буттун түртүүсү менен астыга, жогоруга (27); эңкейип турул секирган кезде тизелерди бүктөп; кошумча жүктөмсүз жана жүктөм менен секириүү (28 а,б).





Терен отургандан абалдан же түз турган абалдан кошумча жүктөмсүз жана жүктөм менен плинтке секирип чыгуу (30-31).



Гимнастикалык отургучтан эки буттун түртүлүсү менен (32 а,б,в) сериялуу же болбосо бир буттун түртүлүсү менен (33 а,б) буттарды бүктөбөй жана бүктөп капиталга түздөлүп кошумча жүктөмсүз жана жүктөм менен секирыүү.



Бир буттун түртгүлүсү менен (түртүүчү бут скамейкада) кошумча жүктөмсүз жана жүктөм менен түздөлүп секириүү (35 а, б).




35 а

35 б

Отургучтун капиталында туруп (36); буттарды отургучтун эки жагына коюп; отургучка секирип чыгуу - ордунда, астыга жылуу менен (37 а, б); буттарды бүктөбөй жана бүктөп; кошумча жүктөмсүз жана жүктөм менен (38 а, б, в) секириүү.




36



37 а



37 б




38a




38b


Түз турган абалдан, буттарды бүктөбей жана бүктөп (39) скакалка менен секириүү жана подскок; отурган абалда скакалкасыз (40 а, б) жана скакалка менен (41). бүктөлгөн скакалканы өзүнүн астынан горизонталдык түрдө айлантыруу (42).



39




40a



40b




41




42

Терен отуруудагы подскок - кошумча жүктөмсүз жана жүктөм менен (43 а, б); эки буттуу тен астыга таштоо менен жана тескерисинче; ар бир бутту кезеги менен астыга таштоо - «казачок» (44 а, б); партнер менен жана партнерсуз.



Желкеге штанга коюу менен секирип туру - отурган абалдан буттун учунა женил туру же болбосо подскок жасоо (22 а, б); жарым отуруудан күчтүү подскок жасоо.

Терен отуруудан бойду түзөп секириүү - эки плинте (45 а, б) гирлер менен, чечилген гантелдер же кум толтуруулган мешок менен секириүүлөр. Жерге отурууп «каз кадам» менен (46 а, б) кошумча жүктөмсүз жана жүктөм менен басуу.





46a



46b

Колдор жана далы булчундарын өнүктүрүү үчүн көнүгүүлөр.

1. Жимдеги көнүгүүлөр (түздөлүү кыймылдары).


Дубалга, столго, стулга, гимнастикалық отургучка таянган абалда колду бүгүү жана түздөө (47 а,б,в; 48 а,б,в);



47a




47b



47c





48a




48b



Отургучка, плинтке же стулга жамбаш менен таянуу (49 а,б.); тизе (50 а,б.) же буттун учунда таянуу менен (51 а,б) кошумча жүктөм, мисалы, күм толтурулган мекшокту желкеге илип, салмактуу жилемет кийип, колду бүктөп түздөө.



Полдо жатып алаканга же бармактарга таянып (52 а,б) отжимание жасоо; кошумча жүктөм (кум толтурулган мешок, партнер) менен иштөө.



Полдо жатып таянычтан өзүн түртүп, жерге кайра жете элкете абада алакан чабуу. (54 а,б). Алакандар менен полго таянып, буттарды партнер кармаган абалда кол менен басуу (173).



Брустарга чыгып колдорду бүгүп, кайра колдорду жазуу; катуу күүлөнүп жерге секирип түшүү; Буттарды астыга сунуп, түз кармоо; ошондой эле көнүгүүнү эки стулда колду бүгүү жана жазуу (56, 57, 58).




57a



57b


Эки стулдун сөйөнгүчүнө чыгып, буттарды бириктирип, тизени бүтүп, белдин денгээлине чейин көтөрүп, кайра түшүөндө колдорду болушунча ылдый бүгүү (57-а,б сүрөтторду карап көнүгүүнү аткарғыла).




58a




58b




Брустун четине секирип чыгып, буттарды бириктирип туруп, күүлөнүп ылдый түшүп, кайра чыккан кезде буттарды брустун дөңгөлиндө түз кармап туруу. Мындай көнүгүүлөр ичтин, колдордун булчундарын бышыктап, кекүрөктөгү булчундарга жүктөм келтирет. (59-а,б,в, жана 136-а,б,в сүрөттөр)




Колдорду артка, жогору караган абалда плинтте, столдо же эки плинтте (60 а, б) колду бүгүү жана жазуу.




Түртүү же жим (61, 62); Штанганын грифин буттарды бүгүү менен түртүү же көтөрүү (61 б) жана бүкпөй, эки колдоң ейде көтөрүү.




Штанганын грифин бир колдоп (63 а, б, в) көкүрөктөн өйдө көтөрүү.





Штанганын грифин баштын артынан (66 а, б.); чалкалап жаткан абалда (67 а, б) көкүрөктөн өйдө көтөрүү;






Тик туруп гирлерди же чечилген гантелдерди көкүрөктөн өйдө түргүү (70 а, б, в) жана ушул эле көнүгүүнү отурған абалда жасоо.




Эспандерди көкүрөктүн тушунда (73 а, б) же арт жактан (74 а, б) эки колдоп же бир колдоп чоюу. Негизги стойкадан, буттарды эки жакка жазган стойкадан, кадамдагы (бир бут алдыда, экинчиси артта) эки колдоп салмактуу топту, ядрону, ташты, дөңгөчтү түртүү.




Тартынуудагы көнүгүүлөр (колдорду бүгүү кыймылдары же болбосо телого карай тартуу же телону көздөй түртүү) жогору жактан кармоо, төмөн жактан кармоо, аралаш кармоо. Төмөн жактан кармоо (75 а, б.), жогору жактан кармоо (76 а, б) же аралаш кармоо (77 а, б) менен тартынуу.




Төмөн жактан кармоо (78 а, б), жогору жактан кармоо (81 а, б) же аралаш кармоо (84 а, б) менен чалкалаш жатып тартынуу; жалгыз перекладинада, параллель брустарда, түрдүү бийиктикеги брустарда (78 а, б), гимнастикалык столдо, шакекте; буттар полдо же желке деңгээлинен жогору (78, 82), кошумча жүктөмөлөр менен (салмактуу жилет, кум толтуруулган мешок 80, 83, партнер менен 85. ж.б.). Секириүү менен бийик перекладинада (86 а, б), шатыда (87 а, б, в), шақектерде тартылуу (салмактуу жилет, салмактуу бут кийимдер менен);



Перекладинада, шакекте, шатыда, гимнастикалык дубалда төмөн, жогору же аралаш кармоо менен эркин асылып туроодан тартынуу; буттарды астыга көтөрүү менен; кум толтурулган мешок менен (88 а, б), салмактуу топ, гирлер, штанганын дисктери, салмактуу жилет, салмактуу бут кийимдер, партнер ж.б. желкеге же бутка алуу менен тартынуу.





Шатыда колдор менен асылган абалда «секириүү» (89 а, б, в); Перекладинанын, штанганын грифи, гирлер менен, эспандер менен тартынуудагы көнүгүүлөр; тик туруп кен жана тар кармооменен көкүрөккө алуу; эңкейген абалда астыга «сүзүү» (90, 91); Ошонун өзүн эле скамейкагы жатып, көмөкөрсүнөн жатып жасоо (92).




Штанганы отурған абалда төмөн жактан, жоргу жактан кармап, желкенин дengзэлине жеткире көтөрүү (93 а, б). Ошнун өзүн эле чалкалап жатып жасоо (94, 95).


Колдорду бүкпөй эспандер choou (96): колдорду астыга созгон абалда жамбашка карай, колдорду жоргу көтөргөн абалда капиталга карай, капиталда түрган колдорду астыга карай choou.






Эле эңкейип, дөнө бойду буруу менен (оң чыканакты сол тизеге тийгизип жана тескерисинче сол чыканакты оң тизеге тийгизүү 100 а,б,в,г.); дөнө бойдун ырааты менен онго жана солго бурулушу (103 а,б).






Дене бою фиксирунгендеңи буттардың қыймылдары (дөнө бою гимнастикалық дубалга, отургучка илинген, шкафтын жапында, партердин жардамында фиксирунген).

Чалкалап жаткан абалда буттарды көтөрүү жана түшүрүү (көнүгүүлөрдүн таасири курсактын түз булчундарына, бел булчундарына тийст); вертикальдик абалга чейин, андан ары; кошумча жүктөмсүз жана кошумча жүктөм менен (салмактуу тоо, салмактуу бут кийимдер күм толтуруулаган мешок, резиналуу жиіп, велокамера); полдо, плинте (104 а,б,в) энкейген тегиздикте буттарды бир убакта же ырааты менен алмаштырып көтөрүү.



Чалкалап жатып буттарды бириктирген абалда абада тегерек, «сегиз» формаларын жасап кыймылдатуу (көнүгүүнүн таасири курсактын кыйыр булчундарына, бел булчундарына тийет); Дене бою гимнастикалык дубал, отургуч, партнердун жардамы менен фиксируленет кошумча жүктөмсүз жана кошумча жүктөм менен (салмактуу топ, салмактуу бут кийим ж.б.);



Отурган абалда: буттарды бүгүү жана жазуу (112 а,б); буттарды бириктируү жана талтайтуу(113 а,б,в); ошонун өзүн эле буттарды кайчылаштыруу менен (114 а,б,в); ошонун өзүн эле салмактуу топ менен; түздөлгөн буттарды көтөрүү жана түшүрүү (115 а,б).



112a



112б



113а



113б



113в



114а



114б



114в




115а




115б

Салмактуу топту түз кармалган буттар менен кыпчып алып-өйдө көтөргөнгө аракет кылуу жана аны ылдый жерге таштоо (113-а,б,в). Колдорду баштын артында кармаган абалда эки бутту өйдө көтөрүп, бир канча жолу кайчылаштырып аракеттенүү (114 а,б,в). Ошол эле абалда буттарды бириңен сала экинчисин өйдө кезек менен көтөрүү.


Салмактуу топтун үстүнөн түз кармалган буттарды алып етүү (116 а,б,в);





«педаль тебүү» (117 а,б). Чалкалап жаткан абалдан дене бойду көтөрүү,




алакандар денеге тийбей, бутар өйдө көтөрүлөт (118 а,б);



бир убакта дене бою менен буттардын карама-каршы кыймылы (119 а,б); терен отуруудан көтөрүлүү (120 а,б,в).




Штанга менен аткарылуучу көнүгүүлөр. (перекладинанын грифи, темир таяк) Көнүгүүнүн таасири курсак прессинин бышыкталышына тийст. Штанганы көтөрүү эки колдоп мах менен, жогору жактан жана төмөндөн кармоо (122 а,б,в).



Белдин булчундарын өнүктүрүүчү көнүгүүлөр


Дене бойду көмкөрөсүнөн жатып, буттарды гимнастикалык шатыларга фиксирулап туруп көтөрүү жана түшүрүү.



Гимнастикалык шатыда, брустун баш жагында башты ылдый караташып эки кол менен асылган абалда буттарды бириктирип ылдый түшүрүү жана өйдө көтөрүү. Бул көнүгүүлөр ичтеги булчундарга, кол, моюн булчундардын өнүгүшүнө түздөн-түз таасир этет.



136a



136b



136c


Жерде, плинттин үсүтүндө көмкөрөсүнөн жатып, гимнастикалык шатыны кармаган абалда буттарды бириктирип өйдө көтөрүп, түшүрүп, кошумча салмак жана ансыз аткаруу. (137-138-сүрөттөрдө)




137a




137b




138a



138b



1405




1406

Столдун бетинде, плинте, брустарда қолдорго таянган абалда буттарды көтөрүп, горизонталдык абалга чейин көтөрүү жана кайра түшүрүү.

Жалпы таасир берүүчү көнүгүүлөр

(бардык булчун группалар үчүн)


Негизги стойкадан таяныч олтуруу арыкылуу таянч көмкөрөсүнөн жатууга өтүү: а) қолдорду бүкпөстөн, эңкейип, секирбестен буттар менен женил гана түртүлүү менен;



1410


1415


1416




б) колдорду бұғып, секириүү мезгилиндеги буттарды группировкалап аткаруу.


Гимнастикалык олтургучту көтөрүү; көтөрүүнүн кичи бурчу – көтөрүүнүн женил формасы, көтөрүүнүн кең бурчу – көтөрүүнүн татаал формасы.






Аркаңда, жип шатыда, шестте жогору карай асылып чыгуу: буттар жана колдордун жардамы менен, колдун күчү менен эле асылып, буттарды жөн гана саландатып чыгуу. Кошумча салмактуулуктар (күм толтурулган жилемет, оор салмактуу бут кийимдер, салмактуу топ менен) жана аларсыз.






Арканда, шестте башты ылдый каратып, дene бойду тик, арканга параллель кармап асылуу (148 а,б). Кош арканга асылып, буттарды бош коюп салаңдатып (149 а,б), буттарды арканга жабыштырып кармап, жерден түртүлүп алгандан кийин арканды әки жакка селкинчек сыйктуу күүлөнтүү. Буттарга салмактуу топту кыпчып алып жогорудагы көнүгүүнү аткаруу (151-сүрөт).

Брустардагы көнүгүүлөр: Брустарга эки колдоп асылып чыгып, буттарды бириктирген абалда, тизени бүгүп, бруска параллель абалда кармап туруу(152-а,б). Буттардын бул абалын жоготпой колду бүгүп ылдый түшүү. Бруста мына ушундай асылган абалда буттарга салмактуу топту кыпчып алып колдорду бүгүү жана жаззуу (153-а,б сүрөттүү карап үйрөн).




Кум толтурулган мешокту же болбосо салмактуу жиlettesи, чоң балканы(орусчасы молот) эки колдоп, андан кийин бир колдоп баштан өйдө айлантыруу (154-а,б.в. 155-а,б.сүрөттөрдү караныз).




Штанга менен аткарылуучу көөнүгүүлөр:


- а) классикалык жөнөкөй көтөрүү (орусчасы жим 156-
а,б,в,г,д, сүрөттөр)




- б) Классикалык жулкуп көтөрүү, «ножница» же
«разножка» жасап олтуруу менен аткаруу (157-а,б,в, 158-
сүрөттөрдү карап, техникалык коопсуздукту сактоо менен
үйрөнүнүз)




в) классикалык түртүп көтөрүү (159-а,б,в,г,д сүрөттөрдү карап үйрөнсөнүз болот)



г) тик туруп жулкуп көтөрүү, кичи жана адаттагыдай олтуруу (орусчасы подсед) менен (160-а,б,в,г сүрөттөр)




д) штанга менен, перекладинанын грифи менен секирип туруу (подскок) буттар бирде бириктирлген, бирде жазылган абалда (161-а,б,в)



е) көкүрөктөн жогору түртүп көтөрүү (161-а,б,в) буттардын абалын алмаштыруу менен.


Партнер менен аткарылуучу көнүгүүлөр.

Буттардын булчундарына карата көнүгүүлөр: партнер тизелерди бүгүп, көмкөрөсүнөн жатып(167-а,б,в,г сүрөттөр) бардык булчундарды чыналтып ылдый карат жатат, экинчиси анын үстүнөн кезек менен секирип өтөт.




Олтурган абалда партнерлор кол кармашып, кезек менен буттарды алмаштырышат(168-а,б).


Гимнастикалык шатыга машыгуучулардын бири эки колдооп асылып (170-а,б сүрөттер), жерде жатып, эки колдооп партнердун бир бутунан кармаган экинчисин жерде жаткан жеринен өйдө тартып тургузат. Кезек менен партнерлор орун алмашып көнүгүүнү бир канча жолу кайталашат.




Тизелеп колду жогору көтөрүп турған партнерун, арт жактагысы "кызыл" ашықтан кармап өзүнү тартып буттарды түздөйт (171-а,б сүрөт). Ошол эле абалда, бирок биринчи машыгуучу колуна салмактуу топ кармап, Экинчisi кызыл ашыктан кармап турат. (172-а,б сүрөт)



Төмөнкү көнүгүүлөр колдордун, жалкелердин булчундарына таасириң тийгизет. Биринчи машыгуучу партнерунун эки бутунан кармап тик турат. Экинчisi көмкөрөсүүнөн жатып, плинттин үстүнө жерден түртүп чыгып, кайра баштапкы абалга келет (173-а,б,в. сүрөттөр).




Партерлердун бири жатып, экинчиси анын алакандарынан кармап майдай-тескей туруп, колдорду бүтөт жана жазат. (174-а,б, 175-а,б, 176-а,б,в сүрөттөрдү караңыз)




Парнердун мойнунан кармап өйдө көтөрүү (178-а,б,в сүрөттүү караңыз). Экинчи машыгуучу бүт денесин фиксирулуп, булчундардын баарын чыналган абалда кармап, түп-түз жатып берет.




179-сүрөттөгү көнүгүүдө биринчи машыгуучу экинчинин мойнунан кармап, экинчиси эки колун тизеге коюп, эңкейгөн абалда туруп берет. Биринчиси ушул абалда өзүүүүн-өзү жогору көздөй тартып, кайра ылдый түшүрүп турат.



Партнерлор бири-биринин желкесинен эки колдоп
кармашып, ар кимиси өз тарабына тартат (181-сүрөт)





Партнерлор бири-биринин он колунан кармашып (182-
сүрөт) андан кийин эки колдоп кармашып, ар кимиси өз
тарабына тартат (183-сүрөт)





Партнер карама-кашылыгын ақырындық менен женип,
аны тизелете отургузууга аракет жасоо (184.)


Дене бойдун булчундарын өннүктүрүүгө ылайыктаалган көнүгүүлөр (негизинен ич булчундарына тиешелүү):
партнерлор бири-бирине тескери карап. колдору чыканак-
тан кармашып олтурган абалда күрөшүү(185-а,б сүрөттөр)




Партнер эки буттан кармап турса, экинчиси чалкалап жаткан абалдан, эки кол бүгүлбөстөн жогору көтөрүп өйдо көтөрүлүү жана кайра жаттуу (186-а,б сүрөттөр).



Партнерлор экөө тен чалкалап жатышат да биринчисинин буттары экинчисинин колтугунан илип, кыпчыган абалда (187-а,б,в,г сүрөттөр) экинчиси абада «сегизди» же болбосо тегерек формаларды жасайт, кезек менен экинчиси жаткан абалдан отурган абалга колдун жардамысыз көтөрүлөт.




Партнерлор экөө төң чалкалап жатышат да биринчисинин буттары экинчисинин колтугунан илип, кыпчыган абалда (187-а,б,в,г сүрөттөр) экинчisi абада «сегизди» же болбосо тегерек формаларды жасайт, кезек менен экинчisi жаткан абалдан отурган абалга колдун жардамысыз көтөрүлөт.




Биринчи машигуучу энкейип же олтуруп партнерун буттарынан кармап фиксируп турат. Экинчisi олтурган абалда эки колду баштын артында «замок» кылыш кармап дөнени онго солго бурулууларды жасайт (188-а,б сүрөттөр)

Бириңчи машигуучу тик туруп әкинчисин өзүнүн желкесине олтургузуп, буттарынан бекем кармап турат. Үстүндөгү машигуучу эки колун баштын артында «замок» кармаган абалда арт жакка ийилип, кайра колдун жардамысыз өйдө турат (189-а,б сүрөттөрдү караңыз).




Бириңчи машигуучу тик туруп әкинчисин өзүнүн желкесине олтургузуп, буттарынан бекем кармап турат. Үстүндөгү машигуучу эки колун баштын артында «замок» кармаган абалда арт жакка ийилип, кайра колдун жардамысыз өйдө туруп, бир канча жолу көнүгүүнү қайталайт (189-а,б сүрөттөрдү караңыз).


Биринчи машыгуучу экинчисин көтөрүп турат экинчиси аны белден буттары менен күчкөткөп, эки колун баштын артында «замок» кармап, анын арт жакка ылдый түшкөндө колдорун кое берет (190-а,б сүрөт). Ошонун өзүн эле артка өзүн таштаганда жерди эки алаканын менен таянат (191-а,б сүрөттөр).




Ошонун өзү элс, бирок экинчи машыгуучу артка саландап турганда, биринчиси аны буттарынан күчкөткөп, тегеретет (192-а,б сүрөттөр).




Көмкөрөсүнөн жаткан машыгуучунун үстүндө анын партнеру буттарынан бекем кармап турат. Көмкөрөсүнөн жаткан машыгуучу колдорун эки жакка жазып, өйдө көтөрүлүп, кайра жатып машыгат (193-а,б).




Бириңчи машыгуучу әкинчисин эки буттан көтөрүп турат әкинчиси аны буттары менен белден күчктап, эки колун алга сунуп, аナン өйдө көтөрүлүүгө аракет кылат (194-а,б сүрөт). Көнүгүүнү бир канча жолу кайталоо сунушталат



Биринчи машыгуучу чалкалап жерде жатат, экинчиси эки бутун кен жазып, партнердун желкесинөн өйдө көтөрөт (195-а,б сүрөттөр)




Биринчи машыгүучу эңкейип, эки колун тизеге коуп, экинчиси чалкалап анын мойнуна асылган (196-а,б сүрөттөр), биринчиси аны өйдө көтөрүп, кайра түшүрүп машыгышат.



Партнерлордун бири жерге отуруп, эки колун баштын артына «замок» кылышп кармаган, экинчиси анын артынан келип, эки колдоп партнердун желкесинен ылдый карата басат (197-а,б сүрөттөр).



197a



197b


Партнерлор бири-бирине тескери караган абалда колдорду кайчылаштырып (198-а,б,в сүрөттөр), кезек менен бири-бирин көтөрүшөт



198a



198b



198c

§3. Үй шартында аткарылуучу айлампа машыгуулар

Бул бөлүктө сүрөттөлгөн айлампа машыгуунун программысы үй шартындагы сабактарга ылайыкталып, физикалык көнүгүүлөрдүн эң заманбап, илимий негизделген системасы болуп эсептелет. Бул система эффективдүү гимнастикалык көнүгүүлөрдүн карама-каршылык жана ийкемдүүлүк көнүгүүлөрү менен, салмак салуу машыгуулары менен, ашыра жүктөөнүн принциптерин пайдалануу менен дал келтирип ишке ашырылат.

Булардын баары жүрөк-кан тамыр системасынын абалын да жакшы иштешин камсыз кылат. Карама-каршылыкты жөнүүгө багытталган көнүгүүлөр денедеги майды кетирүүгө жардам берип, анын ордуна тыгыз, күчтүү жана бир топ оор булчун тканы менен алмаштырылат. Сиз бир топ сымбаттуу, бирок физикалык жактан бекем болосуз, себеби сиздин организмиңизде жаңы булчун буласы (волокно) өнүгөт. Бул машыгуунун дагы бир өзгөчөлүгү - сиз өзүнүздүн жеке программаңызды иштеп чыгарыз жана өзүнүзгө жакан гана көнүгүүлөрдү аткарасыз. Сиздин организмиңиз башкалардын организминен айырмаланган сыйктуу эле сиздин айлампа машыгуунуз башкалардын машыгуусуна оқшошпойт. Бирок, көреметти күтпөнүз, беш минутада эле сиз эч нерсеге жетише албайсыз. Үй шартында аткарылуучу айлампа машыгуу системасы – бул оор эмгек. Эгерде сизге көнүгүүлөр жакса, сиз өзүнүздүн ден-соолугунузга олуттуу көз карашта болосунуз – анда айлампа машыгуу дал сизге арналган система.

Сабактын программасы разминкадан башталат, андан соң 12 күч кыймылдарынан турган көнүгүүлөрдүн сериясы (же айлампасы) келет. Аларды биз көрсөткөн тартипте аткаруу талап кылынат. Бул айлампаны сиз белгилүү ылдамдыкты сактаган абалда, ар бир көнүгүүнү мүмкүн болушунча тез аткаруу менен үч жолу жасап чыгарыз. Кыймылдарды аткаруунун темпи, жүктөмү жана улам кыскарып барган паузалар (эс алуулар) ЧССтин жогорулашына, кислород жутуунун көбөйүшүнө жардам берет. Ар бир күч көнүгүүсү же чоюуга ылайыктаалган көнүгүү же станция телонун белгилүү бир учатекасынын булчунун же байламталарды машиктырууга бағытталған жана татаалдашуу тартибинде берилген. Айлампанын ар бир көнүгүүсүн сиз өзүнүздүн физикалык мүмкүнчүлүгүнүзгө жараша аткарасыз. Мисалы, сиздин жамбаш булчундарыныз жакшы өнүккөн дейли, сиз биринчи эле күндердөн баштап үчүнчү баскычтагы даярдыкка эсептелген ушул булчундар үчүн көнүгүүлөрдү аткара аласыз. Бирок, ошол эле мезгилде биринчи эки ай ичинде даярдыктын биринчи баскычына туура келген турникте он жолу тартына албайсыз. Өзүнүз үчүн машыгууну пландаштырып жатып, сиз өзүнүздүн телонуздагы күчсүз, бош участка жана бөлүктөрдү бышыктоочу көнүгүүлөргө бурушунуз керек. Мисалы, эгерде сиздин балтыр булчундарыныз жана жамбаш булчундарыныз жакшы өнүккөн болсо, ал эми трицепстер менен бел булчундарыныз салыштырмалуу күчсүз, бош өнүккөн болсо, анда сиз сабагыңыздын программасына трицепстер менен бел булчундарын өнүктүрүүгө бағытталган бир-эки көнүгүүнү кошуп коюнуз. Жакшы өнүккөн балтыр жана жамбаш булчундарына кошумча жүктөм бөрүүгө, кошумча убакыт бөлүүгө муктаждык жок. ... Уй шартында аткарылуучу айлампа машыгуулар сабактын мыкты формасы болуп эсептелет. Ал телонун ар

бир булчунун, байламтасын, булчун буласын бышыктап,.. ийкемдүүлүкту жакшыртат жана организдин анаэробдук мүмкүнчүлүгүн өнүктүрөт. Башкача айтканда, спецификалык, тен балансстык жүктөм болуп эсептелип, телонун ар бир бөлүгүнө түздөн-түз таасирин тийгизет.

Үй шартында аткарылуучу айлампа машыгуунун машыктыруучу эффектиси сиз кандай формадасыз, мына ошондон көз каранды болот. Эгерде сиз машыгууну эми эле баштаган болсонуз, анда исздин кани басымыныз сиз каалаган көлөмгө жетип, ошол деңгээлде 20-30 мүнөт сакталып калат. Бул болсо кислороду максималдуу пайдаланууну 11 %-ке (ал эми чуркаган кезде бул көрсөткүч 15-25%-ке барабар) жогорулатат.

Айлампа машыгуу менен спорттук травмадан кийинки кайра тикеленип жаткан кезде да алектениүүгө болот.

Жабдуулар (шаймандар).

Мат, матрас. Бул жабдуулар көэ бир көнүгүүлөрдү аткарууда арка омурткаларды травмадан сактоо үчүн керектелет. Айлампа машыгуунун көнүгүүлөрүн үйдөгү килемде аткарса да болот.

Перекладина. Бул жабдуу бир эле тартынып көтерүлүүнү аткаруу га ылайыкталбаган. Перекладина деген аябай бышык орнотулушу керек. Эгерде ал жыгачтан жасалган болсо, анда ал өтө жакшы кырылган, сырдалган болуусу зарыл.

Гантелдер. Түрдүү станциялардагы аткарылуучу көнүгүүлөрдүн дээрлик тен жарымында гантелдер колдонулат. Башында сизге үч комплект керек болот – ар биринин салмагы 2.5, 4 жана 5 кг. Эч убакта гантелдердин ордуна металдан жасалган банкалардагы консерваланган азыктарды же ичине кум салынып өз алдынча жасалган мешокторду пайдаланууга болбайт: банкаларды кармаган ынгайсыз, кум салынган мешоктор жүкту туура

бөлүштүрүүгө мүмкүнчүлүк бербейт. Өзүңүзгө жана өз сабакатарынызга олуттуу мамиле жасаныз жана тиешелүү жабдууларды пайдаланыңыз.

Салмак салуу. Кээ бир көнүгүүлөрдү аткаруу үчүн таманга жана кызыл ашыкка байлануучу салмак салгычтар пайдаланылат. Эгерде сизде лыжа тебүүчү жана альпинисттик ботинкалар болсо, анда мындай бут кийимдерди ушул максатта пайдалана берсениз болот. Эгерде андай буткийимдериниз жок болсо, пластикалык мешокторду кум менен толтуруп (ар бири 1 кг.дан 1.5 кг чейин), аларды бутка кантит байлоону ойлонунуз.

Методикалык сунуштар. Адата машыгуулар 45 минутанын тегерегинде созулат. Анын ичинен 20 минутанын ичинде кани тамырдын кагышынын тездиги пландаштырылган көлөмгө жетиши керек. Эгерде сиз жетишерлик деңгелде тез иштебеген болсонуз, анда жүктөмдү көбөйтүнүз (мисалы ылдамдыкты көбөйтүнүз, кошумча салмак салгычтарды кошуңуз жана эс алуу интервалын азайтыңыз) же кошумча айлампаны кошуңуз.

Үй шартында аткарылуучу айлампа машыгуулар салмак салуулар менен өткөрүлүүчү сабактардын өзгөчө бир формасы. Бул машыгууда булчун булаларынын структурасы бузулушу мүмкүн. Ошондуктан бул булчун булалары калыбына келиши, алар күчтүүрөөк, көлөмү чоңоюшу үчүн, машыгуулардын ортосунда жок дегенде бир күн эс алуу керек. Айлампа машыгууларды жумасына үч күн аткарып, эч качан эки күн катарынан аткарууга болбойт. Чоюуга ылайыкташкан кээ бир көнүгүүлөрдү күнүнө, жуманын калган күндөрүндө, айлампа машыгуудан бош күндөрү спортуун башка түрлөрү менен машыгууга болот.

Машыгуу. Машыгуу универсалдуу разминканын модификациялык вариантынан башталат. Кандайдыр бир кошумча разминканы аткаруунун кажети жок.

Чоюу үчүн ылайыктаалган көнүгүүлөр бир эле учурда эң мыкты разминка боло алат.

Травмалар. Бул системаны түзүүдө үй шартындагы айлампа машыгуу мезгилиnde травма дегендин өзү дээрлик толук эске алынган. Ошого карабастан күндүн ысык мезгилиnde көчөдө чуркаган болсонуз төбөдөн ысык өтүшү мүмкүн. Ошондуктан машыгуунун алдынан, акыркы күч көнүгүүсүн жана чоюуга ылайыктаалган көнүгүүнү аткарғандан кийин сууну бир топ көп көлөмдө ичүү керек.


Көнүл бурунуз!

Көнүгүүнүн алдынан колунуздагы браслет жана шакектеринизди чечип коюнуз. Эгерде предметтерди түрткөн мезгилде манжаңыз илинип калчу болсо, анда манжа сынып, кан тамыры үзүлүп, манжаңыз үзүлүп кетиши да толук мүмкүн. Анда сизге эң мыкты, тажрыйбалуу хирург да жардам берип, манжаңызды кайра тигип бере албайт. Себеби шакек деген теринизди гана шылышп кеппестен нервдерди, кан тамырын, тарамышты үзүп, сөөкту сындырып кетет.

Салмак салуу менен аткарылган айлампа машыгуу. Бүт баары жерде айлампа машыгуу системасы өздөштүрүлөр замат салмак салуу менен аткарылган айлампа машыгуулар системасы иштелип чыккан. Мындай учурда станциялар гантелдер, салмак салуулар жана эң башкысы күчтү өнүктүрүүчү атайын комплекстүү тренажерлору бар оор атлетикалык даярдыктын арсеналынан алынган түрдүү көнүгүүлөр болуп эсептелет.


Үй шартында аткарылуучу болжолдуу комплекстер.

«Кыскартылган айлампа» женил варианты:




1. Дубалга таянган абалда колдорду бүгүү жана жазуу.
2. Чалкалап жаткан абалда эки колду алдыга сунуп ёде турup, энкейүү жана кайра жатуу.
3. Энкейген абалда онго, анан солго ийилүү.
4. Тик турup, буттар эки жакка жазылган, колдор ар тарапты караган абалда ылдый энкейип, кайра баштапкы абалга келүү.

«Кыскартылган айлампа» орто варианты:



1. Жерге таянган абалда колдорду бүгүү жана жазуу.
2. Чалкалап жаткан абалда эки колду жана буттарды бири-бириин көздөй көтөрүү.
3. Терен олтуруу.
4. Тик турup, буттар эки жакка жазылган, терен ийилүү менен башты буттардын ортосуна суну..

«Кыскартылган айлампа» татаал варианты:



1. Жерге көмкөрөсүнөн таянган абалда колдорду бүгү жана жазуу. Буттарды стулга коюу.
2. Чалкалап жаткан абалда эки колду жана буттарды биребириин көздөй көтерүп туроо. Таяныч бир гана жамбашта:
 - а) буттарды эки жакка жазуу жана биритириүү;
 - б) буттарды бүгүп, тизелерди кокүрүкко жеткирип кайра жазуу;
 - в) буттарлы кайчылаштырып, бир эле убакта бүгү жана жазуу;
3. бир бутка төрөн олтуруу.
4. Негизги стойкадан тик туроо, энкейин, башты тизеге жеткирүү, кайра баштанкы абалга келүү.

Үй шартында аткарылуучу машыгуулардын методдору.




1. Ар бир көнүгүү бир серия менен 30 га чейин аткарылат. Ар бир сериядан кийин 1 минутадан 3 минутага чейин пауза берилет. Бул убакта машыгуучунун кан басымы минутасына жок дегенде 120 га түшүүсү керек. Жүктөм айлампанын 3 жолкуга чейинки кайталануусунун эсебинен жогорулайт.
2. Ар бир көнүгүү 10 жолу кайталоо менен 3 серияда аткарылат. Ар бир сериядан кийин бир минуталык эс алуу берилет. Эгеред максималдуу аракеттерге карабастан ондон аз кайталоо болсо, анда бир ээл көнүгүүнү 3 серияда катары менен аткаруу керек. Бул учурда сериялардын ортосундагы эс алуу 1 минутадан аз болот.

1. Көнүгүүлөрдү кыймылдардын максималдуу тездигинде аткаруу.
2. Атаандаштык методун колдонуу, ошондой эле күчтөр төң эмес кезде гандикап методун колдонуу.
3. Чуркоочу, секирүүчү жана оюн көнүгүүлөрдү пайдаланып, максималдуу тез темпте аткарылуучу жалпы өнүктүрүүчү жана атайын көнүгүүлөрдү аткаруу.
4. Бул комплексе тездик-күч жумшоочу жана ийкемдикке багытталган көнүгүүлөрдү киргизүү максатка ылайык болот.

1. Баштапкы абал. Жогорку старт.

Тапшырма: 10 метрдик аралыкта 3-4 жолу тездетүүсү менен челночный чуркоо.

2. Ошонун өзүн эле 4-5 жолу 15 метрдик аралыкта аткаруу;
3. Ошонун өзүн эле 5-6 жолу 20 метрдик аралыкта аткаруу.



Чыдамкайлыкка тарбиялоо.


1. Жалпы чыдамкайлык аралыгында эс алуусу менен бирден үч айлампага чейин өнүгүп барат.
2. Берилүүчү жүктөмдөргө көнүп барууда иштин көлөмүн жана убактысын ашыруу керек. Ага сигнал катары жүктөмдөн кийинки жүрөктүн жыйрылуу саны кызмат кылат.
3. Чыдамкайлыкты тарбиялоо үчүн жай режимде аткарылуучу дээрлик бардык көнүгүүлөр жарайт.
4. Атайын чыдамкайлыкты ишмердүүлүктүн тигил же бул түрүнө таасир этүүчү көнүгүүлөр өнүктүрөт.

Сүрөттөргө комментарий:

1. **Баштапкы абал.** Буттар жазылган, колдор ылдый жакта.

Тапшырма: Отурган кезде колдор менен тамандарга тийгизүү.

2. Ошонун өзү эле, бирок массасы 5-8 кг. болгон гантеллдер менен аткарылат.
3. Ошонун өзү эле, бирок массасы 16 кг. болгон гирия менен аткарылат.




Ийкемдүүлүктү тарбиялоо.

1. Ийкемдүүлүктү тарбиялоо - үзгүлтүксүз сабактардын өтүшүн талап кылат. Ошондуктан ийкемдүүлүккө багытталган көнүгүүлөрдү милдеттүү катары бардык комплекстерге киргизүү керек.
2. Көнүгүүлөрдү баштаар алдында булчундарды кызытуу үчүн чуркоону пайдалануу керек.
3. Ийкемдүүлүккө багытталган көнүгүүлөрдү күч тапшырмалар менен айкалыш-тырыш кереке.
4. Кыймылдын амплитудасын жана ылдамдыкты акырындык менен көбөйтүү керек. Чон амплитудага жетишүү үчүн белгиленген ориентирге, мисалы киши боюнун денгээлиндеги рейкага бутту жеткирүү керек.

1. Баштапкы абал. Буттар жазылган, колдор баштын артында. **Тапшырма:** Дене боюн жамбаш суставында онго жана солго айлантыруу. Буттарды тизеде бүкпеш керек. Дем алууну кечиктирбестен эркин алуу керек.

2. Ошонун өзү эле, бирок колдор түз жогоруда айланат.
3. Ошонун өз эле, бирок колдордо массасы 2-3 кг. болгон ичи толтурулган топ менен.




Шамдагайлыкты тарбиялоо.

1. Өздөштүрүгө җараша жөнөкөй көнүгүүлөрдөн татаал көнүгүүлөргө етүү
2. Көнүгүүлөрдүн аткарылышынын ылдамдыгын ашируу.
3. Шамдагайлыкка багытталган көнүгүүлөрдү кыймылдардын тездигине, күч жана ийкемдүүлүк көнүгүүлөрү менен алмаштырып баруу.
4. Өздөштүргөндөн кийин көнүгүүлөрдү оюн жана атаандаштык жагдайда аткаруу.

1. Баштапкы абал. Партнерлер топ менен стартта даяр турушат.

Тапшырма: 10 метрдик аралыкта тамандардын ички кыры менен басып, топту тээп барып кайра келүү.(сүрөттү кара).

2. Ошону өзү эле, бирок топту он жак жана сол менен айлампа боюнча аткаруу. (сүрөттү кара).
3. Ошонун өзү эле, бирок топту «сегиз» формасында он жана сол жактан аткаруу. (сүрөттү кара).




Күчтү тарбиялоо.

1. Массаны же салмактуулуктун, амортизатордун карама-каршылыгын ыраттуу көбөйтүп баруу.
2. Станциялардагы көнүгүүлөрдүн дозасын акырындык менен көбөйтүү.
3. Жүктөргө көнүп калгандан кийин иштин көлөмүн жана татаалдыгын көбөйтүү.
4. Күчкө багытталган көнүгүүлөрдү ийкемдүүлүккө багытталган жана ошондой эле түрдүү булчундар үчүн көнүгүүлөр менен алмаштырып туру.

1. **Баштапкы абал:** Тик туруп, буттар далынын кендигинде жазылган, колдор ылдый жакта массасы 10-15 кг. болгон штанганын блиндерин кармап турат.

Тапшырма: Колдорду чыканактан бүгүү жана жазуу.

2. Ошонун өзү эле, бирок массасы 20-25 кг. болгон штанганын грифи менен аткарылат.
3. Ошонун өзү эле, бирок массасы 30-35 кг. болгон штанга менен аткарылат.




Ийкемдүүлүктү өнүктүрүүчү комплекс.

1. Ийкемдүүлүктү өнүктүрүү сабактардын регулярдуу өтүшүн талап кылат.
2. Активдүү жана пассивдүү көнүгүүлөрдү, динамикалык жана статикалык көнүгүүлөрдү алмаштырып баруу керек.
3. Кыймылдын амплитудасын жана интенсивдүүлүгүн бара-бара жогорулатуу керек.
4. Сабактын режими: жумуш - 30с; эс алуу - 30 с; жумуштун көлөмү - бир күндө 1-2 жолу, 3 айлампадан.


- 1) Гимнастикалық шатыда жасалган көнүгүү эки кол, эки буттар тен шатыга илинген, белди бүгүп, кайра жазуу.
- 2) Жерге көмкөрөсүнөн жатып, белди бүгүп, тик туруу.
- 3) Шатыга арты менен туруп, эки колду баштан ашырып шатыны кармаган абалда улам бирдең тепкичке ылдыйлан барат.
- 4) Гимнастикалық шатыны эки колдоп кармап, энкейтген абалда бир канча жолу силкип, белдин булчундарын аракеттке келтириүү.


- 5) Сүрөттөгү кыймылдарды бир канча жолу кайталап, бут булчундарын өнүктүргүлө.
- 6) Обручту пайдаланган көнүгүү бел, бут булчундарына пайда келтириет.



Ылдамдык-күч сапаттарын өнүктүрүү үчүн комплекс.

1. Ылдамдык-күч сапаттары жетишерлик деңгейге жақын ылдамдыктагы кыймылдарды көп жолу қайталоодо өнүгтөт.
2. Ылдамдык-күч мүнөздөгү көнүгүүлөргө кичи каршылыктар (амортизатор) жана салмактуулуктарды киргизүү зарыл.
3. Буга чейинки көнүгүүлөрдү өздөштүрүүгө жараша кыймылдарды татаалдаштырууга болот.
4. Сабактын режими: жумуш - 10-30-с, эс алуу - 30-6-с; жумуштун көлөмү - 3 айлампа.







Шамдагайлышты өнүктүрүүчү


көнүгүүлөр

1. Көнүгүүлөрдү шашылбастан, акырындык менен өздөштүрүү керек; көндүм жана билгичтиктерди (умения и навыки) ашырууга жараша кыймылдардын ылдамдыгын тездетүүгө болот.
2. Көнүгүүнү өздөштүргөндөн кийин аны аткаруунун бир топ татаал ыкмасына өтүүгө болот.
3. Комплекстерди байма-бай жанылап туруу керек.
4. Иштин жана эс алуунун түрдүү режимдерин алмаштырып, иштин көлөмү - 3 айлампа (круг).







Гимнастика боюнча сабактар үчүн көнүгүүлөрдүн комплекси




Жөгорку тактық менен иштеген кесиптегилер үчүн көнүгүүлөрдүн комплекси




**Гандбол сабактары үчүн жуп (парный)
көнүгүүлөр комплекси**




**Спорт аяңтчага ылайықталган шаймандарды
(оборудование) ремонттоо, монтаждоо, ондоого байланышкан
кесиптерде иштегендөр үчүн көнүгүүлөр комплекси**




**Сууда сүзүү боюнча сабактар үчүн
көнүгүүлөрдүн комплекси**




Көркөм гимнастика боюнча сабактар үчүн көнүгүүлөрдүн комплекси




Жеңил атлетика боюнча сабактар үчүн көнүгүүлөрдүн комплекси




Лыжा тебүү боюнча сабактар үчүн
көнүгүүлөрдүн комплекси




**Конвейердик өндүрүштөгүлөр үчүн
көнүгүүлөрдүн комплекси**




Пульттук башкаруу операторлору үчүн
көнүгүүлөрдүн комплекси




Волейбол боюнча сабактар үчүн көнүгүүлөрдүн комплекси




«Машинист» тибинде иштегендөр үчүн көнүгүүлөрдүн комплекси




Футбол боюнча қабактар үчүн көнүгүүлөрдүн комплекси



Станоктук профилде ишетгендер үчүн көнүүгүүлөр комплекси



**Классикалық күрөш боюнча сабактар үчүн
көнүгүүлөрдүн комплекси**




Пайдаланылган адабияттар.

1. Гуревич И. А. Физические упражнения для моделирования круговой тренировки. Минск «Полымя» 1984.
2. Гуревич И. А. 1500 упражнений для круговой тренировки. Минск «Высшая школа». 1976.
3. Шолих М. Круговая тренировка. Издательство «Физкультура и спорт» Москва 1966.
4. Развитие физических качеств методом «круговой тренировки» Н. Москвитина. учитель физкультуры школы № 763, г. Москвы. Материалы из интернета.
5. Упражнения круговой тренировки Стетхэма: Материалы из интернета.

МАЗМУНУ

| | | |
|----|--|------|
| 1. | Сөз башы | 3 |
| 2. | §1. Айлампа машыгуу деген эмне, аны кандай түшүнүү керек? | 4 |
| 3. | §2. Көнүгүүлөрдү анатомиялык квалификация жана жүктөмдүн түрдүү даражаларына ылайык системалаштыруу. | 13 |
| 4. | §3. Үй шартында аткарылуучу айлампа машыгуулар | 64 |
| 5. | §4. Айлампа машыгуунун көнүгүүлөрүндөгү кыймылдык санаттар | 71 |
| 6. | Пайдаланылган адабияттар | 102. |



ОІІ -2010


75. 1 (Свер)
М 22



А. МАМЫТОВ

**СЫМБАТТУУ
БОЛУУ
ӨЗҮНДӨН**





75.1(бвер)
M-22

А. МАМЫТОВ

СЫМБАТТУУ БОЛУУ ӨЗҮНДӨН

2-басылышы

Мектеп окуучулары үчүн



Бишкек
«Шам» басмасы, 1995

Мамытов А.

М — 22 Сымбаттуу болуу өзүндөн: Мектеп окуучулары
үчүн — Б.: Шам, 1995. 108 б.
ISBN 5-7499-0019-3

Китепте сымбаттуу келбетке ээ қылуучу көнүгүүлөрдү аткару боюнча кецири түшүнүк берилет. Мындаи көнүгүүлөрдүн негизин эспандер, гантель, гиря, штанга жана блоктуу системаларды колдонуп аткарылуучу кыймыл-аракеттер түзөт.

Китептеги көнүгүүлөрдү дene-тарбыя сабактарында, спорттук машигууда жана өз алдынча машигууда кецири колдонууга болот.

М 4306021800—
М 455 (11)—1995 18—1995

ББК 75.6.72.1

Коомдук башталышта рецензиялаган Б. Т. Турсебеков — медицина илимдеринин доктору, К. Ч. Жанузаков — педагогика илимдеринин кандидаты.

ISBN 5-7499-0019-3

© «Шам» басмасы 1995-ж.

КИРИШ СӨЗ

Көчөдөн же коомдук жайлардан сымбаттуу, тыкан кийинген адамдарды көрүп, ичибизден суктанабыз. Атаганат, мен да ошондой болсом деп кыялданабыз. Бирок ар бирибиз ошондой боло аларбыз айрымда-рыбызын оюбузга келе бербейт. Ошон учун, жаш достор, силер да алиги адамдай сымбаттуу, келбеттүү, шамдагай, күчтүү жана чыдамкай болгунар келсе, булчун гимнастикасы менен машыгууну сунуш кыла-быз. Албette, бул сунуш силерди түздөн-түз эле машыгууга киришилек дегендикке жатпайт. Алгач өзүнөрдү сын көз менен баалап карагыла. Чындыгында эле күчтүүсүнөрбү? Жетишээрлик шамдагайсынары? Бал-ким, билегицер ичке, көкүрөгүңөр кууш, оор жумуш аткарганда тез чарчап жүрбөгүлө? Жогоруда коюлган суроолорго бир гана өзүнөр жооп бере аласыцаар. Ошондуктан булчун гимнастикасы менен машыгар алдында терен ой жүгүртүп көргүлө.

Эгерде булчун гимнастикасы менен машыгам десенер, күнүгө жасай турган ондогон дene тарбиялык көнүгүүлөрдү сунуш кылабыз. Аларды аткаруу тартибин, өзгөчөлүгүн, организмге тийгизген таасирии жана тигил же бул дene сапаттарына жетишүүдө аларды колдонуу шарттарын кецири түшүндүрүп бермекчибиз.

Биздин максат — ар таралтган өнүккөн сымбаттуу жаштарды тар-биялоо. Алар күчтүү, чыдамкай, эмгекке жана Мекенди коргоого дайы-ма даяр болууга тийиш. Ал учун массалык дene тарбияны мындан ары өнүктүрүү талабына ылайык келген ар түркүн формалар кецири колдо-нулат. Дене тарбиялык кыймылдын мындан ары да жанданышына, анын эл катмарына кецири жайылтылышина улуттун саламатчылыгин камсыздоо максатында. Қыргыз өkmөтү тарафынан кабыл алынган атайын мамлекеттик программа негиз болот. Анда дene тарбия кый-мылыйни массалуулугун мындан ары арттыруу боюнча чаралар кара-лып, анын өзгөчө социалдык жана тарбиялык мааниси баса көрсөтүлгөн. Жаштар арасында дene тарбиялык иштерди жакшыртуу боюнча өkmөттүн камкордугу өлкөбүздө жүргүзүлүп жаткан билим берүү системасы-нын мектептердин реформасында да чагылдырылган. Анда дene тарбия сабагынан тышкары, бул багытта кецири түшүнүк берүүчү методикалык билимдерди өнүктүрүү талабы да айтылган. Мына ушул себептен жаштарга эз алдынча дene тарбия боюнча билим берүү, машыгууларды ўюштуруу ыкмалары менен тааныштыруу чоң тарбиялык жана социал-дык маанигө ээ.

Сымбаттуу келбет деп, негизинен дene түзүлүштүн пропорциялуу-лугун, скелеттин туура өнүгүшүн жана кыймыл-аракеттин элпектигин түшүнсө болот. Демейде саламаттыгы сак кишилердин дene түзүлүшү туура, булчундары даана билинүп, рельефтүү келип, көзгө толумдуу көрүнөт. Мындаи сымбаттуу дene түзүлүш илгертеден бери эле адам-затты кызыктырып, көркөм сүрөттө, скульптурада жана искуствонун башка көнтөгөн түрлөрүнде чагылдырылып келген. Спорт менен көп

жылдар бою үзгүлтүксүз машыгып келе жаткандардын көбү ошондой келбеттүү келиншет. Дамамат машыгуу гана келбетти сактап, сынды бузбайт. Ал эми шылкы бош, иймейген, саламаттыгы начар жаштар алабалын спорт менен машыгууга шартым жогунан деп шылтоолошот. Ырас эле, алар деле күчтүү, дene түзүлүшүм сымбаттуу, булчундарым чың болсо деп ичинен тымызын ниет кыларында шек жок. Мындай дилгир жаштарга жардам берүү максатында биз булчуң гимнастикасы менен машыгуу ыкмасын ар тараптан талдап, келбеттүү болууга кызыккан жаштарга сунуш кылууну туура деп чечтik.

Эгер булчуң гимнастикасы силердин турмушуцардан кецири орун алса, ден соолугуцарды чындоого сымбаттуу келбетке жетишүүгө жардам берсе, анда биз максатыбызга жеттик деп эсептейбиз.

БУЛЧУҚ ГИМНАСТИКАСЫ – ДЕНЕ ТАРБИЯ ҚЫЙМЫЛЫНДАГЫ ЖАҢЫ БАГЫТ

Ақыркы жылдары өлкөбүздө дene тарбия жана спортту бүткүл әлдик қыймылга айландырууда бир топ чараптар көрүлүүдө. Спорттун көптөгөн түрлөрү, дene тарбиясы менен машыгуунун жаңы формалары пайда болуп, алар әл арасына кеңири жайылтылды. Маселен, гимнастиканын гана өндүрүштүк, гигиеналык, спорттук, ритмикалык түрлөрү пайда болуп, алар миндерген жаштарды, әмгекчилерди өзүнө тартты. Қийинки учурда гимнастиканын жаңы түрү – булчұқ гимнастикасы өзгөчө жанданып, әл арасына кеңири тарай баштады.

Булчұқ гимнастикасы деген әмне? Буга берилген аныктаамалар эң эле көп. Эгерде аларды жыйынтыктап айтсак, анда булчұқ гимнастикасы – бул адамдын булчұқ системасын өрчүтүүгө, дene түзүлүшүн, келбетин калыптандырууга арналган атайын көнүгүүлөрдүн системасы. Анын негизин эспандер, гантель, гирия, штанга жана блоктук системаларды колдонуп аткарылуучу көнүгүүлөр түзөт. Мындай спорттук көнүгүүлөр жалпы жонунан ар бир адамга кеңири тааныш. Аларды спорттук машыгууларда, дene тарбия сабактарында, өз алдынча машыгууда көп эле жолуктурууга болот. Бирок мындай көнүгүүлөр көбүнчө негизги машыгууга кошумча катары колдонулуп жүрөт. Тескерисинче, аны негизгилердин катарына кошуу керек. Анткени көнүгүүлөрдү үзгүлтүксүз жана атайын бир системага келтирип аткаруу көрүнөөрлүк ийгиликтерге алып келип жатканын көрүп-билип жүрөбүз. Мындай көнүгүүлөр адамдын булчұқ системасына оң таасир этип, аны тезирээк өрчүтө алды. Аナン да дene түзүлүштөгү кээ бир кемчиликтөрдө ондойт. Туура аткарылган көнүгүүлөр системасынын шарапаты менен бара-бара дene мүчүлүштөрү көзгө урунбай, анын сымбаттуулугу артат. Мындан тышкary, миндерген жаштар үчүн бул көнүгүүлөр системасы чоң кызыгуу туудурууп, алардын бош убактысын максаттуу уюштурууга көмөкчү болду.

Ушул себептерден улам булчун гимнастикасына болгон кызыгууну колдоо мезгилдин талабына шайкеш деп белгилей кетүүгө болот.

Атайын жүргүзүлгөн илимий изилдөөлөрдүн натыйжасында булчун гимнастикасы менен машыгуу адамдын ден соолугун чындал, жүрөк, кан тамыр жана дем алуу системаларына жакшы таасир тийгизип, күчтүү, чыдамкай жана шамдагай болууга шарт түзөөрү байкалды. Булчун гимнастикасына өзгөчө өспүрүмдөр көп кызыгат. Анкеталык изилдөөлөргө Караганда 16—18 жаштагы уландардын 75% и дene сапаттарын өрчүтүү үчүн атайын машыккылары келгени жана буга булчун гимнастикасын ылайыктуу деп эсептегендери бизди (И. Осипов, А. Мамытов, 1980) бир топ ойго салды. Анткени ар бир жигит күчтүү жана шамдагай, сымбаттуу болууга эч качан кайдыгер кара-байт. Мындай кызыгууну эске алуу, аларга туура методикалык багыт берүү советтик дene тарбиянын негизги милдеттеринин бири болуп саналат.

Кээ бир илимий изилдөөлөргө Караганда, адамдын дene түзүлүшүн туура калыптандыруу мүмкүнчүлүгү бүгүнкү күнү да толук ишке аша элек. Эксперттик жол менен баалоонун негизинде «дene түзүлүшү мыкты» деген баага ар бир бешинчи гана киши татыктуу боло алат деп белгилейт (А. Голубев, 1975). Ал эми калгандарычы? Көрсө «...калгандары арыктыктan же болбосо өтө семирип кеткендиктен жогоруда аталган баага татыктуу боло албайт. Бул баага татыктуу болуу үчүн ар бир киши сымбаттуулукка жеткирүүчү көнүгүүлөрдү жасап, дene тарбия жана спорт менен машыгуусу зарыл» экен. Чындыгында эле акыл эмгегинде иштеген орто жашап калган кишилерди сыйнап карасак, алардын ичинде сымбаттуулары өтө эле аз. Мындай көрүнүштүн алдын алуу үчүн жашкезден баштап эле денини тарбиялоого умтулуу зарыл. Бул маселенин өз учурунда чечилиши ден соолук үчүн да, эстетикалык жактан да чоң мааниге өз.

Булчун гимнастикасы менен машыгуунун маанисин дene тарбия жана спорт боюнча өлкөбүзгө кецири таанымал профессор Владимир Михайлович Дьячков өзгөчө белгилеп, төмөндөгүдөй деп жазат: «булчун гимнастикасы менен машыккан ар бир киши күчтүү болуп, өзүн чыдамкайлыкка уйрөтөт. Бул көнүгүүлөр ден соолукту гана чын-дабастан, «Эмгекке, СССРди коргоого даяр бол» деген Бүткүл союздук дene тарбия комплексинин нормаларын аткарууга да жардам берет». Дене тарбия жана спорт менен машыгуунун негизги принциби — адамдын ден соо-

лугун чындоо. Ошого карабастан, булчун гимнастикасына оқшогон, бирок ден соолукту бекемдөөгө жараксыз, өзгөчө капиталисттик өлкөлөрдө орун алган күльтуризм көнүгүүлөр системасы да турмушубузда кезиге калып жүрөт. Анын максаты — булчун системасын колдон келишинче өрчүтүү боюнча атаандашуу. Ошон үчүн «кимдин моюну жоон?», «кимдин көкүрөгү кен?», «кимдин каруусу чоң?» — дегендей атайын кароолор уюштурулуп, жеңүүчүлөрү сыйланып турат. Албетте, бир беткей булчун өстүрүү кишинин келбетин жакшыртпайт. Тескерисинче, анын психологиясын, кулк-мүнөзүн жана дененин жаравшыгын бузуп, уржук-буржук кылып коёт. Кийинки мезгилде күльтуризм духунда сулуулук боюнча да кароолор уюштуруулуда. Ар бир машыгуучу атайын калыстар тобунун алдында өз дene түзүлүшүн ар түркүн абалда көрсөтүп, атайын баа ала башташты. Мына ушул багытта алардын жеңүүчүлөрүнө «универсалдык мистер», «олимпиадалык мистер» жана «уникалдуу мистер» сыйктуу наам да ыйгарылат. Бул көрүнүш биздин турмушубуздун маңызына, социалисттик жашоо ыңгайына ылайык келбайт. Анткени сулуулук боюнча мелдешүү эркек затына жаравша бербайт. Эркек киши ылдамдыкка, шамдагайлыкка, күчтүүлүккө, чыдамкайлыкка мелдешип, эзелтеден бери эле бул сапаттарды биринчи орунга кооп келген. Мына ушул себептерге байланыштуу биздин коомдо күльтуризмдин өнүгүшүнө жол берилбайт. Күльтуризм боюнча уюштурулган секциялардагы терс көрүнүштөр физкультура жана спорт боюнча СССР мамлекеттик комитетинин атайын токтому менен катуу сынга алынып, мындай машыгууларды өткөрүүгө тыюу салынды. Илимий изилдөөлөрдүн тыянактарына Караганда (В. Логинов, 1977; А. Мамытов, 1982), күльтуризм менен машыгуу жүрөк булчунун бузулушуна, кандын басымынын жогорулашина жана кәэ бир дene сапаттарынын кескин түрдө төмөндөшүнө алып келет, биринчи көзекте ыкчамдык жабыр тартат. Анткени күльтуризм жалаң гана оор нерселер менен жай машыгууну негиз кылып алат. Мындай учурда ыкчамдык өрчүбөйт. Аナン калса машыгуучулар булчун системасын тез өрчүтүүгө жардам берүүчү атайын дары-дармекти да колдоно баштайт. Аларды спорт практикасында колдонууга атайын медициналык комиссия уруксат бербайт. Чоң мелдештерде спортсмендер медициналык текшерүүдөн өтүп турушат. Эгерде мелдеш учурунда спортсмен мындай дарыларды жегени аныкталса, анын көрсөткүчтөрү эсепке алынбай, мелдештен четтетилет. Жыйынтыктап айтканда, күльтуризм ден соолукка

да, дene сапаттарын өрчүтүүгө да туура жардам бере албайт.

Булчун гимнастикасынын артыкчылыгы кандай? Ал бир өңчөй күчтү же болбосо кайсы бир булчуңдарды гана өрчүтүүчү көнүгүүлөрдөн турбайт. Тескерисинче, булчун гимнастикасы дene сапаттарынын негизги түрлөрүн кецири өрчүтүү максатында ар бир машыгуудан чуркоону, се-кируүнү, сууда сүзүүнү, спорттук оюндар менен көл ойноону талап кылат. Ал эми оор нерселер менен аткарылуучу көнүгүүлөр жай гана аткарылбастан, алардын ылдамдыгы, кайталоо саны, багыты тез-тез өзгөртүлүп турат. Мына ушундай комплекстүү машыгуу жаштарды эмгекке, Мекенди коргоого даярдоого жеткире алат.

Булчун гимнастикасы боюнча машыгууларды канча жаштан баштаса болот? Бул маселени дененин өрчүшүнө карата чечүү ылайыктуу. Бул суроого мынча жаштан баштап машыккыла деп кесе жооп берүү кыйын, кээде эспандер жана гантелдер менен аткарылуучу көнүгүүлөрдү 9—10 жаштан баштап аткарса болот. Шартка байланыштуу кээде бир аз кечирээк, 16—17 жашта баштоого туура келет. Бул мезгилде эспандер жана гантель менен гана аткарылуучу көнүгүүлөр колдонулбастан, гирия, штанга, блоктуу системалар менен аткарылуучу көнүгүүлөр кенири орун алат. Ал эми орто жаштагы кишилер машыккысы келсе, алар учун булчун гимнастикасынын жецил көнүгүүлөрү ылайык. Бир сөз менен айтканда, булчун гимнастикасы менен машыгууну баштоо эч качан кеч болбайт. Мисалы, Москва шаарындагы Ленин атындагы стадиондун алдында уюштурулган атайын секцияларда 40—50 жаштагы машыгуулардын жакшынакай ийгиликтерге жетишип жатканы белгилүү. Негизинен, булчун гимнастикасынын толук программысы менен 12—13 жашка чыкканда машыга баштоо жакшы натыйжаларды берет. Ал мектептерде өткөрүлүүчү дene тарбия сабактарына да кошумча материал боло алат. Күчтү өрчүтүүчү көнүгүүлөр сабактын программысын тез өздөштүрүүгө көмөкчү болот. Дегинкисин, дene тарбия сабагынын программысы акыркы жылдарда бир топ орчундуу өзгөрүүлөргө дуушар болду. Маселен, 1985-жылы кабыл алынган комплекстүү программысында окуучулардын күчтүү болушуна, алардын дene түзүлүшүнүн туура калыптанышына жогорку талаптар коюлуп, гантель, гирия, штанга жана башка оор нерселерди колдонуп аткарылуучу көнүгүүлөрдүн кенири орун алышы талап кылынды. Албетте, мындаай чечим дene тарбия сабагынын сапатын жогорулатат, окуучулардын

жетишшээрлик күчтүү, ыкчам, шамдагай болушуна шарт түзөт.

Көптөгөн ата-энелер бала жаштайынан оор нерсени көп көтөрсө терс таасир тийгизет деп чочулайт. Бул туура эмес. Анткени бир нече жылдар мурда оор атлетика спортуун секцияларына 15—16 жаштан кабыл алуу туура деп эсептелинчү. Ал эми азыр ушул жаштагылар спорттук эң жогорку ийгиликтөргө жетишип, дүйнөлүк рекорддорду кооп жатышат. Мисалы, 1983-жылы болгариялык оор атлет Наим Сулейманов 16 жашка толо элек кезинде эле дүйнө жүзүндө биринчи болуп өз салмагынан үч эсе оор штанганы көтөрүп, адамзатты таң калтырды. Албетте, мынданай ийгилик өзүнчө эле бир укмуш көрүнүш.

Мезгилинде жер шарынын эң күчтүү оор атлети болгон Василий Алексеев деле өз салмагынан эки эсе оор келген салмакты эч качан көтөрүп көргөн эмес. Бул жагын эске алсак, таланттуу жаш спортсмендин ийгилиги адамзаттын укмуштай жетишкендиги болуп саналат. Эгерде бул спортсмен 15 жашында машыга баштаган болсо, анда жогоруда айтылган ийгилик эч качан жарапламак эмес эле.

Булчун гимнастикасы менен үзбөй машыккандар өзгөчө оор атлетика жана күрөш спортуунда бир топ ийгиликтөргө жетишип келгени белгилүү. Мындан бир кылым мурда Россияда пайда болгон оор атлетика спорту негизинен сымбаттуулукту, күчтүүлүктү, ыкчамдыкты даңазалаган. Башкача айтканда, оор атлетика спорту менен булчун гимнастикасынын максаттары бирдей болгон. Бул спорттук кыймылдын башында белгилүү доктор Владислав Францевич Краевский турган. 1885-жылы ал Петербург шаарында «темир оюнун сүйүүчүлөр» ийримин уюштурган. Россиядагы биринчи спорттук ийрим калк арасында тез эле кадыр-баркка ээ болду. Анткени ийримдин мучөлөрү оор атлетика, классикалык күрөш жана бокс менен машыгышып, спорт тармагында гана эмес, цирк өнөрүндө да чоң ийгиликтөргө жетишип келген. Бул ийримдин шарапаты менен спорт жана цирк дүйнөсүнө В. Пытлясинский, П. Янковский, А. Трусов, белгилүү «Вания байке» — Иван Лебедев, И. Заикин, Г. Гаккеншмидт, С. Елисеев, П. Крылов жана Г. Лурихтер келген. Россиядагы спорттук кыймылдын жарапышына ийримдин кошкон салымы абдан чоң. Анын жетекчиси В. Ф. Краевский дene тарбиялык машыгууларга калктын кецири катмарын чакыруу менен бирге «кооруларды денени чындоо, дene тарбиялык көнүгүүлөрдү кецири аткаруу менен алдын алуу керек» — деп насаат сөзүн айткан. Мына ушул ий-

римден баштап Россияда оор атлетика, күрөш, бокс сыйктуу спорттун түрлөрү жайылтылган. Совет өкмөтү курулган биринчи жылдарда түзүлгөн жалпы билим берүү кыймылы бул спорт түрлөрүнүн мындан ары да өнүгүшүнө жакшы салым кошкон. Мындай жакшы жөрөлгө спорт кызматкерлери тарабынан кецири колдоого алышып, азыркы күндө спорттун ондогон түрлөрүн, дene тарбиянын ар түркүн формаларын ар бир кишинин жан жолдошу кылууга карата чараптар көрүүгө алып келүүдө.

Булчун гимнастикасы менен үзгүлтүксүз машыгып, спорттук чоң ийгиликтерге жетишкен спортсмендердин саны абдан эле көп. Мисалы, Улуу Ата Мекендик согуштун жылдарында эң мыкты советтик оор атлеттер Я. Күценко, Г. Новак, Г. Попов, классикалык күрөшчүлөр И. Коткас, А. Мазур, К. Коберидзе, А. Мекокишили, киинки мезгилдеги оор атлетчи, Давид Ригерт, Дмитрий Иванов, волейболист Юрий Чесноков жана башкалар. Минтип булчун гимнастикасы боюнча жалпы түшүнүк алгандан кийин аны менен машыгаарынчарга, сымбаттуу болууга умтулаарынчарга шек санабайбыз. Эгерде булчун гимнастикасы менен достошууну чечкен болсоңор, анда биринчи иретте, машыгуунун физиологиялык негиздерин терен үйрөнүүгө аракеттенгиле.

МАШЫГУУНУН ФИЗИОЛОГИЯЛЫК НЕГИЗДЕРИ

Булчун гимнастикасынын ден соолукка тийгизген таасирин мүнөздөөдө жалпы спорттук машыгуулардын физиологиялык маанисине кыскача токтолуп кетүүгө милдеттendirет.

Спорттук машыгуулардын учурунда адамдын булчундарына кан аркылуу ар түркүн пайдалуу заттардын келиши тездейт, жүрөк тез-тез согуп, кан тамыр, дем алуу системаларынын, ички органдардын жана бездердин иш-аракети күчөйт. Булчун гимнастикасы булчундардын чынчалышына, ички органдардын жакшы иштешине, организмдин, скелеттин туура калыптанышына алып келет. Бул процесс организмди машыктыруу деп аталат. Машыгуу бүткөндө ар бир киши дененин абдан чарчагандыгын сезет. Ал эми дагы бир нече убакыт өткөн сон, дененин чарчаганы тараап, киши мурдагы абалына келет. Мына ушундай денени чарчатуу жана кайрадан өз абалына келүү учурунда көңүлгө ала турган бир жагдай бар. Ал организмдин кара жумуш аткарууга даяр болгон абалынын мурдагыга салыштырганда бир аз ишке жөндөмдүү

булуп калышы менен мүнөздөлөт. Илимий изилдөөлөрдүн тыянактарына Караганда, кишинин ички органдарының кызматы оор машыгуудан кийин мурдагы абалына бирдей убакытта келбейт. Мисалы, жүрөктүн согушу менен дем алуу саны эле карап көрөлү. Спортсмен машыгып жатканда, алгачкы абалына карата бир топ өзгөрүүгө дуушар болот. Өтө тез чуркаганда жүрөктүн кагышы минутасына 200—220 га чейин, ал эми дем алуунун саны 40—50 гө жетет. Қөнүгүүлөрдү аткарып болгон соң, алардын иши баштапкы абалына ақырындык менен келе баштайт. Боордун, булчундардын, бөйрөктүн жана башка ички органдардын баштапкы абалга келүү процессин ушундай көз карашта карасак, анда алар ар түркүн болот. Маселен, алыска чуркагандарды изилдегенде организм абдан чарчап, боордун кәэ бир кызматы бир нече күнгө чейин калыбына келбекени аныкталган. Ушунун өзү дene мүчөлөрүнүн көптөгөн кызматы мурдагы абалына бир калыпта келбесин, организмдин эс алуусу татаал болорун далилдейт.

Оор машыгуулардан кийин жакшы эс алуу — организмдин андан аркы машыгууга даяр болгондугун белгилейт. Мындай абал ички органдардын толук даярдыгы, алардын мурдагы абалга Караганда бир аз жогорку деңгээлдеги даярдыгы менен мүнөздөлөт. Адатта мындай абал машыгуудан 48 saat өткөндөн кийин түзүлөт. Организмдин машыгууга болгон жогорку даярдыгы тез эле өтүп кетет. Организмдин жогорку деңгээлдеги даярдыгын биологиялык даярдык деп да койсо болот. Мына ушул абалды эске ала жүрүү машыгууну туура пландоого жардам берет. Башкача айтканда, ар бир кийинки машыгуу эки күндүк эс алуудан кийин өткөрүлсө жакшы натыйжаларды берет. Мына ушундай шартта машыгуу ден соолукка терс таасирин тийгизбейт. Эгерде адам күн сайын эле оор көнүгүүлөрдү аткарып машыга берсе, анын организми дайыма толук эс албай иштейт. Күнүмдүк чарчоо чогулуп олтуруп, бир-эки ай өткөн соң ден соолукка терс таасирин тийгизе баштайт. Мындай учурда кишинин машыгууга көңүлү чаппай калат. Мурда женил эле аткарып жүргөн көнүгүүлөрдү кыйналып аткарып калат. Организмде болуп жаткан мындай өзгөрүүлөрдү туура баалабаган машыгуучулар спорттук көрсөткүчтөрүн төмөндөтүп алат. Мындай учурда өзүн-өзү мажбурлоо, оор көнүгүүлөрдү аткарууга аракеттенүү туура эмес. Тескерисинче, организмди бир нече күнгө чейин эс алдырып, машыгуулардан да баштарта туруу ылайык.

Ал эми сейрек машыгуу организмди машыктыруунун натыйжасын математикалык тил менен айтканда, суммалай албайт жана даярдыктын жалпы денгээлине өзгөчө таасир тийгизбейт. Бул болсо, машыгуу жокко эсе дегенге барабар. Анткени, машыгуунун натыйжасы өтө кеч жетилип, анын организмге тийгизген таасири топтолбойт. Натыйжада машыгуучу өз көрсөткүчтөрүн жогорулата албайт.

Машыгууларды эки күндө бир жолу, бир мезгилде өткөрүү керек, анткени ал ден соолукту чындоодогу бирден бир баалуу шарттардан болуп саналат. Дайыма бир убакытта машыгуу организмге жецил келип, анын мыкты иштешине шарт түзөт. Мындаи учурда бирдей эле убакыттын ичинде организм өндүрүмдүү иштеп, көп көнүгүүлөрдү аткарууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Жетишерлик узак убакытка чейин, бир убакытта өткөрүлүүчү машыгуулар жашоо ритминен да өз ордун таап, көнүмүш адатка айланы баштайт.

Булчун гимнастикасы менен машыгууну сөзсүз түрдө 10—15 минуталык жай басуу, жүгүрүү жана башка жецил көнүгүүлөрдү аткаруу менен баштоо жемиштүү болот. Анткени, машыгууну баштоого организмди даярдоо алдын ала жетишерлик сандагы көнүгүүлөрдү аткарууну талап кылат.

Көнүгүүлөрдү аткарып жатканда өз абалыңарды баалай билгиле. Эгерде жүрөгүңөр тынч турган абалда минутасына 80—90 дон ашык соксо, машыгуу учурунда же андан кийин көп тердесеңер врачка кайрылганыңар жакшы. Анткени, ашыкча жана туура эмес машыгуунун алгачкы белгилери мына ушинтип байкалат.


Ден соолугум чың болсун десенер күн тартибин бекем сактап, эртең менен эрте жүгүрүп, гимнастикалык көнүгүүлөрдү аткарууну адатка айландыргыла. Эртең мененки гимнастикалык көнүгүүлөрдү аткаруу бар болгону 15—20 минутадай убакытты талап кылып, ден соолукту чындоодо өтө чоң мааниге ээ. Көнүгүүлөрдү аткарып бүткөн соң бел курчоого чейин чечинип, муздак суу менен жуунуу жакшы натыйжаларды берет. Күн ысык кезде сууга түшүү да пайдалуу. Жуунуп же болбосо сууга түшүп болгондон кийин, сүлгү менен денеңерди кызарганча кургата сүргүлө. Ал булчундарга массаж катары таасир этип, тоносту жогорулатат.

Эгерде күнделүк дептер ачып, ага боюңарды, салмагыңарды, бир минутадагы тамырдын кагышын жана кан басымынын көрсөткүчтөрүн жаза жүрсөңөр ден соолукту

контролдоого жакшы шарт түзгөн болосуңар. Адатта ушул эле дептерчеге кээ бир көнүгүүлөрдү аткаруунун («штанганы далыга кооп отуруп-туруу», «штанганы көкүрөктөн өйдө түртүп көтөрүү», «турникке тартынуу», «ордунаң узундукка секириүү» жана «штанганы карууга көтөрүү») көрсөткүчтөрүн жаза жүрушөт. Көрсөткүчтөрдүн өзгөрүү динамикасы машыгуулардын канчалык натыйжалуу жүрүп жаткандыгын билдирип турат.

Машыгуунун алгачкы күндөрүндө булчундар ооруп, кыймыл салмактанып калышы ыктымал. Бул боло бере турган нерсе. Ага анчалык деле көңүл бура берүүнүн казети жок. Эгер булчундардын ооруганы экинчи же үчүнчү машыгууга чейин толук тарабаса жалпы көнүгүүлөрдүн санын, аларды кайталоо тартибин азайтуу керек. Булчундардын оорусун таратуу максатында парлуу мончого түшүп, денеге массаж жасоо керек. Адам мончого түшкөн күндүн эртеси эле өзүн женил сезип калат. Узак убакытка чейин машыгууну токтолуп кооп, кайрадан машыкканда булчундар ооруп калышы мүмкүн. Ошондуктан машыгууну ығы жок үзгүлтүккө учуратуудан алыс болгуда.

Булчун гимнастикасынын ден соолукка тийгизген таасирин ал-абалыңардын өзгөрүшү аркылуу да билип алууга болот. Эгерде жакшы машыга баштаганда тамакка табитинер тартпай, өзүңөрдү начар сезип, уйкуңар кacha баштаса, машыгууну, андагы көнүгүүлөрдүн жалпы санын, аларды аткаруунун темпин өтө кылдаттык менен талдап чыгуу зарыл. Анткени, мындай машыгуулар акырындык менен организмге терс таасири тийгизе баштасы ыктымал. Бул учурда сөзсүз түрдө врачка кайрылуу зарыл. Кээде машыгуулар ден соолукка терс таасир тийгизди деген пикир жөнөкөй эле нерселерди билбegenдиктен туулушу мүмкүн. Мисалы, бул уйку режиминин маанисин толук түшүнбөй, аны ығы жок бузганды киши тез чарчайт. Адамдын турмушунда уйкуунун мааниси чоң. Уйку — бул организмдин эс алуу абалы болуп саналат. Адатта уйку режиминин бузулушу ишке жөндөмдүүлүктүн төмөндөшүнө, көңүлдүн чөгүңкү болушуна алып келет. Уйку бузулганда бир нече күнгө чейин машыгууну токтолуп, эс алуу туура. Суткасына 8 сааттан кем эмес уктоо зарыл. Киши уйкудан ойгонгондо өзүн сергек сезиши анын толук эс алганын, жакшы уктагандыгын далилдейт. Ошондуктан өз убагында уктоого, уйкуунун гигиеналык талаптарына ылайык шарт түзүүгө умтулуу зарыл. Кечинде машыгу да уйкуунун бузулушуна алып келет. Анткени,



1-сүрөт. Тамырдын кагышын саноо.

топ көмөк берет.

Машыгуунун ден соолукка тийгизген таасирин аныктоо учун тамырдын кагышын эсептеп жүрүү да зарыл. Ден соолугу чың кишилердин жүрөгү тыңч турган абалда минутасына 60—80 жолу согот. Ал эми көнүгүүлөрдү откарып жатканда тамырдын кагышы 2—2,5 эсеге жогорулашыбыттымал. Кээде тамырдын кагышын тура санай албаган машыгуучулар да кездешет. Ушуга байланыштуу, тамырдын кагышын саноонун жана анын көрсөткүчтөрүн баалоонун кээ бир эрежелерине токтоло кетели.

Тамырдын кагышын 1-сүрөттө көрсөтүлгөндөй билектен (1 а), чыкыйдан (1 б), моюндан (1 в) же болбосо жүрөктүн тушунан (1 г), саноого болот. Бул учун секундлык жебеси бар кол saat керек.

Машыгуунун алгачкы күндөрүндө тамырдын кагышын 30 секундда саноо ыңгайллуу. Аны так санап көнгөндөн кийин 10 секундда саноого өтүү керек. Тамырдын 10 секунда ичиндеги кагышын алтыга көбөйтүп, анын бир минутадагы соккон санын эсептеп чыгарып алса болот. Тамырдын кагышын ушундай ыкма менен эсептөө тагыраак келет жана бир кыйла женил.

Ар бир киши өз тамырынын кагышын санай билгени жакшы. Тамырдын кагышы тез-тез өзгөрүп турарын эси-церге туткула. Эртең менен төшөктөн туралык тамыр жай кагат, отурганда тамырдын кагышы тездейт, ал эми орундан турганда андан да тезирээк кагат. Тамырдын кагышы бир минутада 55 тен кем болсо «эн жакшы», 70 тен кем болсо «жакшы», 80 тен кем болсо «ортоп» жана 80 тен

машыгуунун шарапаты менен борбордук нерв системасынын кызматы өрчуп, кишиде бир топ эмоционалдык жогоргу сезимдер пайда болот жана алар акырындык менен тарайт. Эмоционалдык сезимдин таасиринде кишинин уйкусу качат. Мына ушул себептен машыгууларды уктоого 2—3 saat калганды токтолуп коуюлайыктуу. Уйкунун терең болушуна кечинде 20—30 минутча таза абада сейилдеп эс алуу бир

жогору болсо «жаман» деген баалар аркылуу бааланышы мүмкүн. Тамырдын кагышын санап жатканда анын ритмине көңүл бурууну унутпагыла. Эгерде тамыр 10 секунда ичинде ар кандай санда какса, анда жүрөк аритмиялык режимде иштеп жаткан экен деп бүтүм чыгарса болот. Бул оор машыгуулардын жүрөккө тийгизген терс таасиригин алгачки белгиси болуп саналат. Мындай белгилер билине баштаганда эле машыгуунун темпин, көнүгүүлөрдүн санын азайтып, организмди көп кыйнабоого аракеттенүү зарыл. Кээде машыгууну толук токтотуу да пайдалуу. Врачка кайрылып, кенеш алуу сilerди орунсуз шектенүүдөн куткарат.

Ар бир машыгуучу өз ден соолугуна көз салып, ага туура баа берип, атайын функционалдык сыноолордон өтүп турушу зарыл нерсе. Алардын бир катары жөнөкөй келип, атайын даярдыкты, татаал инструменттерди колдонууну талап кылбагандыктан, ар бир машыгуучу аны кенири колдоно алат.

1-сыноо. «Отуруп-туруу». Тикенден туруп, тамырдын бир минута ичинде кагышын санагыла. Андан кийин 30 секунданын ичинде 20 жолу шашылбай олтуруп-тургула. Отурганда денендерди түз карман, колуңдарды алдыга сунгула, ал эми ордунардан кайрадан турганда колуңдарды ылдый түшүргүлө. Сыноону аткарып болгон соң кайрадан тамырдын кагышын санагыла. Эгерде тамырдын бир минутадагы кагышы 25% ке чейин жогоруласа, жүрөк-кан тамыр системасы «эн жакшы», 50% ке чейин жогоруласа — «жакшы», 70% ке жогоруласа — «канааттандыралык» жана 75% тен жогору болуп калса — «канааттандыралык эмес» деген баага татыктуу болот. Ал эми тамырдын кагышы көбөйсө, анда бул жүрөк-кан тамыр системасынын эн эле начардыгын айгинелейт.

2-сыноо. «Ордунда секириүү». Организм тынч турган абалда алдын ала тамырдын бир минутадагы кагышын санап алгыла. Андан кийин колуңдарды бөйрөккө таяп, буттун учу менен 60 жолу 30 секундача ордунарда секиригиле. Секириүүнүн бийиктиги 5—6 см ден кем болбосун. Анан тамырдын кагышын кайрадан санагыла. Алынган көрсөткүчтөр биринчи сыноонун көрсөткүчтөрүндөй эле бааланат.

Жогоруда мунөздөлгөн биринчи жана экинчи функционалдык сыноолорду негизинен ден соолугу чың жаштар кенири колдонушу мүмкүн. Ал эми кээ бир ден соолугу начар, өзгөчө жүрөк оорусу бар жаштар үчүн бул сыноолорду толук аткаруу бир топ кыйынчылыкка тураг.

Буга байланыштуу бул сыноолордун жарымын гана аткаруу алардын даярдыгынын деңгээлин толук чагылдыра алат. Мисалы, биринчи сыноодо мындай жаштар 10 жолу гана отуруп-турушу, ал эми экинчи сыноодо ордунан 30 жолу секириши талап кылынат.

Булчун гимнастикасы менен машыгуу практикасында бул сыноолор башталгыч этапта кецири колдонулат. Ал эми кийинчөрөек, мурдагыга караганда тагыраак жана оорураак келген сыноолорду аткарган жакшы. Мындай учурда 12 минуталык сыноону колдонгон туура.

3-сыноо. «Он эки минуталык сыноо». Ар бир машыгуучу 12 минутача колдон келишинче алыс аралыкты чуркап же басып өтүүгө аракеттенет. Чуркап баратканда темпти өзгөртүүгө, кээде чуркоодон басууга өтүүгө уруксат берилет. Өткөн аралыктын көрсөткүчтөрү жалпы дene даярдыгын баалоого мүмкүнчүлүк берет. Аларды баалоонун ыкмасы биринчи таблицада көрсөтүлдү. Бул сыноону стадиондун чуркоо жолдорунда өткөргөн ынгайлдуу. Анткени, алардын узундугу ар бир машыгуучуга белгилүү жана сыноонун жыйынтыгын чыгаруу кыйынга турбайт. Ал эми мындай шарт жок болсо чуркоонун маршрутун маркировкалоого аракеттенгиле. Атайын белгилерди белгилүү аралыктарга кооп, алардын арасын кадам менен, велосипед же болбосо автомобиль спидометри, саржан менен тактап алса болот. Мындай маршрутту кийин да, сыноолорду өткөрүү үчүн колдоно бергидей кылышп даярдоо сilerди бир топ убаракерчиликтен бошотот.

Жалпы ден соолукту баалоодо дененин өсүп-өнүгүшүнө көз салып туруу да чоң мааниге ээ. Төмөндө дененин өсүп-өрчүшүн баалоодо кецири колдонулуучу кээ бир көрсөткүчтөрдү талдай кетмекчибиз. Алардын бири «кеөдөндүн экспурсиясы», аны сантиметрик тасма менен ченеп аныкташат. Көрсөткүчтөр терең дем алганда жана толук дем чыгарган абалда аныкталып, чоң сандан кичине санды.

1 - т а б л и ц а

12-минуталык сыноонун көрсөткүчтөрүн баалоо

| Даярдык деңгээлинин баасы | Чуркап өткөн аралык, м менен |
|---------------------------|------------------------------|
| Эң начар | 1600 м ге чейин |
| Начар | 1900 м ге чейин |
| Канааттандырлых | 2400 м ге чейин |
| Жакшы | 2700 м ге чейин |
| Эң жакшы | 2800 м ге чейин |

ды алып, айырмасын табуу мөнен такталат. Алынган көрсөткүч көөдөндүн экскурсиясы деп аталат. Негизи-нен ал дем алуу системасынын абалын баалоодо колдо- нулат.

Дененин өсүп-өрчүшүн баалоодо кол булчундарынын өрчүшүн, алардын күчүн аныктоо да кецири колдонулат. Ал учүн машыгуучу адам жерге жатып, колун чыканак муундан ийип жана кайрадан жазуу жолу менен денесин өйдө-ылдый көтөрүп, көнүгүү аткарыши талап кылышат. Көнүгүүнү аткарып жатканда тулку бойду түз кармоого, шашылбоого жана так аткарууга аракеттенүү жакшы на- тыйжа берет. Бул көрүнүш негизинен дene даярдыгынын денгээлин чагылдырат.

Булчун гимнастикасы менен машыгуу практикасында- гы сыноолордун дагы бир түрү — бул курсак булчундарынын өрчүшүн аныктоо. Адатта курсак булчундарынын өр- чүү денгээлин «пресс» деп аташат жана физкультура, спорт менен машыгууда буга көп көңүл бөлүштөт. Пресссти аныктоо үчүн машыгуучу чалкасынан жатып, буттарын бирге кармап, колун желкесине кооп, денесин өйдө көтө- рүп, кайрадан түшүрөт. Эгерде көнүгүүнү аткаруу кыйы- ныраак болсо, кровать, шкаф же болбосо скамейканын

2 - т а б л и ц а

Дененин өсүп-өрчүшүн баалоонун ыкмасы

| Көрсөткүчтөр | Анын чоңдугу | Баалар |
|---|--|---------------------------|
| Көөдөндүн экскурсиясы | 7—9 см 10 см | Канааттан- дырарлык Жакшы |
| Кол булчундарынын күчү (полго жатып, колду чыканак муундан бүгүп-жазып, денени көтөрүү) | 10—14 жолу 15 жолу | Канааттан- дырарлык Жакшы |
| Курсак булчундарынын күчү (чалкадан жатып, колду желкеге кооп, денени өйдө көтөрүү) | 30—40 жолу 41 жолу | Канааттан- дырарлык Жакшы |
| Дененин ийилгичтиги (бутту тизеден бүктей, ылдый эңкейүү) | Колдун манчалары жерге тийсе Алакан жерге тийсе | Канааттан- дырарлык Жакшы |



алдына бутуңарды киргизип алып аткаруу бир топ жеңилдикти түзөт.

Дене сапаттарын баалоодо анын ийилгичтигин өрчүтүүгө дайыма көңүл бөлүү абзел. Бул максатта бутту ти-зеден бүкпөй, ылдый эңкейип, колду жерге жеткире тийгизип көнүгүү талап кылынат. Ал үчүн ар бир машыгуучу өз организмин денеден жецил тер кеткенче жакшылап жибите даярдап, анан гана бул көнүгүүнү аткарууга киришет.

Экинчи таблицада жогоруда аталган көрсөткүчтөрдү баалоонун ыкмасы берилди.

Дем алуу системасынын функционалдык абалын спирометр деген прибор менен өлчөшөт. Бул прибор өпкөнүн сыйымдуулугун, ага канча көлөмдөгү аба батаарын аныктайт, аны айна бир жолу участкалык врач аныктап берет. Аныктоонун ыкмасы оцой, бар болгону спирометрдин түтүкчөсүн үйлөө гана талап кылынат. Спортко катышып, дайыма машыгып жургөн адамдардын өпкөсүнүн сыйымдуулугу 6—7 миң см^3 ге чейин жетет. Ал эми спорт менен машыкпаган, ден соолугу чың кишилерде бул көрсөткүч 3,5—4 миң см^3 га барып токтойт. Бул көрсөткүчтү баалоодо анын жалаң гана абсолюттук чоңдугун эске алуу туура эмес. Анткени, ар бир кишинин салмагы ар башка жана ошого байланыштуу, дем алуу органы кармап турган абанын көлөмүнүн натыйжалуу колдонулушу ар кандай. Ошол себептен дененин салмагын да кошо эске алуу талап кылынат. Эгерде өпкөгө баткан абанын көлөмүн өз салмагыңардын санына бөлгөндө 70тен ашык сан чыкса, дем алуу органдары жана системасы жакшы функционалдык абалда экен деп бүтүм чыгарса болот.

Байыркы «Спарта» системасында дene түзүлүшү начар өспүрүмдөрдү согушка жана өз Родинасын коргоого жарбайт деген бүтүм менен өлтүрүп турушкандыгы жөнүндөгү фактылар тарыхтан белгилүү. Ал эми Грецияда болсо адамдын дene түзүлүшүнүн туура калыптанышына өзгөчө маани берилген. Анын сымбаттуулугун баалоо үчүн атайын «пропорциялык ыкма» иштелип чыккан. Бул ыкманын талабына жараша дененин ар бир бөлүгүнүн узундугу баш бармактын узундугунун белгилүү бир санына гана туура келип, андан ашып да, кемип да калбашы катуу талап кылынган. Мындай талантарга туура келбegen дene түзүлүш сымбаттуу эмес деп эсептелген.

Адамдын келбетин баалоодо жогоруда айтылган пропорциялык ыкманын азыркы күндөрдө да колдонулуп келе жатканы белгилүү. Мисалы, булчун гимнастикасы боюнча өлкөбүзгө көнциири таанымал болгон Г. П. Балдин-

дым айтуусуна Караганда, кишинин бою 165 см болсо, анын бели 75 см ден кем болбошу керек. Ал эми кишинин бою 170 см болсо, анын бели — 80 см, 175 см болсо — 85 см жана 180 см болсо — 90 см болушу талап кылынат. Мындан тышкary, моюндуn, каруунун жана шыйрактын жоондугу бирдей келип, көөдөндүн айланасынын 40% ин түзүп турушу пропорциялык закон ченемдүүлүктүн талаптарына жооп берет. Белдин айланасынын көөдөндүн айланасынын $\frac{3}{4}$ бөлүгүн түзүп турушу да жакшы көрүнүш болуп саналат.

Мына ушул принципте негизделген ыкма азыркы күндө сүрөт тартууда, скульптурада жана искуствоонун башка тармактарында да кецири колдонулуп келе жатат. Анткени, ар бир кооз нерсе, биринчи кезекте пропорциялык закон ченемдүүлүккө татыктуу болушу керек. Мына ушул учурда гана ар бир буюмdu кооз катары сезүүгө болот.

Адамдын дene түзүлүшүнүн сымбаттуу болушу эстетикалык жактан алганда эң эле жакшы көрүнүш. Бирок адамды баалоодо жалгыз гана анын сырткы келбетине көңүл буруу туура эмес. Анткени, ар бир киши өз билими, адептүүлүгү, кишичилги, кыймыл-аракетинин жеңилдиги, ыкчамдыгы менен сулуу. Өзгөчө кыймыл-аракеттин сүлүулугу, анын жеңилдиги, дene түзүлүштүн сымбаттуулугу менен шайкеш келген көрүнүш спорттук машыгуулардын жардамында өрчүп жетилет. Адамдын мына ушул жагдайдагы жетишкендиктерин даңазалаган спорттун түрлөрү кенири таралган. Атап айтсак, спорттук жана көркөм гимнастика, музда конъки тебүү, сууда синхрондук сүзүү, ритмикалык гимнастика жана башкалар. Спорттун бул түрлөрүндө дene түзүлүштүн сымбаттуулугу кыймыл-аракеттин кооздугу аркылуу өзгөчө чагылдырылат жана бааланат.

Башкача айтканда, адамдын турмушунда кыймыл-аракеттин мааниси абдан чоң. Кыймыл-аракеттин жеңилдиги, чебердиги, ар бир кишинин жаш өзгөчөлүгүнө туура келиши өзгөчө сымбаттуулукка, адамды өзүнө тартуучу касиетке ээ кылат. Мисалы, жаңы төрөлгөн наристенин дene түзүлүшүн элестетип көрөлүчү. Анын дene түзүлүшүнүн көзгө тартымдуулугун чоң кишинин дene түзүлүшүнө салыштырып баалоо мүмкүн эмес. Анткени, анын колу-буту, тулку бою, башы биз кабыл алган пропорциялык закон ченемдүүлүккө жооп бербейт. Бирок, наристенин кыймыл-аракетине киши кош көңүл мамиле кыла албайт. Мунун себеби эмнеде? Анын себеби, наристенин алсыз кыймыл-аракети, анын жаңыдан өнүгүп келе жаткан денесине абдан шайкеш келгендигинде. Мына ушул себептен биз

кыймыл-аракеттин өзгөчө кооздугуна, ымыркайдын сүйкүмүнө күштарланып карайбыз. Жыйынтыктап айтканда, ар бир машыгуучу жалғыз гана дene түзүлүштүн сымбаттуулугуна кызыкпай, кыймыл-аракети жеңил, чебер аткарууга умтулушу жакшы көрүнүш. Бирок, ар бир машыгуучу өз дene түзүлүшүнүн өзгөчөлүктөрүн да так билиши керек. Эгер келбette одоно кемчиликтер болсо, аны дene тарбиялык көнүгүүлөр менен ондоо зарыл.

КИШИНИН СЫРТҚЫ ҚЕЛБЕТИ

Кишинин сыртқы келбетин баалоодо бир катар илимий-практикалык ыкмалар иштелип чыккан. Азыркы күнде мындай ыкмалар спорттук-медициналык байкоолорду уюштурууда кенири колдонулууда.

Кишинин дene түзүлүшүн баалоо учун аны алдынан, артынан жана капиталынан жарык жерге тикесинен тургуп алып кароо керек. Анын келбети, дene түзүлүшү мына ушинтип бааланат. Келбет — бул кишинин көнүмүш турпаты, денесин кармоо манерасы деп атаса болот. Туура келбет баштын жана тулку бойдун бир тике сыйыкта жатышы, буттун түздүгү, курсактын тартылып турушу, далынын жайыктыгы, омуртка тутумунун ийимдеринин бир аз билингендиги менен айырмаланат. Келбетти баалоодо баштын, далынын абалына, омуртка тутумуна, көөдөндүн формасына, курсактын жана буттун жайланишына өзгөчө көңүл белүнөт.


Баштын абалы. Баштын абалын туура баалоо учун кишини бет мандайынан, анат капиталынан кароо талап кылынат. Мында баш тулку бой менен бир тике сыйыкта же болбосо бир аз алдыга умтулган абалда экенин байкоого болот. Кээде баш аркага чалкалаган, же болбосо бир жак капиталга кыйшайган учурлар да кездешет.

Ийиндин абалы. Бет мандайынан караганда ийиндин бир деңгээлде турушу аныкталат. Кээде бул абалды аныктоо бир топ кыйынчылыктарга турат. Анткени, булчундардын бирдей өрчүбөгөндүгү ийиндин чыныгы абалын жашырып коёт. Бул учурда машыгуучунун артына өтүп баш бармакты далынын алдына коюшат. Баалап жаткан кишинин колу чыканактан бүгүлбөй турушу талап кылынат. Мына ушул учурда кайсы далы өйде, кайсы далы ылдый жайгашканы жана ошондой эле бир тегиздикте жатканы билинет. Анткени, өтө арык кишинин далысы оркоюп чыгып турат. Бул дene түзүлүштүн жалпы көркүнө терс таасириин тийгизет.


Омуртка тутумунун абалы. Келбет омуртка тутумунун түз жайгашуу абалына өзгөчө көз каранды болот. Омуртка тутумун баалоодо анын бурумдарын эске алуу керек. Омуртка тутуму төрт бурумга ээ: эки бурум алдыга — моюн жана бел лордозу — эки бурум артка — көкүрөк жана чычаң кифозу — бөлүнүп турат. Омуртка тутумун баалоодо машыгуучуну капиталынан кароо ыңгайлуу келет. Физиологиялык нормалдуу бурумдар толкун түрүндө келип, көзгө коомай көрүнбөйт. Көкүрөк жана чычаң кифоздору адатта бир тике сзыкта жайгашат. Моюн жана бел лордоздору алдыга 4—6 сантиметрге чыгып турушу жакшы көрүнүш болуп саналат. Аны ченөө үчүн атайын кифосколиозометр деген прибор колдонулат (2-сүрөт).

Омуртка тутумун баалоодо арканын формасын аныктоо да чоң мааниге ээ. Негизинен, арканын төрт формасы: нормалдуу (*а*), бүкүр (*б*), жалпак (*в*) жана кайкагай (*г*) белгилүү (3-сүрөт). Арканын нормалдуу формасы гана адамды сымбаттуу келбетке ээ кылат, ал эми калган формалары денени мүчүлүш көрсөтөт.

Омуртка тутумунун бир жак ыптага кыйша-




2-сүрөт. Омуртка тутумунун бурумдарын ченөө.




3-сүрөт. Арканы формалары:

а — нормалдуу; *б* — бүкүр; *в* — жалпак; *г* — кайкагай арка



4-сүрөт. Сколиоздун түрлөрү:

а — он сколиоз; *б* — сол сколиоз;
в — S формасындагы сколиоз.



5-сүрөт. Көөдөндүн формалары:

a — жалпак; *b* — цилиндр сымал;
v — конус формасында

ча баа берилет. Сколиоз оң (4-сүрөт, *a*), сол (4-сүрөт, *b*), кәэде S формасында болушу мүмкүн. Сколиоз дene түзүлүшүнүн чоң мүчүлүштүгү болуп саналат.

Көөдөндүн формасы. Келбеттин келишимдүү болушуна көөдөндүн формасы да бир кыйла таасир этет. Көөдөн негизинен жалпак (*a*), цилиндр сымал (*b*) жана конус (*v*) формасында болот. Сымбаттуу келбетке конус формасындағы көөдөн таандык.

Курсактын абалы. Курсак симметриялуу келип, бир аз билинип турушу ыктымал. Мындай абал физиологиялык жана эстетикалык жактан нормалдуу деп аныкталат. Бирок, кәэде курсак өтө эле саландап, же болбосо өтө эле тартылып калган учур да кездешет. Мындай абал семиздиктен жана ашкере арыктыктан келип чыгат. Албетте, курсактын мындай абалын жакшы деп атоого болбайт.

Таяндыргыч-кыймылдаткыч аппаратты баалоо. Таяндыргыч-кыймылдаткыч аппаратты баалоодо биринчи кезекте колдун, буттун, бут кетменинин формасын аныктоо зарыл. Андан кийин жалпы булчундардын өрчүшүнө көз салынат. Алар тулку бой менен бирдикте жалпы турпатты түзүп, кишинин дene түзүлүшүн аныктайт.

Колдун формасы. Колдун формасы түз, «Х» жана «О» сымал болушу ыктымал. Колдун формасын аныктоо үчүн аны алаканды өйдө каратып, алдыга сунуу керек. Эки колуңдардын чыпалагын бири-бирине тийгизип, чыканагындардын абалына көз жүгүрткүлө. Эгерде эки колдун чыканагы жана алаканы далы менен бир деңгээлде жана бирдей аралыкта болсо, анда колдун формасын түз деп баалоого болот. «Х» сымал формада чыканактар бири-бирине тийип, ал эми «О» формасында эки колдун чыканагы бири-биринен алыс турат. Бул эки форма эстетикалык талапка жооп бербейт.

Буттун формасы. Буттун формасы да түз, «Х» сымал жана «О» сымал болот. Буттун формасын аныктоодо согон-

ышы сколиоз деп аталац. Сколиозду аныктоо үчүн машыгуучунун артынан туруп, аны эңкейтип алыш, денени омуртка тутуму боюнча сөөмөй менен катуу сүрүп чыгат. Мындай сүрүүдөн кийин денеде агыш келген так калат. Омуртка тутумуна бул тактын түздүгү боюн-


чокту бириктирип, ал эми буттун учун бир аз ачык коуп, тике түз турлуу за-рыл. Буттун булчундарын чынбай эркин кармоо ке-рек. Эгер буттун формасы «Х» сымал болсо, тизе би-ри-бирине тийип, ал эми «О» сымал болсо бири-биринен бир топ алыстуруп, ийри көрүнөт. Түз бут бири-бирине симме-триялуу келил, жамбаш-тан буттун кетменине че-йинки аралык түз сзыык менен мүнөздөлгөндөй болот.

Бут кетмени. Бут кетменин баалоодо каз тамандуулуктун орун алышина көңүл бөлүү зарыл. Анткени каз тамандуулук адамдын кыймыл-аракетин оордотуп, көп бас-канда, чуркаганда спорт менен машыкканда буттун тез чарчашина алыш келет. Каз тамандуулук өзгөчө көп уба-кытка чейин жылаңайлак жүрүүдөн, бут кийимди туура эмес тандап кийүүдөн келип чыгат.

Каз тамандуулукту аныктоодо атайын ыкма колдонулат. Медицинада ал Чижиндин ыкмасы деп аталат. Каз тамандуулуктун өрчүү деңгээлин атайын индекс менен аныкташат. Чижиндин индексин аныктоо учун таза ба-ракка буттун изин так түшүрүп алуу керек. Бутту бир аз майлап туруп, кагазга басса, анын изи так болуп калат. Буттун изин эки бутка төц туруп алуу зарыл. Алынган из (7-сүрөт) менен төмөндөгүдөй иштөө керек. АБ сзыыгы буттун изинин ич тарабынан, ВГ сзыыгы буттун экинчи манжасынын ортосунан согончок изинин ортосун көздөй жана ДЕ сзыыгы ВГ сзыыгынын так ортосунан өткөндөй кылыш сзыылат. Сызгыч менен бут изиндеги ЖЗ жана ЗИ аралыктарын ченеп, алынган сан аркылуу түзүлгөн бөл-чөк туюнтысы менен Чижиндин индексин аныкташат.

Эгерде Чижиндин индекси О дөн 1,0 ге чейин жетсе, бут кетмени нормалдуу деп, 1,0 дөн 2,0 гө чейин жетсе — бир аз жайык деп жана 2,0 дөн чоң болсо бут кетмени каз тамандуу деп аныкталат.

Каз тамандуулукту жоюуга умтулуу зарыл. Аны жоюу учун дарылоо физкультурасында атайын көнүгүүлөрдүн ыкмасы иштелип чыккан. Таманы атайын калыптанып жасалган бут кийимдердин чыгарылышын да эстен чыгарбоо



6-сүрөт. Буттун формасы:

а — «Х» сымал; б — «О» сымал



7-сүрөт. Чирчиндин индекси аркылуу каз тамандуулукту аныктоо:

a — нормалдуу бут кетмени, *b* — каз тамандуулук

дардын көлөмүнүн орточо чоңдукта өрчүшү жана алардын рельефинин бир аз билинип туршу талап кылынат. Ал эми жакшы деген баага татыктуу болуу учун булчундардын көлөмдүү, рельефтүү болушу талап кылынат. Кээде машыккан спорттун түрлөрүнүн өзгөчөлүгүнө байланыштуу булчундар жакшы өнүксө да анын рельефи байкалбаган учурлар кездешет. Мисалы, сууда сүзүү спорту менен көп машыкканда адамдын терисинин алдындагы майлар калындал, ошол себептен булчундардын рельефи начар билинип калат. Булчундарды алардын тегиз өрчүү деңгээлине көнүл буруп баалоо зарыл. Анткени спорт менен машыкканда булчундун бардык эле топтору бир деңгээлде өрчүбөйт. Мисалы, гимнастика менен машыккандардын кол, көкүрөк булчундары өзгөчө өрчүсө, футболисттердин бутунун булчундары жакшы өрчүйт. Буга байланыштуу булчун гимнастикасы менен машыгуу ар бир спортсмендин дene түзүлүшүн туура калыптандырууга чоң жардам бере алат. Мындай ийгиликке жетишүү учун көнүгүүлөр комплексин туура түзө билүү талап кылынат*.

Кишинин дene түзүлүшүнүн түрлөрү. Медицинада дene түзүлүштүн үч түрү кенири белгилүү. Алар негизинен: астеник, гиперстеник жана нормостеник деп бөлүнөт. Алардын негизги өзгөчөлүктөрүн билип алуу булчун гимнастикасы менен машыгууда чоң мааниге ээ.

* Дене түзүлүшүндөгү кемчиликтерди ондоонун ыкмасы китептин кийинки бөлүмдөрүндө берилди.

керек. Ал бут кийимди кийүүнүн зарылдыгын врачтар аныктайт.

Булчундун өрчүшүн аныктоо. Булчундардын жалпы абалын баалоодо анын текши жана рельефтүү өрчүшүнө өзгөчө көнүл бөлүү зарыл. Адатта булчундардын өрчүшүн «жакшы», «канааттандырлый» жана «начар» деген баалар менен баалашат. Булчундардын көлөмү кичине болуп, рельефи байкалбай жана былбырап туршу анын начар өрчүгөнүн көрсөтөт. Канааттандырлый деген баага татыктуу болуу учун булчундардын көлөмүнүн орточо чоңдукта өрчүшү жана алардын рельефинин бир аз билинип туршу талап кылынат. Ал эми жакшы деген баага татыктуу болуу учун булчундардын көлөмдүү, рельефтүү болушу талап кылынат. Кээде машыккан спорттун түрлөрүнүн өзгөчөлүгүнө байланыштуу булчундар жакшы өнүксө да анын рельефи байкалбаган учурлар кездешет. Мисалы, сууда сүзүү спорту менен көп машыкканда адамдын терисинин алдындагы майлар калындал, ошол себептен булчундардын рельефи начар билинип калат. Булчундарды алардын тегиз өрчүү деңгээлине көнүл буруп баалоо зарыл. Анткени спорт менен машыкканда булчундун бардык эле топтору бир деңгээлде өрчүбөйт. Мисалы, гимнастика менен машыккандардын кол, көкүрөк булчундары өзгөчө өрчүсө, футболисттердин бутунун булчундары жакшы өрчүйт. Буга байланыштуу булчун гимнастикасы менен машыгуу ар бир спортсмендин дene түзүлүшүн туура калыптандырууга чоң жардам бере алат. Мындай ийгиликке жетишүү учун көнүгүүлөр комплексин туура түзө билүү талап кылынат*.

Булчундун өрчүшүн аныктоо. Булчундардын жалпы абалын баалоодо анын текши жана рельефтүү өрчүшүнө өзгөчө көнүл бөлүү зарыл. Адатта булчундардын өрчүшүн «жакшы», «канааттандырлый» жана «начар» деген баалар менен баалашат. Булчундардын көлөмү кичине болуп, рельефи байкалбай жана былбырап туршу анын начар өрчүгөнүн көрсөтөт. Канааттандырлый деген баага татыктуу болуу учун булчундардын көлөмүнүн орточо чоңдукта өрчүшү жана алардын рельефинин бир аз билинип туршу талап кылынат. Ал эми жакшы деген баага татыктуу болуу учун булчундардын көлөмдүү, рельефтүү болушу талап кылынат. Кээде машыккан спорттун түрлөрүнүн өзгөчөлүгүнө байланыштуу булчундар жакшы өнүксө да анын рельефи байкалбаган учурлар кездешет. Мисалы, сууда сүзүү спорту менен көп машыкканда адамдын терисинин алдындагы майлар калындал, ошол себептен булчундардын рельефи начар билинип калат. Булчундарды алардын тегиз өрчүү деңгээлине көнүл буруп баалоо зарыл. Анткени спорт менен машыкканда булчундун бардык эле топтору бир деңгээлде өрчүбөйт. Мисалы, гимнастика менен машыккандардын кол, көкүрөк булчундары өзгөчө өрчүсө, футболисттердин бутунун булчундары жакшы өрчүйт. Буга байланыштуу булчун гимнастикасы менен машыгуу ар бир спортсмендин дene түзүлүшүн туура калыптандырууга чоң жардам бере алат. Мындай ийгиликке жетишүү учун көнүгүүлөр комплексин туура түзө билүү талап кылынат*.

Астениктик дene түзүлүштөгү адамдардын бою узунчараак, колу-буту ичке, шадылуу болот. Тулкусу кыска, көөдөнү кууш узунча тартып, чап жаак, моюну ичке, булчундары начар өрчүп, териси бир аз кургагыраак келет. Бойонун өтө узундугунан уялган жаштар башын бир аз ылдый кармап, эл катары орто бойлуу болуп көрүнгүсү келет. Мындай абалда журуүгө умтулуу көбүнчө бүкүрдүктүн кээ бир белгилеринин орун алышына алып келет. Эгерде дene түзүлүшү ушундай жаштар келбеттин туура калыптанышына өзгөчө көңүл бөлүп жана булчундардын көлөмүн чоңойтууга арналган ыкма менен машыкса, анда алар абдан сымбаттуу дene түзүлүшкө ээ болот. Дене түзүлүшү мындай кишилердин булчундары абдан жай өрчүйт. Ошондуктан булчун гимнастикасы менен машыгуу өзгөчө чыдамкайлыкты талап кылат. Машыгуулардын настыжасы өтө акырындык менен билинет.

Гиперстениктик дene түзүлүш. Гиперстениктик дene түзүлүш кыска бойлуу, толмоч кишилерге таандык. Алардын колдору, буттары кыска келип, тулкусу аларга салыштырмалуу узун болот. Мындай кишилердин моюну кыска, далысы кең, көөдөнү кыска, булчундары жакшы өрчүп, тез семиришет. Семиздикке бой салган абалга байланыштуу булчундардын рельефи жакшы билинбейт. Ошол себептөн омуртка тутумунун бел лордозу чонураак келген учурлар да байкалат. Мындай кишилер оордук менен аткарылуучу көнүгүүлөрдөн жакшы ийгиликтерге жетишиши мүмкүн. Бирок мындай кишилер кара жумушка, өзгөчө узакка созулган машыгууларга чыдамсызыраак болушат.

Дене түзүлүшү мындай адамдар булчундун рельефин чыгарууга багытталган көнүгүүлөр менен өзгөчө көбүрөөк машыгуусу зарыл. Мындай ыкма менен машыгуу булчундардын көлөмүн чоңойтпойт. Анткени көнүгүүлөрдү өзгөчө тез жана узак убакытка аткаруу талап кылынат. Мындай абалда киши абдан чарчап, көп тердейт. Узакка созулган машыгуулар булчундун көлөмүнүн азайышына, рельефтүү болушуна шарт түзүп, акырындык менен адамдын сымбаты артат.

Нормостениктик дene түзүлүш. Мындай дene түзүлүштүү кишилер орто бойлуу келип, колу-буту жана булчундары жакшы өрчүгөн, көкүрөгү кең, күчтүү, сымбаттуу, келбеттүү болот. Мүчөлөрү жакшы билинип, пропорциялык закон ченемдүүлүккө жооп берет. Мындай дene түзүлүштүү жаштардын негизги максаты — сымбатты бузбай, аны дайыма бир калыпта кармоо болуп саналат. Аны

үчүн ар бир машыгуучу булчун гимнастикасынын негизги көнүгүүлөрүн так аткарышы талап кылынат. Өтө эле көп машыгуу салмактын төмөндөшүнө, организмдин катуу чарчашина алыш келет. Ал эми сейрек машыкканда организмдин аз кыймыл-аракетте болушуна байланыштуу бара-бара дene сапаттары төмөндөп кетет.

Дене түзүлүштү калыптандырууда анын көрсөткүчтөрүн туура контролдоо да маанилүү. Күнүмдүк машыгууларда дene көрсөткүчтөрү көзгө басымдуу өзгөрүүлөргө дуушар болбойт. Дене көрсөткүчтөрүн айна бир жолу ченөө талапка ылайык келет. Машыгуучулар кээде бул көрсөткүчтөрдү туура эмес ченеп алган учурлар да кездешет. Мындаи каталык машыгуунун ийгилиги катары туюнтулса, анда ал туура эмес ролду ойноору жалпыга белгилүү. Дене көрсөткүчтөрүн ченөө *антропометрия* деп аталат. Антропометриялык ченөөлөр эртең менен, тамак иче электе жүргүзүлгөнү дурус. Антропометриялык ченөөлөрдүн программы спортун түрүнө жараша ар түркүн болушу ыктымал. Мисалы, биологиялык изилдөөлөрдө жалпы ченөөлөрдүн саны 40—50 гө чейин жетет. Ал эми булчун гимнастикасы менен машыгуучулар үчүн бойдун узундугун, дененин салмагын, моюндун, көөдөндүн, белдин, каруунун, жоон сандын жана шыйрактын айланасын, көөдөндүн экскурсиясын, колдун жана арка булчундарынын күчүн, өпкөнүн сыйымдуулугун өлчөө эле же-тиштүү.

Бойдун узундугу түз туруп ченелет. Ал үчүн жылацай-лактанып, согончок, балтыр, соору, далы жана баш бирдей вертикалдык тегиздикте жайгашканда түз туруу талап кылынат. Адатта ченөө процессин женилдетүү үчүн атайын бой ченегич прибор колдонулат. Бул прибордун иштөө принципи жөнөкөй болгондугуна байланыштуу дубалга жөлөнүп туруп эле бойдун узундугун жетишерлик тактыкта ченеп алса болот. Ага бар болгону кадимки сызгычтын болушу талап кылынат. Сызгычты төбөгө горизонталдык абалда кооп, дубалдан киши боюнун узундугун белгилеп алат. Сантиметрик тасма менен полдон дубалда белгilenген чекитке чейинки бийиктики ченеп, бойдун узундугун таап алса болот.

Дененин салмагын таразага майка — трусычан түшүп аныкташат. Моюндун айланасы орто ченинен ченелет. Ал эми көөдөндүн айланасы болсо үч абалда ченөөнү талап кылат. Биринчи ченөө — терен дем алганда, экинчи ченөө — толук дем чыгарганда жана үчүнчү ченөө — жай турган абалда жүргүзүлөт. Ал үчүн сантиметрик тасманы киши-


нин аркасынан, далынын алдынан, ал эми алды жагынан эмчектин тушунан өткөдөй кылып (8-сүрөт) жайгаштыруу керек.

Сантиметрлик тасманы ороп жатканда колду бир аз өйдө көтөрүп кайрадан ылдый түшүрүү, түз турруу талап кылынат. Көөдөндүн айланасын терең дем алган абалда ченөө өзгөчө тактыкты талап кылат. Бул кезде далыны атайылап өйдө көтөрүүнүн кажети жок. Ошондой эле терең дем чыгарган кезде ийинди куушуруп, ылдый бүгүлүү да туура эмес. Сантиметрлик тасманы бошураак тарта кармап, алынган көрсөткүчтөрдү дептерге жазып турруу керек. Терең дем алган жана толук дем чыгарган абалдагы көрсөткүчтөрдүн айырмасы көөдөндүн экспурсиясы деп аталат. Көөдөндүн экспурсиясы дем алуу системасынын функционалдык абалынын көрсөткүчү болуп саналат. Ошого байланыштуу көөдөндүн экспурсиясын үзгүлтүксүз аныктап турруу чоң мааниге ээ.


Белдин айланасын анын ичке жеринен, ал эми каруунун айланасын, тескерисинче, анын эң жоон жеринен ченешет. Белдин айланасын ченеп жатканда сантиметрлик тасманын киндиктиң бир аз өйдөрөөк жеринен өтүшүнө көңүл бургула. Атайылап курсакты ичке тартуунун, же болбосо курсакты чыгаруунун кажети жок. Каруунун айланасын эки ача булчунду катуу чынаган жана андан кийин абдан бош кармаган абалда эки жолу ченешет. Ал үчүн сантиметрлик тасманы каруунун эң жоон жеринен өткөндөй кылып ороо керек. Бул учурда кол чыканак муундан бүгүлүп турат. Көрсөткүчтү жазып алган соң булчунду бошотуп, тасманы жылдырбай туруп, дагы бир жолу ченөө талап кылынат.

Жоон сандын айланасын сантиметрлик тасманы соору булчундун алдынан өткөндөй кылып ороп, ал эми шыйрактын айланасын — балтыр булчундун эң жоон жеринен ченөө керек. Ченеп жатканда (9-сүрөт) салмагыңарды эки бутка бирдей салып, түз тургула. Бутту далынын кеңдигиндей аралыкка койгула.

Антрапометриялык ченөөлөрдү колдун, арка булчундарынын күчүн жана өпкөнүн сыйымдуулугун ченөө менен аякташат. Колдун күчү кол динамометри менен ченелет.



8-сүрөт. Көөдөндүн айланасын ченөө.



9-сүрөт. Жоон сандын жана шыйрактын айланасын ченөө.

Динамометрди болгон күч менен жай, колду капиталга сунуп туруп кысуу талап кылынат. Ченөөнү адатта эки жолу кайталашат жана эң чоң көрсөткүчтү 2 килограммга чейинки тактыкта дептерге жазышат. Арка булчундарынын күчү да атайдын динамометр менен ченелет. Мындай динамометр бут койгуч темири, чынжыры жана кармагычы менен айырмаланат.

Чынжырды эки буттун ортосунан бут койгуч темирин басып, бир аз алдыга эңкейип, кармагычты тизенин деңгээлинде кармап, болгон күч менен жай керип тартат. Бул кезде буттун тизеден бүгүлбөшүнө, деңгээнин аркага карай чалкалабашына көнүл бургула. Ченөөнү эки жолу кайталап, алынган жакшы көрсөткүчтү 5 килограммга чейинки тактыкта дептерчеге жазгыла. Ал эми өпкөнүн сыйымдуулугун ченөө учун атайдын спирометр деген курал колдонулат.

Антрапометриялык ченөөлөрдү дайыма бир убакытта жана үзгүлтүксүз өткөрүп турруу жакшы натыйжаларды берет.

МАШЫГУУ МЕЗГИЛИНДЕ ТАМАКТАНУУНУН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

Тамак-аштын негизги составын белок, май жана углеводдор түзөт. Мындан тышкары, анын бирден бир керектүү компоненти болуп суу, ар түркүн минералдык заттар жана витаминдер да эсептелет.

Тамак-аштын энергетикалык баалуулугун аныктоо учун калория деген түшүнүктү колдонушат. Физика сабагынан белгилүү болгон калория деген түшүнүк негизинен, бир грамм сууну бир градуска жылытууга кеткен жылуулуктун санын түшүндүрөт. Ал эми биологиялык көз караш боюнча калория бирдигинде энергиянын организм аркылуу сарпталышы белгilenет. Тамак-аштын энергетикалык баалуулугу анын калориялуулугу деп аталаат.

Физкультура жана спорт менен машыккан кишилердин суткалык тамак-аш рационунда жетишшээрлик сандагы калориянын болушу ден соолукту чындоодо, машыгуу натыйжаларына ээ болууда керектүү шарттардан болуп саналат. Мисалы, жецил атлетика менен машыккандар үчүн тамак-аштын калориялуулугу 3800—4200, спорттук оюндар менен машыккандар үчүн — 4200—4800 жана булчун гимнастикасы менен машыккандар үчүн 4200—4500 килокалориядан кем болбошу керек.

Илимий изилдөөлөрдүн тыянактарына караганда, рациондо 1 грамм белокко 0,8 г майдын жана 4 г углеводдун туура келиши тамак-аштын аш болумдуулугун жакшыртат. Спорт менен машыгуу адамдын организмине өзгөчө таасир тийгизгендине байланыштуу тамак-аштын суткалык рацион-калориясын туура пландоо чоң мааниге ээ. Бул үчүн эртең мененки тамак бир суткада талап кылынуучу жалпы калориянын 35—40% ин, түшкү тамак — 30—40% ин, ал эми кечки тамак — 25—30% ин түзүшү керек.

Тамак-аштын эң баалуу бөлүгү болуп белок саналат. Машыгуу мезгилиnde белоктун жалпы сарпталышы абдан тездейт. Анткени, бул процесске булчун белоктору да кошулуп, алардын калыптануусуна сарпталган кошумча белок өз запасын толтурууну талап кылат. Ошондуктан тамак-аштын сапатын аныктоодо адамдын салмагынын ар бир килограммына 1,5—2 граммдан кем эмес белок туура келе тургандай кылыш пландоо жакшы натыйжаларды берет. Ал үчүн рациондо балыктын, жумуртканын, айрандын, сүттүн жана быштактын көбүрөөк болушуна кам көргүлө. Айран, сүт жана быштак тез синүүчү тамактардын катарына кирет. Машыгуу мезгилиnde мындай тамактарды кецири колдонуу өзгөчө мааниге ээ. Тамак-аш рационун туура түзүү үчүн кецири колдонулуучу кээ бир продуктулардын составындагы белоктун орун алышын билип алуу пайдалуу. З-таблицада тамак-аштын кээ бир түрлөрү боюнча атайын маалымат берилди. Таблицада көрсөтүлгөн азык-заттардын ар биригинин массасы 100 граммга барабар деп алынды.

Адамдын организми үчүн эң негизги энергетикалык материал болуп углеводдор эсептелет. Атайын жүргүзүлгөн илимий изилдөөлөрдө углеводдорго бай тамак-аштар менен тамактанганда адамдын эмгек өндүрүмдүүлүгү жогорулаганы белгиленген. Негизинен тамак-ашта углеводдордун эки түрү (жөнөкөй жана татаал углеводдор) болот. Жөнөкөй углеводдорго — глюкоза, фруктоза, саха-

роза, мальтоза жана лактоза, татаал углеводдорго — крахмал, глюкоген, клетчатка кирет. Жөнөкөй углеводдор кантта, балда жана башка шириң тамак-аштарда көбүрөөк болуп, аны организм жеңил жана тез сицирет. Ал эми татаал углеводдор наньын, картошканын жана дан өсүмдүктөрүнөн даярдалган тамактардын составында көбүрөөк болот. Аларды организм сицириш үчүн бир топ убакыт керек. Бул тамак-аш продуктулары организмди «В» жана «С» группасындагы витаминдер менен камсыз кылууда да маанилүү ролду ойнойт.

Углеводдорго бай тамак-аштарды ыксыз көп керектөө, организмдеги майларды энергетикалык материал катары толук сарптоо процессине тескери таасирин тийгизет. Майлардын энергетикалык материал катары колдонулушу да бир катар өзгөчөлүктөргө ээ. Майлар башка азыктарга караганда узак убакытка чейин өз касиетин жоготпой, энергетикалык материал катары кызмат кылып, организмдин оор жумушту көпкө чейин талыкпай аткарышына шарт түзөт. Бул жагдайда өзгөчө койдун майы баалуу. Жаныбар майларына караганда өсүмдүк майлары организмге тез сицет. Ошого байланыштуу күн карама жана пахта майларына бышырылган тамактар күнүмдүк тамак-аш рационунда кенири колдонулат.

Күн сайын бир өңчөй тамакты иче берүү организмге зиян. Мындай учурда организмге керектүү заттарды тамак-аш аркылуу толук алуу мүмкүнчүлүгү жоголот. Мисалы, эттин составында минералдык заттардын саны аз,

3 - т а б ли ца

Тамак-аштын составындагы белоктун массасы

| Тамак-аштардын түрлөрү | Белоктун массасы, г менен |
|------------------------|---------------------------|
| Балык | 15—68 |
| Буурчак | 23,4 |
| Үйдүн эти | 22,5 |
| Тооктун эти | 20,3 |
| Жаңгак | 18,0 |
| Боор | 17,4 |
| Быштак | 13,2 |
| Жумуртка | 12,3 |
| Күрүч | 7,6 |
| Нан | 6—8 |
| Сүт | 3,3 |
| Картошка | 2,0 |

ал эми жашылчалардын составында, тескерисинче, алар абдан мол. Эгер жалаң эле эттүү тамак жесенер, анда минералдык заттар организмге аз санда келип түшүп ба-ра-бара ден соолук начарлайт. Дайыма бир өңчөй тамактануу — бул организмди ар түркүн аш болумдуу заттар менен толук камсыз кылбоо дегендикке жатат. Гүрдүүлөп тамактануу азыктын жалпы аш болумдуулугун арттырат. Мисалы, этке жашылча кошуп жегенде организмге анын 90% и, ал эми жашылчасы жок жегенде бар болгону 75% гана сицет.

Тамакты дайыма бир мезгилде ичүү да абдан пайдалуу. Бул учурда тамак сицируү органдарынын кызматы женилдейт.

Тамак ичиш бүтөр замат машыга баштоого ашыкпагыла. Анткени, тамак ичкенден кийин кишинин тамак сицируү органдарынын функциялары жогорулайт. Мындай учурда машыгуу организмге кошумча түйшүк келтирип, анын нормалдуу иштешине жолтоо болот. Адатта машыгууну тамак ичкенден 1,5—2 saatтан кийин баштоо талапка ылайык.

Тамак-аштын туура эмес рациону, тамактын калориясынын көптүгү же аздыгы, күнүмдүк режимди бузуу организмдин тез чарchoосуна, ден соолуктун начарлашына алып келет.

Жалпы режимдин жана машыгуунун канчалык туура түзүлгөндүгүн бир нече көрсөткүчтөр аркылуу байкап, аларды теске салып турса болот. Мындай көрсөткүчтөрдүн бири дененин салмагы. Дененин салмагын ченеп турлуу өзгөчө кыйынчылыкка деле турбайт. Эгерде машыгуулардын натыйжасында дененин салмагы тез азая баштаса, анда күнүмдүк режимди жакшылап талдап көрүү талап кылынат. Методикалык жактан туура өткөрүлгөн машыгуулар дененин салмагын көп деле өзгөртпөйт. Бүткүл дүйнөлүк ден соолукту сактоо уому нормалдуу салмакты төмөндөгүдөй формула менен туюндурат.

$$50 + \left(\frac{\text{байдун}}{\text{узундугу}} - 150 \right) \times 0,75 + \left(\frac{\text{толук}}{\text{жаш}} - 21 \right) : 4$$

Эгерде салмагынار нормага жетпесе, тамак-аш рационуна белоктуу, майлуу тамактарды көбүрөөк кошуп, ал эми нормадан ашып кетсе — майлуу жана углеводдуу тамак-аштарды азыраак ичүүгө аракеттенгиле. Бул максатта суюктуктарды да ченеп ичките. Семиздикке алдыра баштагандар адатта суюктукту, сууну көп ичүүгө дилгир

келишет. Ашык салмактуулар мындаи өнөкөттү жоуюга аракеттениши зарыл.

Булчук гимнастикасында спортуун башка түрлөрү менен машыкканга караганда организмде «В» группасындағы витаминдер көбүрөөк талап кылынат. Машыгуу мезгилінде өспүрүмдөр ар түркүн витаминдер менен толук камсыз болушуна көңүл бөлүнүшү зарыл.

КИШИНИН БУЛЧУНДАРЫ ЖАНА АЛАРДЫН МААНИСИ

Булчук гимнастикасы менен машыккан ар бир киши өз булчундарын жана алардын маанисін жакшы билиши керек.

Кишинин денесиндеги булчундардын саны өтө көп. Алардын саны адам жаңы төрөлгөн күндөн баштал, өмүрүн акырына дейре өзгөрбөйт. Ал эми алардын салмагы ар дайым өзгөрүп турат. Жаңы төрөлгөн балдардын булчунун салмагы баланын жалпы салмагынын төрттөн бириң, өспүрүм жаштардын булчуну үчтөн бириң, ал эми спорт менен машыгып жүргөн чоң кишилердин булчуну салмактын экиден бириң түзөт. Кишинин ар бир булчунун өз аты, тиешелүү кызматы болот.

Эгерде колуңарды чыканак муундан бүксөңөр, анда каруунун ички бетинде жаткан ири булчук дөмпөйүп чыгат. Бул эки ача булчук деп аталат. Эки ача булчук жогорку эки тарамышы менен далыга, төмөнкү тарамышы менен билекке барып бекийт. Эки ача булчук колду бүктүргүч, ал эми үч ача булчук жазылткыч болуп саналат. Үч ача булчук каруунун арткы бетинде жайгашкан. Ошентип, бул карама-каршы таасир этүүчү булчундардын таасири менен чыканак муунда кыймыл-аракет жасалат.

Кишинин бармактары абдан чебер кыймыл-аракеттерди аткарууга ылайыкталган. Бул кыймыл-аракеттер билекте, кырк муунда жана алакан сөөктөрүндө жайгашкан көп сандаган майда булчундардын таасири менен аткарылат.

Буттун булчундары колдун булчундарына караганда бир топ чонураак келет да, алар дененин салмагын көтөрүп, басып-турлуу кыймыл-аракетин аткарышат. Жото жиликтин арткы жагында жаткан чоң булчук балтыр булчуну деп аталат. Бул булчук жыйрылганда бут тизеден бүгүлүп, согончок өйдө көтөрүлүп, буттун кетмени сыртты карай толгонот. Мындаи кыймыл басууда жана жүгүрүүдө чоң мааниге ээ.

Кишинин абдан өрчүгөн булчундарынын бири — соору булчуңу. Ал булчуң жамбаш сөөккө жана кашка жиликке бекийт. Соору булчуң жамбаш муунду бир абалда кармап туруп, денени тике кармоо процессинде өзгөчө мааниге ээ болот.

Дененин түз туруу абалын сактоодо, арка булчундарынын да мааниси чоң. Бул булчундар омуртка тутумун бойлоп барып, анын артка багытталган кыр урчуктарына бекийт. Бир учу баш сөөккө, ал эми экинчи учу тулку бойдун сөөктөрүнө бекиген желкенин булчундары башты түз кармоого жардам берет.

Колдун кыймылдашина жана ошондой эле дем алуу процессине көкүрөк булчундарынын жыйрылышы жана жазылышы таасир этет. Мисалы, төштүн чоң булчуңу колду түшүрүүгө жана терен дем алууга катышат.

Тулку бойдун эңкейүүсү, капиталга кыйشاюусу, онго жана солго бурулушу негизинен, курсак булчундарынын ар кайсы тобунун таасири менен болот. Курсак көндөйүндөгү ички органдардын туура жана бир абалда жайлана-шынан ушул булчундардын жалпы өрчүү деңгээли көп таасир этет. Ошондуктан, ден соолукту чындоодо бул булчундарды өрчүтүү жооптуу иш болуп эсептелет. Адатта бул булчундардын чыйралуу даражасын «пресс» деп аташып, спорт менен машыкканда текшерип да турушат.

Аткарған кызматына жараза бет булчундары чайнаткыч жана ымдооч булчундар деп бөлүнөт. Чайнаткыч булчундар негизинен жаакты кыймылга келтирец, ал эми ымдооч булчундар болсо сүйүнүчтүү, өкүнүчтүү, жек көрүүнү, ойлонууну, кыжырланууну, үрөй учууну жана таңкалууну билдириет.

Дененин булчундары канчалык жакшы өрчүсө, скелет ошончолук бекем болот. Скелеттин туура өрчүшү булчундардын жалпы өрчүшү менен тыгыз байланыштуу. Мына ушул себептен денени туура калыптандыруу максатында жана күчтүү, шамдагай, чыдамкай, пийилгич, сымбаттуу болуу үчүн булчуң гимнастикасы менен машыгуу зарыл.

Кишинин келбети негизинен бала чакта жана өспүрүм кезде оной калыптанат. Ал эми он сөгиз, он тогуз жашка толуп калганда, дene түзүлүштүн кемчиликтерин түзөтүү оордой баштайт. Анткени, омурткадагы чемирчектер сөөккө айланып, дene түзүлүш, келбет калыптана баштайт. Ушуга байланыштуу, өспүрүм кезден өткөнгө чейин столго, партага туура олтурууга көбүрөөк көңүл бөлүүгө аракеттенигиле. Дайыма туура эмес олтурганга көнгөн киши-

лердин омуртка тутуму ийрейип калышы ыктымал. Ал эми булчундарды дайыма машыктырып турруу мындай терс өзгөрүүлөргө жол бербейт.

«ЭМГЕККЕ, СССРди КОРГООГО ДАЯР» ДЕГЕН БҮТКҮЛ СОЮЗДУК КОМПЛЕКС ЖАНА БУЛЧУН ГИМНАСТИКАСЫ*

«Эмгекке, СССРди коргоого даяр» (ГТО) деген Бүткүл союздук физкультуралык комплекс советтик дene тарбия системасынын эң көрүнүктүү жетишкендиктеринин бири болуп саналат. ГТО комплекси 30-жылдардын башында эмгекчи элдердин жалпы дene даярдык денгээлин текшерүү максатында мамлекеттик талап катары Лениндик Коммунисттик жаштар союзунун демилгеси менен түзүлгөн. Жарым кылымдан ашуун мезгилден бери ГТО комплекси физкультура менен спорттун массалык түрлөрүн эл катмарына кецири жайылтууда чоң кызмат өтөп келе жатат. Мезгил өткөн сайын комплекстин өркүндөшү, анын структурасы, мазмунунун өзгөрүшү, мамлекеттик талапка кецири жооп берген көрүнүктүү иштердин бири катары белгилүү болуп калды.

ГТО комплекси түзүлгөн алгачкы этап 1930—39-жылдарга туура келет. Бул комплексте 26 га жакын физкультуралык көнүгүүлөр болгон. Алар эмгекчи элдин ден соолугун чындоого, жаш муунду эмгекке, Родинанын коргоого даярдоого шарт түздү.

Улуу Ата Мекендик согуштун жылдарында физкультуралык комплекс катаал мезгилдин талабына ылайык өз мазмунун өзгөрттү. Комплекске мылтыкты колго кармана кийимчен сууда сүзүү, атайын тоскоолдуктар тилкесин өтүү сымал жетишээрлик татаал көнүгүүлөр киргизилди. Бир катар көнүгүүлөрдү аткаруунун тартиби өзгөртүлдү. Комплексте ар бир киши сөзсүз түрдө жана өз каалоосу боюнча аткарылуучу көнүгүүлөрдүн саны такталды. Мынданай өзгөртүүлөр комплекстин тарыхына анын өркүндөшүндөгү экинчи этап катары кирип калды.

Комплекстин өркүндөшүнүн үчүнчү этапы 1955—1959-жылдарга таандык. Бул мезгилдеги комплекс ар бир кишинин физкультуралык билиминин жетишээрлик терең болушуна коюлган талапты күчөттү. Ар бир кишинин

* Кыргыз Республикасында бул комплекс «Ден соолук» деген ат менен кабыл алынды.

даярдыгынын деңгээлин текшерүүгө арналган көнүгүүлөрдүн саны тактады. Комплекстин нормаларын аткарууга милдеттүү болгон эл катмарынын көбөйүшүнө жол ачты. Мисалы, мурдагы комплексти 14 жаштан баштап тапшырууга милдеттенидирилсе, жаңы комплексти 13 жаштан баштап эле аткарууга укук берилди.

Ар бир кишинин жалпы дene даярдык деңгээлин аныктоого арналган көнүгүүлөрдүн нормативи мурдагыга караңда бир топ жогорулатылды. Ошону менен биргө комплекстин нормаларын аткаруу, значоктор менен сыйлоо тартиби өзгөртүлдү. Мындай өзгөртүүлөр физкультурылык комплекстин турмуштагы маанисин жаңы деңгээлге көтөрдү. Анын негизги максаты эмгекчи элди өндүрүмдүү эмгектенүүгө даярдо болуп калды.

Өнүккөн социалисттик коом адамдын даярдык деңгээлинин жогорулашын талап кылды. Өлкөбүздүн өнөр жаýына чебер, ыкчам, күчтүү жана шамдагай жумушчулардын иштеши күн тартибинде турду. Советтик Армиянын катарында кызмат ётөө да жаштардын ар тараптуу даярдыгын талап кыла баштады. Анткени, армияда кызмат ётөөнүн мөөнөтү қыскартылып, аскерлерди тез даярдо талабы келип чыкты. Мына ушундай турмуш талаптары 1972-жылы Бүткүл союздук комплекстин өзгөртүлүшүнө анын бир топ өркүндөшүнө алыш келди.

Бирок физкультурылык комплекс боюнча аткарылып жаткан иштер алигө чейин мезгилдин талабын толук камсыздандыра албай келе жатат. Анткени, 1972-жылы кабыл алынган физкультурылык комплекс бир нече кемчиликтерге ээ эле. Биринчиден, мында граждандык коргонуу тартибине ылайык келген ар кандай эле жумуштарда жетишээрлик өндүрүмдүү иштөөгө шарт түзгөн, физкультурылык көнүгүүлөрдүн татаал түрлөрүн үйрөнүүгө бағытталган ыкмалар жетишсиз эле. Экинчиден, комплекстин нормаларын өз убагында аткарууга бағытталган рационалдуу кыймыл-аракет режими иштелип чыккан эмес. Үчүнчүдөн, физкультура менен өз алдынча машыгуу мүмкүнчүлүгү толук бааланбай, көңүл учунан чыгып калган эле. Төртүнчүдөн, комплекс койгон кээ бир талаптар эл катмарынын чыныгы даярдык деңгээлин толук чагылдыра алган эмес. Мына ушу себептерге байланыштуу 1985-жылы январь айында «Эмгекке, СССРди коргоого даяр» деген Бүткүл союздук физкультурылык комплекс дагы бир кыйла өркүндөтүлдү. Атайын илимий изилдөөлөр өткөрүлүп, комплекс боюнча аткарылган жумуш ар тараптан анализденди. Бир сөз менен айтканда жаңы физкульту-

ралык комплексте ақыркы жылдардагы прогрессивдүү кыймылдың жыйынтыктары толук эске алынды.

Бул комплекстин негизги максаты — ар бир адамдын рухий дүйнөсүнүн кең болушуна, анын ар тараптан гармониялуу өнүгүшүнө, ден соолугунун чың болушуна, чыгармачылыкка жана әмгекке умтулууга тарбиялоонун жогорку деңгээлде орун алышына жетишүү болуп саналат. Бул максатка жетүү үчүн ГТОнун ар бир значкисттеринин алдында төмөндөгүдөй милдеттер коюлду:

— физкультура жана спортту эл катмарына кенири пропагандалоо;

— физкультура менен машыгууга умтулууну тарбиялоо жана аны ар тараптан колдоо;

— өз алдынча физкультура менен машыгуу, граждандык коргонуу билимдерин жана ыкмаларын терең үйрөнүү;

— жогорку деңгээлдеги жалпы дene даярдыгына, чынден соолукка жана узун өмүр сүрүүгө умтулуу;

— кыймыл-аракеттин рационалдуу режимине жетишүү;

— массалык спортту өнүктүрүү, спорттук таланттарды тарбиялоо;

— ар бир кишинин физкультурага кенири катышуусуна жетишүү.

Жыйынтыктап айтканда, физкультуралык комплекс боюнча жүргүзүлгөн иштердин ар бир советтик кишинин жашоо образынан терең орун алышына жетишүү мамлекеттик милдет катары көрсөтүлүп жатканын толук эске алуу зарыл.

Мына ушул максатта түзүлгөн өркүндөтүлгөн жаңы физкультуралык комплекс төмөндөгүдөй структурага ээ. «Әмгекке, СССРди коргоого даяр» Бүткүл союздук физкультуралык комплекси эки бөлүмдөн турган. Биринчи бөлүмү «Әмгекке, СССРди коргоого даяр бол» (БГТО) деп аталып, 6—15 жаштагы мектеп жаштарына арналат. Ал эми комплекстин экинчи бөлүмү «Әмгекке, СССРди коргоого даяр» (ГТО) деп аталып 16 дан 60 жашка чейинки әмгекчи элдерге арналат.

БГТО комплекси төрт баскычтан турат.

Биринчи баскыч — «Стартка даяр бол» 1—2-класстын окуучулары үчүн иштелип чыккан. Комплекс негизинен башталғыч класстын окуучуларынын физкультуралык көнүгүүлөрдү аткарууда жөнөкөй ыкмаларга ээ болушуна, кыймылдуу оюндар менен ойноого, физкультуралык көнүгүүлөрдү аткарууга болгон умтулуусун жана кызыгуусун арттырууга арналган.

Экинчи баскыч — «Бардыгы стартка чыгышат» деген аталаат, ал 3—4-класстын окуучулары учун түзүлүп, алардын физкультуралык көнүгүүлөргө, кыймылдуу оюндарга болгон кызыгуусун мындан ары да арттырууга, алардын ичинен спортко кызыгуучуларды табууга, негизги дene сапаттарын жана кыймыл-аракеттерин өнүктүрүүгө багытталган.

Үчүнчү баскыч — «Тайманбастар жана шамдагайлар». Ал 5—6-класстын окуучулары учун түзүлүп, алардын негизги дene сапаттарын өркүндөтүүгө, турмушта көп керек болуучу кыймыл-аракеттерге жана ыкмаларга үйрөтүүгө арналган.

Төртүнчү баскыч — «Спорттук толуктоо». Ал 7—8-класстын окуучулары учун түзүлүп, келечекте аларды спорттун бир түрү менен жемиштүү машигууга жеткириүүчү даярдыкка ээ кылуу болуп саналат.

Ал эми ГТО комплекси уч баскычтан турат.

Биринчи баскыч — «Күч жана каармандык». Ал 9—10-класстын окуучуларына 16—17 жаштагы жаштарга арналат. Бул баскычтын негизги максаты ар бир жашты эмгекке жана Советтик Армияда жакшы кызмат өтөп келүүгө даярдоо болуп саналат.

Экинчи баскыч — «Дене тарбия жагынан өсүп жетилүү». Ал 18 ден 39 жашка чейинки адамдарга арналган. Комплекстин бул баскычы төрт группага бөлүнүп, 18—24, 25—29, 30—34 жана 35—39 жаштагы кишилер учун ар башка нормативдерди аткарууну талап кылат. Баскычтын негизги максаты — жалпы дene даярдыгынын оптималдуу денгээлине ээ болуу, Ата Мекенди коргоого, өндүрүмдүү эмгектенүүгө жана ден соолукту чындоого жетишүү.

Үчүнчү баскыч — «Чың ден соолукка умтулуу». Ал 40—60 жаштагы эркектер жана 40—55 жаштагы аялдар учун түзүлгөн. Бул баскычта да беш жаштык интервал менен атайын нормативдер иштелип чыккан. Баскычтын негизги максаты — дene даярдыгынын оптималдуу денгээлин узак убакытка чейин сактоого, чыгармачылык ийгиликке, чың ден соолукка, узак өмүр сүрүүгө, эмгектик активдүүлүккө, Ата мекенди коргоого даяр болууга жетишүү.

Өркүндөтүлгөн жаңы физкультуралык комплекстин ар бир баскычы төмөндөгүдөй төрт бөлүмдөн турат:

- билим берүү бөлүмү;
- ыкка үйрөтүү бөлүмү;
- бир жумалык кыймыл-аракет режимин белгилөөнүн бөлүмү;
- сыноолор жана нормалар бөлүмү.

Билим берүү бөлүмү. Бул бөлүм комплексти аткаруучу ар бир кишини физкультуранын жана граждандык коргонуунун күндөлүк турмуштагы мааниси менен тааныштырат.

Іккя үйрөтүү бөлүмү. Бул бөлүм комплексти аткаруучу ар бир кишини эмгектенүү, окуу жана эс алуу процессинде физкультураны туура колдоно билүүгө, денени чындоочу гигиеналык процедураларды уюштурууга жана химиялык, бактериялык, ядролук куралдардан коргонуу ыкмаларын өздөштүрүүгө үйрөтөт.

Бир жумалык кыймыл-арақет режимин белгилөө бөлүмү. Бул бөлүм бир жуманын ичинде аткарылуучу көнүгүүлөрдүн санын аныктайт жана ГТОнун нормасын аткарууда даярдоочу программанын өзөгүн түзөт.

Сыноолор жана нормалар бөлүмү. Бул бөлүм ГТОнун значкисттеринин жалпы дene сапаттарын баалоочу, алардын жаш жана жыныстык өзгөчөлүктөрүн эске алуучу бир катар сыноолордан турат. ГТОнун мазмұнуна кирген мындай сыноолор негизинен ыкчамдыкты, чыдамкайлыкты, шамдагайлыкты жана күчтүүлүктү аныктайт.

Бүткүл союздук физкультуралык жаңы комплекс мурдагы комплекстерден бир топ айырмаланып турат.

Бириңчиден, өркүндөтүлгөн жаңы физкультуралык комплекс спортко калктын калың катмарын кецири тартат. Мисалы, 1959-жылы кабыл алынган комплекс нормативдерди 14 жаштан баштап аткарууну талап кылса, жаңы комплекс 6 жаштан баштап аткарууну талап кылат. Ал эми нормативдерди аткаруудагы жаш чеги эркектер үчүн 55 жашка, ал эми аялдар үчүн 45 жашка барабар болсо, жаңы комплекс эркектер үчүн 60 жашка, аялдар үчүн 55 жашка чейин узартылышы каралды. Бул болсо физкультуристердин жалпы санын өстүрүүнү көздөйт.

Экинчиден, ГТО комплекси өзүнүн спорт менен болгон байланышын бекемдөөгө жетишти. Бул максатта анын нормаларын жаңа сыноолорун спорттук мелдештер өткөрүлүп жаткан мезгилде гана кабыл алуу туура деп табылды. Анткени мелдеш мезгилиндө кабыл алынган норматив спорттук федерация тарабынан иштелип чыккан эрежелердин аткарылышына толук мүмкүндүк берет. ГТОнун көп түрү боюнча өткөрүлүүчү мелдештердин жыныстыгы да спорттук тартипте, упайлар таблицасынын негизинде чыгарылмакчы болду. Ал эми ГТОнун алтын значогун ыйгарууда 12 ден 24 кө чейинки жаштардан

спорттун каалаган бир түрүнөн разрядга ээ болушун талап кыла баштады.

Үчүнчүдөн, ГТОнун значкисттерин даярдоо әмгекте жана Ата Мекенди коргоодо жаңы талаптарды эске алуу менен жүргүзүлүп, ыкчамдыкты, күчтүүлүктүү, чыдамкайлыкты, шамдагайлыкты өрчүтүүнүү, жүгүрүү, секириүү, лыжа тебүү, сууда сүзүү, туристтик жүрүшкө чыга билүү сымал өнөрлөрдү тарбиялоону талап кыла баштады. Өркүндөтүлгөн жаңы ГТО комплексинде мылтык ата билүү, граната ыргытуу, ядролук, химиялык, бактериялык куралдардан коргонуу, ооруулуга медициналык биринчи тез жардамды көрсөтө алуу ыкмаларына ээ болуу мүмкүнчүлүктөрү да каралган.

Төртүнчүдөн, ГТОнун нормаларын жана сыйноолорун толук аткарууга жетишүү максатында өткөрүлүүчү машигуулардын жалпы тарбиялык маанисин жогорулатууга багытталган. Мындай максатта уюштурулган жумуш машигуулардын пайдалуу экендигине терең ынандырып, ар бир физкультурниктин моралдык жана рухий байлыгынын өсүшүнө көмөк берет. Анткени, ар бир машигуучунун кыймыл-аракеттүү жашоонун мааниси жөнүндө алган түшүнүгү анын әмгек өндүрүмдүүлүгүн жогорулатууга мүмкүндүк берет. Физкультуралык комплексти толук өздөштүрүү аскердик-патриоттук тарбия алууга, граждандык коргонуу тартиптерин өздөштүрүүгө да шарт түзөт. ГТО тарабынан атайын теориялык билимдерди өздөштүрүүгө коюлган талаптар да ар бир жаш муундун интеллектуалдык активдүүлүлүгүн өстүрүп, алардын аң-сезиминин туура калыптанышына себепкер болот. Практикалык жактан коюлган талаптар ар бир жаш муунду үзгүлтүксүз машиктырууга, физкультура жана спорт боюнча уюштурулган коомдук иштерге катышууга шарт түзөт.

Жеке жана коомдук гигиеналык талаптарды өздөштүрүү, физкультуралык көнүгүүлөрдү так жана жакшынакай элес калтыра аткаруу, спорттук шаймандарга тыкандык менен этияттап мамиле кылуу ар бир жаш муунду эстетикалык жактан тарбиялоого көмөк берет.

Жалпы сөз менен айтканда, комплекстин значкисттерин тарбиялоо көп кырдуу, турмуш талап кылган мамлекеттик маанидеги жумуштардын бири болуп саналат.

Бешинчиден, жаңы комплекс физкультуралык иштердин уюштуруучулук жана методикалык негиздеринин мындан ары да өркүндөшүнө алып келди. ДОСААФтын техникалык клубдарында, комитеттеринде жана коргонуу үйлөрүндө физкультуралык комплекс боюнча жүргүзүлүүчү

«СПОРТТУК ТОЛУКТОО»
**(физкультуралык комплекстин 7—8-класстын окуучуларына
арналган нормативдері)**

| №№ | Сыноолор | Нормалар | |
|----|--|----------------------------|--|
| | | тапшырылды | алтын белгіге |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Жүгүрүү 60 метрге (сек) | 9,2 | 8,4 |
| 2. | Жүгүрүү: 2000 метрге (мин) 3000 метрге | 10,0 | 9,20 |
| 3. | Секириүү: узундукка (см) бийнкүкке (см) | 380 | убактысы эске алынбайт 430 |
| 4. | 150 граммдык топту ыргытуу (м) | 125 | 130 |
| 5. | Турникке тартылуу (жалпы саны) | 40 | 45 |
| 6. | Лыжа тебүү: 3 км (мин., сек) 5 км | 8 18.00 | 10 17.30 убактысы эске алынбайт |
| 7. | Сууда сүзүү 50 метрге | Убактысы эске | 43 сек |
| 8. | Кичинекей калибрлүү мылтых аттуу: 50 метрге 25 метрге | алынбайт 3 жолу тийсе | 32 упай алса |
| 9. | Туристтик жүрүшкө чыгуу | 4 жолу тийсе Бир күндүк | 33 упай алса 12 км ге |

иштер кенири жайылтылды. Маданий эс алуу жайларында, пионер лагерлеринде физкультуралык кыймыл кенири жайылтылып, жаштар үчүн физкультура менен үзгүлтүксүз машыгууга шарт түзүлдү. Комплекстин значкисттерин даярдоо атايын графиктин негизинде жүргүзүлө баштады. Мисалы, комплекстин значогун ыйгаруу укугу нормативдерди бир жыл ичинде толук аткарганда гана бериле турган болду. Машыгуулардын жалпы активдүүлүгүн өрчүтүү максатында жекече гана группада өткөрүлүүчү маектешүүлөр кенири колдонула баштады. Машыгуучулардын ден соолугун үзгүлтүксүз контроллодоп туруу максатында аларды атайын медициналык кароодон өткөрүү тартиби киргизилди. Спорт аянчаларын даярдоого, комплекс боюнча үгүт иштерин аткарууга комсомолдук активисттер,

«КҮЧ ЖАНА КААРМАНДЫК»
(физкультуралык комплекстин 9—11-класста окугандын окуучуларына (уландар) арналган нормативдері)

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|---|--|---|
| 1. | Жүгүрүү 100 метрге (сек) | 14,5 | 14,2 |
| 2. | Жүгүрүү: 3000 метрге (мин) 5000 метрге (мин) | 15.00 | 13.00 |
| 3. | Секириүү: узундукка (см) бийиктике (см) | 420 130 | убактысы эске алынбайт 460 135 |
| 4. | 700 грамм салмактагы граната ыргытуу (м) | 32 | 38 |
| 5. | Турникке тартылганча бутту ашырып өткөрүү (жалпы саны) же болбосо турникке тартылуу | 3 | 4 |
| 6. | Лыжа тебүү: 5 кило- метрге (мин) 10 километрге (мин) | 10 | 12 |
| 7. | Сууда сүзүү: 50 метр- ге (мин/сек) | 27.00 | убактысы эске алынбайт 25.00 |
| 8. | Мылтык атуу: 25 метр- ге | убактысы эске алынбайт | 0,41 |
| 9. | 50 метрге Туристтик жүрүшкө чыгуу | 4 жолу тийсе —»— 20—25 километрге созулган бир күндүк туристтик жүрүшкө чыгуу | 37 упай 35 упай бир күндүк туристикик жүрүшкө чыгуу |

уюмдар жана органдар көнүрүү тартила баштады. Комплексти турмушка терен жайылтуу максатында спорттук базалардын, стадиондордун жана спорт залдардын жумуш күнү узартылып, дежурный мугалимдердин, инструкторлордун консультация уюштуруусу карады.

Жогоруда көрсөтүлгөндөй, физкультуралык жаңы комплекс боюнча өткөрүлүүчү уюштуруучулук, методикалык иштерде көп жаңы резервдер бар. Азыркы мезгилдин талабы — бул резервдерди көнүрүү тартила баштады. Комплекстын нормативдерине токтоло кетмекчибиз. Анткени өспүрүм жаштардын булчун гимнастикасы менен машыгуусу физкультуралык комплекстин нормаларын женил аткарууга

Физкультуралык жаңы комплекстин «Спорттук толуктоо» жана «Күч жана каармандык» деген баскычтарынын нормативдерине токтоло кетмекчибиз. Анткени өспүрүм жаштардын булчун гимнастикасы менен машыгуусу физкультуралык комплекстин нормаларын женил аткарууга

мүмкүнчүлүк түзөт. Ал эми ар бир машыгуучунун талап кылынган нормативдерди так билип алышы машыгуунун натыйжасын дайыма контроллодоп турууга шарт түзөт.

МАШЫГУУГА КЕРЕКТҮҮ ШАЙМАНДАРДЫ ЖАСООНУН ҮКМALARЫ

Жалпы орто билим берүүчү мектептердин жана кесип-чилил-техникалык окуу жайларынын реформасы мектеп окуучуларын жаштайынан эмгекке тарбиялоону талап кылат. Мектеп окуучуларын эмгекке үйрөтүү сабагына, ишембиликтөргө, үй чарбасындагы жумушка катыштыруу менен аларды эмгекке тарбиялайбыз. Акыркы жылдарда жогорку класстардын окуучулары жайы каникуулун эмгек отряддарында, өндүрүштүк бригадаларда өткөрүү жакшы жөрөлгө болуп калды.

Мектеп окуучуларын эмгекке тарбиялоодо аларды кээ бир спорттук шаймандарды өз алдынча жасап алууга үйрөтүү да маанилүү иштердин бири. Эмгекке тарбиялоонун ушундай жолу бир катар өзгөчөлүктөргө ээ. Биринчиден, колго жасалган спорттук шаймандардын бардыгы төң машыгууда колдонулат жана окуучу анын кемчиликтерин өз тажрыйбасында жакшы байкап, аларды ондоого аракеттениет. Экинчицен, спорттук шаймандарды өз колу менен жасап алуу акча каражатын үнөмдөөгө көмөк болуп, баланы ысырапчылыкка тарбиялоого жол бербейт. Учунчүдөн, булчун гимнастикасына керектүү спорттук шаймандардын бардыгы эле өндүрүш тарабынан чыгарылбайт. Ал эми спорттук шаймандардын жетиштүү санда болушу машыгууну көнүлдүү жана натыйжалуу өткөрүүгө шарт түзөт.


Буга байланыштуу, булчун гимнастикасы менен машыгууда кецири колдонула турган шаймандарды: экиге ажырай турган гантелдерди, жантык тактайчаны, жазы олтургучту, штанга көтөрүү үчүн олтургучту, штанга коюлуучу түркүктүү, штанганы, параллель брустарды, турникти жана блоктук системаны өз алдынча жасоонун ыкмалары менен тааныштыра кетмекчибиз.

Экиге ажырай турган гантелдерди жасоонун ыкмасы

Экиге ажырай турган гантелдердин: туткасы, чоюн дөңгөлөктөрү жана аларды бириктируүгө арналган атайдын бекиткичи бар. Тутканын узундуugu 30 см ге, диаметри — 2—3 см ге (10-сүрөт) жетип, темирден же башка каттуу материалдан жасалат. Чоюн дөңгөлөктөрүнүн диа-

метри 10—12 см келип, ар түрдүү калыңдыкта, салмакта, жуп-жубу менен жетишээрлик санда даярдалат. Бул дөнгөлөктөрдүн орто ченинен туткага кийгизилгенге ылайыктап, атайын тешик чыгарышат. Чоюн дөнгөлөктөрдү туткага бекитиш үчүн атайын бекиткич даярдоо зарыл. Бекиткич туткага ылайык келе турган темир алкагынан жасалат. Темир алкакка бурама орнотуп, аны туткага бекитүүгө ыңгайлуу кылып жайлыштырат.

Мындай ыкма менен жасалган гантелдин салмагы 10 дон 20 килограммга чейин жетиши ыктымал. Гантелдин салмагынын мындай чондуукка чейин өзгөрүшүнө байланыштуу кээде аларды кичинекей штанга деп да аташат. Чындыгында эле, мындай гантелдер штангага түспөлдөш келип, булчундарды өрчүтүү үчүн бир топ чоң мааниге ээ болот.




10-сүрөт. Экиге ажырай турган гантель.

Жантык тактайча жасоонун ыкмасы

Жантык тактайчанын узундугу 2 м ге, калыңдыгы 4 см ге чейин жетип, анын бир учун экинчи учунана караңда бир топ бийигирээк кылып жасашат. Тактайчанын бийик жагына (11-сүрөт) кайыш боо тагып, аны эки буттүү эркин көтөрүп илүүгө ылайыктап коую зарыл.


Жантык тактайча курсак булчундарын өрчүтүүгө арналган. Мисалы, тактайчага чалкадан жатып, бутту кайыш тилкеге илип, тулку бойду өйдө көтөрүп жана кайрадан ылдый түшүрүп көнүгүү курсак булчундарын жакшы өрчүтөт.



11-сүрөт. Жантык тактайча.


Жазы олтургуч жасоонун ыкмасы

Жазы олтургучтун узундугу 1 м, туурасы 30—35 см, бийиктиги 20—25 см өлчөмүндө жасалат (12-сүрөт). Олтургучтун буттарын темирден ширетип жасоо өзгөчө бекемдикти камсыз кылат. Бул спорттук шайманды дермантин менен каптап коую гигиеналык жана эстети-



12-сүрөт. Жазы олтургуч.
туруп көтөргөндөн бир топ айырмаланат.

Штанга көтөрүү үчүн олтургучту жасоонун ыкмасы



13-сүрөт. Штанга көтөрүү үчүн олтургуч.

штанганы көкүрөктөн жогору көтөрүп көнүгүүдө көнири колдонулат.

калык талапка ылайык келет.

Жазы олтургуч ага олтуруп, же болбосо үстүнө жатып штанга, гантель жана гиря менен аткарылуучу көнүгүүлөрдү жасоодо керектелет. Мисалы, олтургучта олтуруп штанга көтөрүү аны түз

Штанга көтөрүү үчүн олтургуч кадимки эле жазы олтургучка штанганы койгонго ылайыкталган эки түркүкчөнү кошо жасо менен айырмаланат (13-сүрөт). Адатта атайын түркүкчөнү диаметри 40 мм дөн кем болбогон темир түтүктөн жасашат. Бул спортык шайман чалкадан жатып,

Штанга коюлуучу түркүктү жасоо

Мындаи түркүк диаметри 40 мм дөн кем болбогон эки темир түтүктөн жасалат (14-сүрөт).


Түркүктүн бийиктиги 1 м 20 см дөн кем болбошу көрек. Штанганы коюу үчүн атайын жарым алкак темирди түркүктүн учуна ширетип коюу коопсуздукту жана ыңгайлуулукту камсыз қылат. Түркүктүн негизи жетишшээрлик жазы болушу да талап қылынат. Түркүктөр штанганы далыга коюп олтуруп-туруп көнүгүүдө пайдаланылат. Мисалы, штанганы далыга коюу үчүн түркүктүн үстүндө турган штанганы алуу жерде жаткан штанганы алганга караганда бир топ женил. Ал эми тескерисинче, көнүгүүнү аткарып бүткөндөн кийин аны далыдан алып жерге коюу түркүккө койгондон бир топ оор келет.

Штанга жасоо


Өнөр жайда үч түрдүү штанга жасалат. Штанганын биринчи түрү рекордук штангага деп аталып, оор атлетика боюнча өтө кылдаттык менен рекорд коюуга, эл аралык мелдештерди өткөрүүгө арналып жасалат. Штанганын экинчи түрү машыгуу штангасы деп аталат. Ал бардык эле спорттук машыгууларда колдонула берет. Машыгуу штанганын дөңгөлөктөрүнө резина капталып да чыгарылыши мүмкүн. Мындай дөңгөлөктөр бири-бири менен кагышканда катуу үн чыкпай, машыгууда тынчтыкты камсыз кылат. Ал эми штанганын үчүнчү түрү элдик штанга деп аталып, узун туурасты рекордук штангадан кичирээк жасалат. Мындай штанганы салмагын да ар түрдүү чондукта өзгөртүүгө болот. Анын эң төмөнкү салмагы 15 кг болсо, жогорку салмагы 80 кг дан ашпайт. Мындай штанганы спортсмендер эле эмес, физкультура менен өз алдынча машыккандар да кецири колдонушат.

Булчун гимнастикасы менен машыгууда өнөр жайда жасалган штангалардын болушу жакшы көрүнүш. Бирок, кээде штанганы өзүнөр деле жасап алсаңар болот. Мындай учурда штанганын булчун гимнастикасы менен машыгуу тартибине туура келген эки түрүн жасоо талап кылынат. Анын биринчи түрү кадимки штангага окшош болсо, экинчи түрү андан туткасынын атайылап ийилиши менен айырмаланат.


Штанганын кадимки түрү (15-сүрөт) жетишээрлик сандагы жуп-жубу менен тандалып алынган дөңгөлөктөрдөн жасалышы зарыл. Штанганын туткасынын диаметри 2—3 см ден, ал эми узундугу 120—150 см ден кем болбогондой кылып, атайын бышык темир ломду



14-сүрөт. Штанга коюлуучу түркүк.



15-сүрөт. Штанга.




16-сүрөт. Туткасы ийри штанга

Адатта мындаштырылган штанганиң кол булчундарын өрчүтүү максатында кецири колдонушат.

Эгерде мындаштырылган штанганиң туткасынын диаметрине барабар келсе, анда кошумча дөңгөлөктөрдү жасоонун кереги жок болуп калат. Тутканын узундугу 1 м ге жакын жасоо зарыл. Ал эми тутканын ийилген жерин жогорку тактыкта аныктоо керек. Анткени, анын ийимдерди штанганиң тен салмактуулугун аныктайт. Адатта ийимдерди тутканын так ортосунан бири биринен 20—25 см алыстыктагы аралыкта чыгарышат.

Булчун гимнастикасы менен машыгуу үчүн мындан сырткары, турниктин, параллель брустардын болушу да талапка ылайык келет. Турник жасап алуу көп кыйынчылыкка турбайт. Ал үчүн жанаша өскөн эки дарактын ортосуна темир ломду туурасынан орнотуп койсо болот. Турниктин бийиктиги, дарактардын ортосундагы аралык машыгуучунун боюна жаразаша тандалат. Ал эми параллель брустарды жасоо бир аз кыйыныраак. Параллель брустарды жасоо үчүн бийиктиги көкүрөктөн келген төрт мамынын болушу талап кылынат. Мындаштырылган үстүнө эки параллель брустар же болбосо темир ломдор орнотулат. Турникте жана параллель брустарда кол, каруу, көкүрөк жана далы булчундарын өрчүтүүчү көнүгүүлөр аткарылат.

Булчун гимнастикасы менен машыгууда блоктук системалар да колдонулат. Блоктук системаларды жасоо атайын даярдыкты, колдуун жөндөмдүүлүгүн талап кылат. Эгерде, блоктук системаларды жасап алсаңар, алар машыгууларды ар түркүн багытта өткөрүүгө мүмкүндүк түзөт. Блоктук системаларды жасоодо



17-сүрөт. Блок системасы.

төмөндөгүдөй эрежелерди эске тутуу зарыл. Жетишээрлик узундуктагы тросту атайын бийиктикке орнотулган алкак аркылуу өткөрүп, анын бир учунан кармагыч, экинчи учунан темир дөңгөлөктөрдү илүүгө арналган илгич жасоо керек (17-сүрөт).

Тростун узундугу 4,5—5 м ден кемибей, жумшак болгону жакшы. Блоктун оордук илине турган жагына атайын илгич жасоо штанганын дөңгөлөктөрүн кецири колдонууга, блоктун каршылыгын бир кыйла көп өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк берет. Блок системасы жакшы иштесин үчүн алкакчаны, тросту мезгил-мезгили менен майлап турал талап кылынат. Көкүрөк, далы жана кол булчундарын өрчүтүүчү көнүгүүлөр блок системасын колдонуп аткарылат. Мисалы, жерге олтуруп, тросту көкүрөктүү көздөй тартуу далы булчундарын өрчүтүүгө жардам берет.

Булчун гимнастикасы менен машыгууда жогоруда аталган шаймандарды алгачкы күндөрдө, дароо эле жасап алуу талап кылынбайт. Адегенде эспандер, гантель, резина жгут, гирияны колдонуп машыгуу деле дene сапаттарын жетишээрлик өркүндөтүүгө жарайт. Ал эми күн өткөн сайын кошумча көнүгүүлөрдү аткарууга өтүү жогоруда аталган шаймандарды сатып алууну же болбосо колдо жасап алууну талап кылат.

ЭСПАНДЕР МЕНЕН АТКАРЫЛУУЧУ КӨНҮГҮҮЛӨР

Эспандер — бул атайын пружиналардын катарынан турган спорттук шайман. Ошол пружиналарды керип-чоуп ар кандай көнүгүүлөрдү аткарышат. Батыштагы кээ бир өлкөлөрдө эспандерди керип-чоую спорттун бир өзүнчө түрү катары (стернг пулинг) белгилүү. Эспандерди колдонуу боюнча кадимкидей эле мелдеш эрежелери, салмак категориялары иштелип чыккан жана мезгил-мезгили менен чоң мелдештер өткөрүлүп турат. Бул спорттун түрү боюнча атайын федерация да уюштурулган. Эспандер федерациясы аркылуу бул спорттун рекорддору белгиленип, бир топ үгүт жана пропагандалык иштер да аткарылып келе жатат.

Машыгуу үчүн бул спорттук куралды магазинден сатып алсаңар болот. Өлкөбүздүн өнөр жайларында азыркы күндө эспандердин эки түрү чыгарылат. Эспандердин биринчи түрүндө — керилүүчү материалдын ордуна резина жиби, ал эми экинчи түрүндө — болот пружина колдонулат. Өспүрүм жаштар машыгууну резина эспандер менен баштаганы туура. Эспандердин эки түрүндө тен пру-

жиналардын жана резина жиптеринин санын өзгөртүү мүмкүнчүлүгү карапган. Эспандердин керилип-чоюлуу деңгээлин мындай жол менен өзгөртүп алуу көнүгүүлөрдү туура аткарууга шарт түзөт.

Бул спорттук каражат булчун гимнастикасы менен машыгууда өзгөчө мааниге ээ. Эспандерди керип-чоюп аткарылуучу көнүгүүлөр өзгөчө күчтүү жана чыдамкайлыкты талап кылат.

Булчун гимнастикасы менен машыгууну эспандерди колдонуп аткаруучу көнүгүүлөрдөн баштоо керек. Эспандер менен аткаруучу көнүгүүлөрдүн саны абдан көп. Алардын баарын тек алгачкы этаптан баштап эле аткаруунун зарылдыгы жок. Мына ошол себептен биз силерге сегиз көнүгүүдөн турган көнүгүүлөр комплексин тартуулайбыз.

Биринчи көнүгүү: Баштапкы абал Б. а.: — Түз туруп, бутунарды далынын кеңдигиндей аралыкка ачып, эспандерди өйдө кармагыла (18-сүрөт, а.) Колунарды акырындык менен жайып, эспандерди көкүрөктүн деңгээлине чейин түрүшүп, аны 10—12 жолу керип-чойгула. Бир-эки минута эс алышп, көнүгүүнү кайрадан кайталагыла. Көнүгүүнү аткаруу мезгилинде колунарды чыканак муундан бир аз бүгүп тургула. Шашпай, терең дем алууга аракеттенигиле. Көнүгүүнү төрт жолу кайталагыла.

Бул кыймыл-аракет далы булчундарынын арткы тобун машыктырууда өзгөчө мааниге ээ.


Экинчи көнүгүү. Б. а.: — Түз туруп, эспандердин бир учун өйдө (он колго), экинчи учун ылдый (сол колго) кармагыла (18-сүрөт, б). Он колунарды өйдө көтөрүп (сол колунардын абалын өзгөртпөй), эспандерди 10—12 жолу керип-чойгула. Андан кийин эки колунарды алмак-салмак көтөрүп, көнүгүүнү улантыла. Көнүгүү төрт жолу кайталанат.

Бул кыймыл-аракет далы-ийин булчундарын машыктырат.

Үчүнчү көнүгүү. Б. а.: — Түз туруп, эспандердин бир учун бутунарга илип, экинчи учун колунарга кармагыла. Эгерде эки эспандерицер болсо колунарга бирден эспандер алганынар ыңгайлдуу болот (18-сүрөт, в). Колунарды чыканак муундан бүгүп, эспандерди 10—12 жолу керип-чойгула. Бул көнүгүүнү эспандерди кармагычынын үстүнөн, ал эми кийинчөрөек — астынан карман аткарғыла.

Бул кыймыл-аракет каруунун эки ача булчунун машыктырат.

Төртүнчү көнүгүү. Б. а.: — Жерге олтуруп, эспандердин



18-сүрөт. Эспандер менен аткарылуучу көнүгүүлөр.

бир учун бутунарга илгиле, экинчи учун колуңарга алгыла. Бул көнүгүүнү аткарууда да эки эспандер колдонсо ыңгайлуу болот (18-сүрөт, г). Колуңарды чыканак муундан ийип, кайык айдагандай кыймыл-аракетти жасагыла. Тулку боюндарды тике кармап, көнүгүүнү шашпай аткарууга аракеттенгиле. Көнүгүү мурдагыдай эле төрт жолу кайталанат.

Бул кыймыл-аракет негизинен арканын булчундарын машыктырат.

Бешинчи көнүгүү. Б. а.: — Чалкаңардан жатып, эспандердин бир учун сол бутунарга илип, өйдө көтөргүлө, ал эми эспандердин экинчи учун колуңарга кармагыла (18-сүрөт, д). Бутуңарды тизеден бүгүп, эспандерди керип чойгула. Көнүгүүнү чарчаганча аткарғыла, анан бутуңарды алмаштыргыла. Бул көнүгүүнү үч жолу кайталагыла.

Бул кыймыл-аракет буттун булчундарын машыктырууга арналган.

Алтынчы көнүгүү. Б. а.: — Түз туруп, эспандерди артынарга алыш, анын бир учун өйдө (он колго), экинчи учун ылдый (сол колго) кармагыла (18-сүрөт, ж). Он колуңарды чыканак муундан бүгүп (сол колуңардын абалын өзгөртпөй) эспандерди 10—12 жолу керип-чойгула. Андан кийин колуңарды алмаштыргыла. Көнүгүүнү толугу менен үч жолу кайталагыла. Денендерди түз кармоого аракеттенгиле. Алдыга эңкейүү жана ошондой эле артка чалкалоо көнүгүүнүн таасириң төмөндөтөрүн эсиңдерден чыгарбагыла.

Бул кыймыл-аракет каруунун үч ача булчунун машыктырууга багытталган.

Жетинчи көнүгүү. Б. а.: — Түз туруп, эспандердин бир учун бутуңарга илип, экинчи учун колуңарга алгыла (18-сүрөт, з). Колуңарды чыканак муундан бүгүп, эспандерди ээктин деңгээлине жеткире 10—12 жолу чойгула. Көнүгүүнү бир-эки минуталык эс алуу менен төрт жолу кайталагыла.

Бул кыймыл-аракет дельта сымал булчундардын жана ошондой эле арка, көкүрөк булчундардын машыгуусуна багытталган.

Сегизинчи көнүгүү. Б. а.: — Түз туруп, бутуңарды да-лынын көндигинчелик аралыкка коюп, эспандерди алдыга кармагыла (18-сүрөт, е). Колуңарды жайып, эспандерди 10—12 жолу керип-чойгула. Көнүгүүнү үч жолу кайталагыла.

Бул кыймыл-аракет көкүрөк булчундарды машыктырууга багытталган.

Узакка созулган командировкаларда, талаа жумуштарында жана башка толук шарта жок учурларда булчун гимнастикасы менен машыгууну үзгүлтүккө учуратпоо үчүн калындыгы 3—5 мм келген резина жгутту же болбосо атайын аптекаларда сатылуучу резина тасманы ала жүрүү ылайык. Анткени, алар мындай шарттарда ынгайлуу спорттук куралдардан болуп саналат. Резина жгутту колдонуп, жогоруда келтирилген көнүгүүлөрдүн баарын эч бир тоскоолдуксуз жана жетишээрлик сапаттуу аткара берүүгө болот.

Машыгуу спорт залда, атайын аяңчада, бош бөлмөдө жалгыз же бир эки жолдошу менен бирге өткөрүлүшү мүмкүн. Машыгуу 5—10 минутага созулган жай чуркоодон башталат. Андан кийин 6—7 минутача женил гимнастикалык көнүгүүлөрдү аткаруу керек. Машыгуунун бул бө-

лугу денени даярдоо (разминка) деп аталаат да, ага бардыгы болуп 15—20 минутача убакыт кетет. Дененин даяр болгондугун булчундардын эркин чоюлушу, адамдын өзүн женил сезип, бир аз тердеши айгинелейт.

Жогоруда келтирилген көнүгүүлөрдү кылдаттык менен аткаруу талап кылынат. Алар организмди мындан аркы машыгууларга даярдап, алгачкы этап мазмунун түзөт.

ГАНТЕЛЬ МЕНЕН АТКАРЫЛУУЧУ КӨНҮГҮҮЛӨР

Булчун гимнастикасы менен машыгууда гантель колдонуп аткарылуучу көнүгүүлөргө көп көңүл бурулат. Бул спорттук курал ондогон көнүгүүлөрдү машыгуу процессине кийириүүгө мүмкүндүк берет. Фиря же болбосо штанга менен аткарылуучу көнүгүүлөрдүн катары гантель менен аткарылуучу көнүгүүлөрдөн азыраак келет. Мына ушул себептен гантель менен аткарылуучу көнүгүүлөр машыгуу мезгилинде орчуундуу орундуу әэлэйт. Гантелди колдонуп машыгуу биздин кылымдын башынан тартып эле белгилүү. Орустун атактуу цирк оюнчусу Евгений Сандов гантель менен аткарылуучу көнүгүүлөрдү өзгөчө баалап, алардын жаштар арасында кенири таралышына чоң салым кошкон. Ал киши гантелдер менен аткарылуучу көнүгүүлөрдүн атайын системасын иштеп чыгып, аны спортту жана цирк оюнун сүйүүчүлөрдүн арасында кенири тараткан.

Гантелдер менен аткарылуучу көнүгүүлөр өзгөчө ынгайлуу болгондуктан, азыркы күндө да өз маанисин жоготпой, мындан ары да кенири колдонула бермекчи. Алар көпчүлүк спорттун түрлөрү менен машыгууда да колдонулат. Акыл әмгеги менен иштегендер, өспүрүм жаштар, епортко жаңыдан катыша баштагандар бул көнүгүүлөрдү колдонуп, эң жакшы ийгиликтерге жетишүгө мүмкүндүк алышат. Ошентип, гантель менен аткарылуучу көнүгүүлөрдү булчун гимнастикасынын машыгуулар системасындагы бир ыкма катары тартуулайбыз.

Гантель — бул бири бирине кыска тутка менен көшүлгөн эки чоюн шар. Өлкөбүздүн өнөр жайында бул спорттук куралдын эки түрү чыгарылат. Биринчи түрү — чоюн гантель, ал эми экинчи түрү — экиге ажырай турган гантелдер. Алардын экинчи түрү машыгууга ынгайлуу келип, узак убакытка чейин колдонууга жарайт. Ал эми чоюн гантелдер мезгил өткөн сайын машыгуучуга женил сезиле баштайт жана жетишээрлик натыйжалуулукка алып келбейт. Спорттук товарлар сатылуучу магазинден бул гантелдердин эки түрүн төн сатып алсаңар болот.


Эгер шартынан туура келсе, экиге ажырай турган гантелдерди өз колунар менен жасап алганынан дурус. Бул учурда гантелдердин салмагын өз эркинчө өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Булчун гимнастикасы менен машыгууда салмагы 20 кг га чейин жеткен гантелдер жасалып, алар менен ар түркүн көнүгүүлөрдү откарууга болот. Ал эми өнөр жай тарабынан чыгарылган гантелдердин салмагы 10—12 килограммдан ашпайт жана алар да бир топ убакыт өткөндөн кийин салыштырмалуу «женил» сезилип калат.

Физкультура жана спорт менен жаңыдан машыга баштаган балдар үчүн женил, 1—2 кг салмактагы, өспүрүмдөр үчүн орточо, 4—6 кг салмактагы жана даярдыгы жакшы, күчтүү кишилер үчүн оор, 10—12 кг салмактагы гантелдер менен машыгуу ылайык.

Машыгуу үчүн гантелдерди туура тандоо керек. Эгер көнүгүүнү алтыдан кем эмес откара алсанар, анда гантелдин салмагы силер үчүн туура тандалып алынган, ал эми көнүгүүнү оной эле он экиден көп жолу кайталай алсанар, анда гантелдин салмагы силер үчүн женил болуп саналат.


Гантелдер менен машыгууну жумасына бир жолу өткөрүлүүчү женил жүгүрүү менен айкалыштыруу зарыл. Алгачкы күндөрү жүгүрүүнүн убактысын 15—20 минутадан ашыrbай, бир нече женил гимнастикалык көнүгүүлөрдү кошо откарган жакшы. Акырындык менен мынтай машыгуулардын убактысы бир saatka чейин жетиши мүмкүн. Ал үчүн ар бир машыгууга беш минутадан убакыт кошуп оттуруу жакшы натыйжаларды берет. Жүгүргөн кезде эркин дем алууга, ыгы жок шашылбоого аракеттенгиле. Эгерде жүгүрүп бара жатканда капиталындардын ооруй баштаганын сезсенер, чуркоонун ылдамдыгы силер үчүн чонураак деп эсептегиле. Буга карабай чуркоону уланта берүү ооздун кургап, кыймыл-аракеттин оордошуна алып келет. Мынтай шартта өткөрүлгөн машыгуу ден соолукка терс таасирин тийгизип коюшу ыктымал. Анткени, кызуу иштей баштаган организмге боор аркылуу жетишээрлик өлчөмдө кан өтпөй калат да, мунун натыйжасында боорго оордук келет. Капиталындардын оорушуна мына ушул себеп болот. Адатта, мынтай оорунун башталышы жүгүрүүнүн 1—2 минуталарында байкалат. Эгерде чуркоо ылдамдыгы өз убагында азайтылса, капиталдын оорушу акырындык менен тарап кетет.

Жүгүрүү биринчи кезекте кан тамыр, журөк, дем алуу системаларына жакшы таасир этет жана ден соолуктун



чындалышына, булчун системасынын, адамдын дene түзүлүш көлбетинин туура калыптанышына алып келет.

Булчун гимнастикасы менен машыгуунун экинчи айнда көнүгүүлөр комплексинин негизин гантелдер менен аткарылуучу тапшырмалар түзөт.



19-сурет.

Бириңчи көнүгүү. Б. а.: — Түз туруп, бутуңарды далынын кеңдигиндей аралыкка коюп, гантелдерди эркин кармагыла (19-сүрөт, а). Гантелдерди өйдө көтөрүп, буттун учу менен туруп, дем алгыла. Гантелдерди ылдый түшүрүп, баштапкы абалга өтүп, дем чыгаргыла. Бул кыймылды 8—10 жолу аткарғыла. Денендерди дайыма түз кармап, колуңарды чыканак муундан бүкпөөгө аракеттенгиле. Көнүгүүнү эс алып үч жолу кайталоого аракеттенигиле.

Бул кыймыл-аракет далыийин жана балтыр булчундарына жакшы таасир тийгишет.

Экинчи көнүгүү. Б. а.: — Түз туруп, бутуңарды далынын кеңдигиндей аралыкка коюп, гантелдерди эркин кармагыла (19-сүрөт, б). Кезек-кезеги менен колуңарды чыканак муундан бүгүп, гантелдерди каруу менен 10—12 жолу көтөргүлө. Көнүгүүнү орточо темпте аткарғыла. Көнүгүүнү эс алып эки жолу кайталагыла.

Бул кыймыл-аракет каруунун эки ача булчунуна жакшы таасир этип, аны машыктырууда маанилүү кызмат кылат.

Үчүнчү көнүгүү. Б. а.: — Түз түрүп, гантелдерди колуңарга алып, чыканагындарды өйдө көтөргүлө (19-сүрөт, в). Чыканагындарын абалын өзгөртпөстөн, гантелдерди 12—15 жолу өйдө-ылдый көтөрүп түшүргүлө. Көнүгүүнү жай аткарғыла жана эс алып үч жолу кайталагыла.

Жогоруда аталган көнүгүүнү аткаруу бир топ татаал келет. Анткени, ал эки колдун кыймыл-аракетинин өз ара шайкеш келишин талап кылат. Буга байланыштуу, алгачкы машыгууларда оор гантелдерди колдонуу жакшы на-тыйжаларды бербейт.

Мындай кыймыл-аракет каруунун үч ача булчунуна таасир этип, анын көлөмүнүн бир топ чоңошуна алып келет. Каруум чоң болсун деген жаштардын комплекстеги экинчи көнүгүүнү көбүрөөк аткарып жүргөнүн байкоого болот. Бул туура эмес. Анткени, каруунун үч ача булчунун көлөмү эки ача булчунуна караганда чонураак келёт жана мүчөнүн келбети бул булчундуң өрчүү деңгээлинейн көбүрөөк көз каранды болот. Мына ушуга байланыштуу каруум күчтүү, көлөмдүү болсун дегендер учүнчү көнүгүүнү ынтаа коюп так, туура аткарууга аракеттениши зарыл.

Төртүнчү көнүгүү. Б. а.: — Гантелдерди артындарга алып, бутуңардын учу менен отургуга (19-сүрөт, г). Жай темпте, 18—20 жолу ордуңарга отуруп жана кайрадан тургула. Тулку боюңарды түз кармап, алдыга түз кара-

тыла. Тизенерди бири биринен ажыратпагыла. Көнүгүүнү эс алып үч жолу кайталагыла.

Бул кыймыл-аракет денени түз алып жүрүүгө жана төң салмактуулукту сактоого үйрөтөт. Буга байланыштуу, көнүгүүнү дайыма бутунардын учу менен туруп аткарууга өзгөчө көңүл бургула.

Бешинчи көнүгүү. Б. а.: — Сол бутунарга туруп, он бутунарды тизеден бүккүлө. Ушул эле бутунарга бир гантель байлап алгыла. Төң салмактуулукту сактоо үчүн таяныч катары жаныңарга стол коюп койгула (19-сүрөт, д). Он бутунарды тизеден 15—20 жолу бүгүп кайрадан жазгыла. Андан кийин сол бутунар менен аткарғыла. Көнүгүүнү эс алып үч жолу кайталагыла.

Бул кыймыл-аракет сан булчундарын машыктырууга багытталган.

Алтынчы көнүгүү. Б. а.: — беш сантиметрдей бийиктикеги тактайчанын үстүнө он бутунардын учу менен тургугула. Сол бутунарды тизеден бүгүп, сол колуңарга гантель алып, он колунар менен дубалга таянып тургугула (19-сүрөт, е). Бир калыпта, шашылбастан бутунардын учунан 18—20 жолу көтөрүлүп, кайрадан мурдагы абалга келгиле. Бул кыймыл-аракетти эс алып үч жолу кайталагыла.

Көнүгүү балтыр булчундарын машыктырууга багытталган.

Жетинчи көнүгүү. Б. а.: — Бутунарды далынын кендиндей аралыкка коюп, гантелдерди колуңарга эркин кармап олтургугула (19-сүрөт, ж). Гантелдерди өйдө көтөрүп, ордуңардан туруп терең дем алгыла. Кайрадан олтуруп, гантелдерди ылдый түшүрүп, дем чыгаргыла. Колуңарды чыканак муундан ийбегиле. Көнүгүүнү аткарып жатканда денеңерди түз кармоого аракеттенгиле. Көнүгүүнү улам эс алып эки жолу кайталагыла.

Бул кыймыл-аракет терең жана туура дем алууга үйрөтөт.

Сегизинчи көнүгүү. Б. а.: — Бутунарды кенирээк коюп, тантелдерди колуңарды жайып кармагыла. Эңкейип он колуңарды сол бутунарга тийгизип, дем чыгаргыла (19-сүрөт, з). Кайрадан түзөлүп, терең дем алгыла. Ушул эле кыймылды сол колуңар менен он бутунарды көздөй улантыхала. Көнүгүүнү 10—12 жолу кайталагыла.

Бул көнүгүүнү аткаруу денени түз кармап жүрүүдө чон мааниге ээ. Анткени ал негизинен арка булчундарын машыктырууга багытталган.

Тогузунчы көнүгүү. Б. а.: — Гантелдерди кармап, колуңарды жайып тургугула. Он бутунарды күүлөп, сол колу-

ңарга жеткиргилем да (19-сүрөт, и), кайрадан баштапкы абалга келгиле.

Көнүгүүнү 12—15 жолу кайталагыла. Дененерди түз кармап төң салмактуулукту сактоого аракеттенгиле. Эс алып, көнүгүүнү кайрадан аткардыла.

Бул кыймыл-аракет соору булчундарына жакшы таасир тийгизет.

Онунчы көнүгүү. Б. а.: — Бутуңарды кецирээк коюп, гантелдерди желкеңерге кармагыла (19-сүрөт. й). Тулку боюңарды онго жана солго ийгиле. Дененерди түз кармап, көнүгүүнү так аткарууга аракеттенгиле. Бара-бара тулку боюңарды онго жана солго бурууга, айланы боюнча кыймылдатууга умтуулгула. Бул көнүгүүнү эки-үч минута аткарып, анан эс алуу зарыл. Көнүгүүнү эки жолу кайталагыла.

Мындай кыймыл-аракет негизинен курсак булчундарын машыктырып, ички органдардын туура жайгашышын бир калыпта кармоого таасир этет.

Он биринчи көнүгүү. Б. а.: — Бутуңарды кең коюп, гантелдерди өйдө кармагыла (19-сүрөт, к), чекит менен белгиленген сзыык. Ылдый эңкейип, колуңарды түшүрүп, дем чыгардыла. Кайрадан тулку боюңарды түздөп, гантелдерди өйдө көтөрүп дем алгыла. Көнүгүүнү тез темпте 12—15 жолу аткарып, эс алгандан кийин кайрадан кайталагыла.

Бул кыймыл-аракет арка булчундарын өрчүтүп, омуртка тутумунун ийилгичтигин сактоодо бир топ чоң мааниге ээ. Омуртка тутумунун ийилгичтиги басып-турууда жана башка кыймыл-аракеттерде кыймылдын көркөм, шамдагай болушуна шарт түзүп, машыгуу учурунда болуучу айрым кокустуктардан, майып болуудан сактайт.

Он экинчи көнүгүү. Б. а.: — Колуңарга 1—2 килограммдык женил гантель алышп, түз тургула (19-сүрөт, л). Бир, эки деп санап, ордуңарда төмөндөгүчө секиргиле: бутуңарды жазып, гантелдерди өйдө көтөргүлө жана бутуңарды биринчирип, гантелдерди ылдый түшүргүлө. Эркин дем алууга аракеттенгиле. Көнүгүүнү жай баштап, бара-бара аткаруу темпин ылдамдатыла. Көнүгүү 2—3 минутага аткарылат. Кыймыл-аракеттин так болушуна өзгөчө көңүл бургула. Бул көнүгүүнү тизенерди бийик көтөрүп басуу менен аяктагыла. Мындай учурда дем алуу актысынын өз калыбына келиши ылдамдайт.

2—3 минутага созулган бир орунда секирүү кишинин булчундарынын дээрлик көпчүлүгүнө жалпы таасир этип,

алардын жыйрылуу жана жазылуу касиеттерине жакшы шарттарды түзөт.

Кымбаттуу достор! Жогоруда көрсөтүлгөн көнүгүүлөрдү бир ай бою өзгөртпей аткарғыла. Мына ушул мезгилде жакшы натыйжаларга жетишсе болот. Анткени, булчун гимнастикасы менен машыгууну баштоодогу алгакчы айда негизинен эспандер менен аткарылуучу көнүгүүлөр комплекси тартууланган эле. Ал эми экинчи айда гантелдер менен аткарылуучу көнүгүүлөр тартууланууда. Бир ай бою өткөрүлгөн машыгуулардын жалпы таасирин эске алып, бул комплексте көнүгүүлөрдүн саны, аларды аткаруунун тартиби бир топ өзгөрүүгө дуушар болду. Албетте, мындай кошумча тапшырмалар машыгуунун жалпы убактысын узартып, аны 70—80 минутага жеткирет.


Булчун гимнастикасы менен машыгууда комплексти ай сайын өзгөртүп туруу талап кылышат. Анткени, булчундар оордук менен аткарылуучу кыймыл-аракетке көнө түшөт да, көнүгүүлөрдү алмаштырып туруу организмге башка багыттагы жумуш берүү физиологиялык жактан тура деп табылат.

Мына ошого байланыштуу төмөндө биз булчун гимнастикасы менен машыгуудагы үчүнчү айдын көнүгүүлөр комплексин тартуулайбыз. Бириңи жана экинчи айдын көнүгүүлөрү эспандер жана жөцил гантелдер менен аткарыла турганы жөнүндө сөз болгон эле. Ал эми үчүнчү айдын көнүгүүлөрү оор гантелдер менен аткарылмакчы. Булчун гимнастикасынын жаңы комплекси өткөн айдагы көнүгүүлөрдү кайталоо дегендикке жатпайт. Анткени, көнүгүүлөрдүн көпчүлүгү жаңы, мында мурдагыдан салмагы оорураак келген гантелдер колдонулат жана машыгуулар үчүн айрым бир стандарттык эмес куралдардын болушу талап кылышат. Жетишээрлик натыйжалуулукка ээ болуу үчүн колдо жасалган, экиге ажырай турган гантелдерди колдонуу керек.


Көнүгүүлөрдүн жаңы комплекси бир топ оор келген гантелдерди жана колдо жасалган жабдууларды колдонуу менен аткарылат. Буга байланыштуу машыгууну жаңы баштаганда денени даярдо көнүгүүлөрүнө (разминкага) өтө ынтызарлык менен мамиле кылыш, аларды туура аткарууга аракеттенүү керек. Денени даярдоону жөцил тер кетип, булчундар эркин чоюлуп калганга чейин аткаруу зарыл.

Булчун гимнастикасынын жаңы комплекси 9 көнүгүүдөн турат.

Бириңи көнүгүү. Б. а.: — Дененерди түз, гантелдерди



20-сүрөт. Гантель менен аткарылуучу көнүгүүлөр.



эркин кармагыла (20-сүрөт, а). Колунарды чыканак муундан бүгүп, гантелдерди өйдө көтөргүлө. Эркин дем алгыла. Эгерде бул кыймыл-аракетти чыканакты өйдө көтөрүү менен коштоп жасаса, гантелдердин инерциясы колдун булчундарынын керилип-чоюлушуна жакшы шарт түзөт. Көнүгүүнү 10—12 жолу аткарғандан кийин эс алгыла да, аны кайрадан толугу менен кайталагыла.

Бул кыймыл-аракет далы-иийин булчундарын өрчүтүүгө багытталган.

Экинчи көнүгүү. Б. а.: — Тулку боюар менен алдыга эңкейип, гантелдерди эркин кармагыла. Колунарды чыканак муундан бүгүп, капиталыңарга ыктай жакын кармагыла (20-сүрөт, б). Колунардын абалын өзгөртпөй, гантелдерди өйдө көтөрүүгө аракеттенгиле. Бул абалда гантелдерди бир аз токтолуп турууга умтулуу да жакшы натыйжаларды берет. Көнүгүүнү шашылбай 10—12 жолу аткарғыла жана улам эс алып үч жолу кайталагыла.

Бул көнүгүү каруунун үч ача булчунунун өрчүшүнө

чоң салым кошот. Адатта, бул булчун жай өрчүйт, буга байланыштуу көнүгүүлөрдү так аткаруу талап кылынат.

Үчүнчү көнүгүү. Б. а.:— Бул көнүгүүнү аткаруу учун атайын жазы олтургуч талап кылынат. Олтургучка чалкаңдардан жатып, гантелдерди өйдө кармагыла. Чыканак муунунарды бир аз бүгүп, колуңдарды жайып, гантелдерди ылдый түшүргүлө жана кайрадан өйдө көтөргүлө (20-сүрөт, в). Гантелдерди көтөргөндө дем алып, ал эми ылдый түшүргөндө дем чыгаргыла. Көнүгүүнү 8—10 жолу аткаргыла. Көнүгүүнү улам эс алып үч жолу кайталагыла. Гантелдерди жерге жеткире түшүрүү туура эмес. Бул абалда аларды кайрадан өйдө көтөрүү бир топ кошумча оордукту алып келет. Буга байланыштуу, гантелдерди ылдый түшүргөндө аларды олтургучтун деңгээлинен төмөн түшүрбөөгө аракеттенгиле.

Бул кыймыл аракет көкүрөк булчуңунун өрчүшүнө, көөндөнүн кенеишине жана дем алуу процессине катышуучу булчундардын жакшы өрчүшүнө жардам берет.

Төртүнчү көнүгүү. Б. а.:— Тулку боюңарды алдыга бүгө эңкейип, гантелдерди алдыга кармагыла. Бутуңар тизеден бир аз бүгүлүү болсун (20-сүрөт, г). Колуңдарды чыканак муундан бүгүп, гантелдерди капиталыңарга жеткире көтөргүлө. Көнүгүүнү бүкүрөйбөй, арканы түз кармап, 8—10 жолу аткаргыла. Гантелдерди өйдө көтөргөндө дем алгыла, ылдый түшүргөндө дем чыгаргыла.

Бул кыймыл-аракет колдун жана арканын булчундарын машыктырууга арналат.

Бешинчи көнүгүү. Б. а.:— Көнүгүүнү аткаруу учун атайын жасалган тепкич керек. Гантелди колуңарга алып, сол колуңар менен төң салмактуулукту сактоо үчүн дубалга таянып, он бутуңарга тургула. Денеңерди түз кармап, 10—12 жолу отуруп, кайрадан ордунардан тургула. Андан соң сол бутуңар менен көнүгүүнү улантыла.

Бул кыймыл-аракет сан булчундарын машыктырат.

Алтынчы көнүгүү. Б. а.:— Көнүгүүнү аткаруу учун жантык коюлган атайын жазы тактай керек. Гантелди бутуңарга байлап, көмкөрөңөрдөн жаткыла. Бутуңарды тизеден бүгүп, гантелди 8—10 жолу көтөргүлө (20-сүрөт, е). Көнүгүүнү эс алып эки жолу кайталагыла. Алгачкы күндерүү тактайтын жантуюусун 30—35 градустук бурчтан баштап, бара-бара 45 градуска чейин жеткириүү талап кылынат. Көнүгүүнү аткаруу онтойлуу болсун үчүн тактайтын бир учун колуңар менен кармап алгыла.

Бул кыймыл-аракет да сан булчундарын машыктырууга арналат.

Жетинчи көнүгүү. Б. а.: — Бутунарды бир аз кендикитке киүп, он колунарга гантель алыш, сол колунарды желкеге жакын кармагыла. Бутунарды тизеден бүкпөй, тулку боюнарды ийгиле да, кайрадан шашылбай дененерди түздөгүлө. Оң жакты көздөй 10—12 жолу ийилгендөн кийин (20-сүрөт, ж), гантелди экинчи колунарга алыш, көнүгүүнү сол тарапты карай уланткыла. Көнүгүүнү улам эс алыш эки жолу кайталагыла.

Бул кыймыл-аракет дененин капиталындагы булчундарды машиктырууга арналат.

Сегизинчи көнүгүү. Б. а.: — Бул көнүгүүнү аткаруу учүн атайын жасалган отургуч талап кылынат. Отургучтун үстүнө көмкөрөнөрдөн жатып, гантелди желкенерге кармагыла (20-сүрөт, з). Орундук денгээлиндеги экинчи бир буюмдун алдына согончогунарды койгула. Мына ушул абалда тулку боюнарды 10—12 жолу өйдө-ылдый көтөрүп, кайра түшүргүлө. Тулку боюнарды өйдө көтөргөндө дем алгыла, ылдый түшүргөндө дем чыгаргыла. Көнүгүүнү бир калыпта үч жолу кайталагыла.

Бул кыймыл-аракет арка булчундарын машиктырат жана омуртка тутумунун бекемделишине чоң жардам берет.

Тогузунчу көнүгүү. Б. а.: — Отуз градустан ашпаган бурч менен жантык коюлган тактайчага бутунарды жогору каратып олтургула. Гантелдерди туткасынан эки колдоп кармап, желкенерге жакыннаткыла. Бутунар тактайчанын бийик жагына кайыш боо менен байлануу болсун (20-сүрөт, и). Мына ушул абалда чарчаганча дененерди өйдө көтөрүп жана ылдый түшүрүп тургула. Көнүгүүнү улам эс алыш үч жолу кайталагыла.

Бул кыймыл-аракет курсак булчундарынын чыңалышына, «пресстин» мыкты болушуна алыш келет.

Көнүгүүлөрдү толук аткарып бүткөндөн кийин булчундардын жана муундардын эс алышын тездетүү максатында турникке асылып, бир азга женил термелип турлуу жакшынатыйжа берет.

ГИРЯ МЕНЕН АТКАРЫЛУУЧУ КӨНҮГҮҮЛӨР

Булчун гимнастикасы менен машигууда спорттук гиря да кенири колдонулуп жүрөт. Мындай машигуулар келишимдүү келбетке, чын ден соолукка, өзгөчө күчтүүлүккө ээ болууга өбөлгө түзөт. Адатта гиря менен аткарылуучу көнүгүүлөр машигуулар системасына төртүнчү же болбо-со бешинчи айдан баштап киргизилет. Анткени, бул көнү-

гүүлөр ар бир машыгуучудан анын дөнө тарбия боюнча ар тараптан болгон, көнүгүүлөрдү туура жана так аткарууга жетишээрлик күчтүн өрчүшүн талап кылат.

Машыгууда да гирянын түзүлүшүнүн өзгөчөлүгү, алардын салмагынын ар түркүн болушу эске алышы зарыл. Өлкөбүздүн өнөр жайы тарабынан көп чыгарылуучу 16, 24 жана 32 килограммдык гиряларды машыгуучулар арасынан, спорттук товарлар сатылуучу дүкөндөрдөн кеңири жолуктуруп жүрөбүз. Бул гирялардын дәэрлик көпчүлүгү шар түспөлдүү келип, ичи көндөй болот же темирден куюлуп жасалат. Көнүгүүлөрдү аткарууга ынгайлуулукту түзүү үчүн диаметри 35 мм келген атайын кармагыч да жасалат.

Гиря менен көп сандаган ар кандай көнүгүүлөр аткарылат. Алардын катарына гиря колдонуп жай аткарылуучу же болбосо өтө тез аткарылуучу көнүгүүлөр кирет. Гиряны бир колдоп же болбосо эки колдоп көтөрүп машыгууга болот. Көнүгүүлөрдү аткарууда кәэде эки гиря колдонулушу ыктымал. Машыгууда тулку бойду ар түркүн абалга келтируү менен көнүгүүлөрдүн жалпы таасирин, алардын натыйжалуулугун бир кыйла өзгөртүүгө болот. Мисалы, гиряны атайын жазы олтургучка чалкадан жатып алып көтөрүү көкүрөк булчундарын машыктырууда чоң мааниге ээ.

Гиря спортун сүйүүчүлөрдүн көпчүлүгү атайын ыкчамдыкты талап кылуучу жонглердук көнүгүүлөрдү да кызыгуу менен аткарышат. Мындай көнүгүүлөр жалпыга белгилүү болгондуктан, буга көптөгөн жаштардын умтулуулары талашсыз. Ал жонглердук өнөргө ээ болууга, аны аткаруунун сырларын терең түшүнүүгө багыт берет. Ар бир жаш жигит жонглердук көнүгүүлөрдүн кәэ бир жөнөкөй түрлөрүн өздөштүрүп алса, ал анын кыймыл-аракет байлыгынын өсүшүнө, машыгуулардын кызыктуу өтүшүнө өзгөчө өбелгө түзөрү шексиз. Мисалы, гиряны бир колдоп алдыга же артка айланта ыргытып, кайрадан аны кармап алуу, гиряны канталы менен солго же онго айланта ыргытып, кайрадан кармап калуу сымал көнүгүүлөрдү үйрөнүп алуунун эч кандай деле кыйындыгы жок. Ал эми татаал жонглердук көнүгүүлөрдү аткаруу үчүн атайын жасалган гирялардын болушу ылайык. Мындай гирялардын кармагычы бир аз узунураак жана ичкерээк келет. Алардын оордук борборунун өтө тактык менен бир точкада жайланишина чоң маани берилет. Мындай гиряларды колдонуу машыгуу мезгилиндеги кәэ бир күтүлбөгөн коопсуздуктардын кыскарышына алып келет.

Гирия менен аткарылуучу көнүгүүлөрдү кецири колдонуу, алардын катарын өстүрүүгө умтулуу келечекте гирия спортун женил өздөштүрүүгө мүмкүндүк берет. Ал эми гирия менен аткарылуучу жонглердүк көнүгүүлөргө кызыгуу цирк артисттеринин жааралышына өбөлгө болот. Мисалы, өлкөбүздөгү эң күчтүү жана сымбаттуу цирк артисттеринин бири Анатолий Осипов цирк искусствоосуна булчун гимнастикасы аркылуу келген.

Анатолий Осипов жаш кезинде булчун гимнастикасын өздөштүрүп, аны менен атайын секцияда машыгып келген. Ал машыккан булчун гимнастикасынын секциясы Москвадагы цирктин имаратынын жанынан орун алган эле. Мезгил-мезгили менен цирктин артисттери бул спортук секцияга келишип, денеси чымыр, сымбаттуу балдарды циркке тандап алышчу. Секцияда машыккан балдар цирктин жаңы программасын калтыrbай көрүп турушчу. Цирктин артисттери Анатолийдин жөндөмдүүлүгүн өзубагында баамдал, аны күч сыноочу кээ бир номерлерди аткарууга чакыра башташты. Мындай номерлер өзгөчө оор темир шарлар жана штангалар менен аткарылуучу. Анатолий Осиповдун эскерүүсүнө караганда, күч сыноочу номерлерди өздөштүрүүдө жана даярдоодо булчун гимнастикасы менен машыгуу чоң мааниге ээ болгон.

Ооба, гирия менен аткарылуучу көнүгүүлөрдүн пайдасы чоң экендигинде шек жок. Булчун гимнастикасы менен машыгуу бул көнүгүүлөрдүн кецири колдонулушун талап кылат. Албетте, мындай көнүгүүлөрду аткаруунун тартиби айрым бир өзгөчөлүктөргө ээ. Төмөндө биз алардын негизгилери менен ошондой эле төртүнчү айда машыгуучу көнүгүүлөр комплексине да токтоло кетебиз.

Алгачкы машыгууларды сезсүз түрдө 16 килограммдык гирия менен өткөрүү керек. Көнүгүүлөрдү жай темпте жана туура аткарууга аракет жасоо да жакшы натыйжаларды берет. Анткени, көнүгүүлөрдүн бул комплекси жетишээрлик татаал. Мындай комплекси аткаруу учун булчундардын атайын даярдыгы талап кылынат. 24 килограммдык гирияны бир жарым, эки ай машыккандан кийин гана колдонуу туура. Ал эми 32 килограммдык гирияны колдонуу андан да көп убакыттын өтүшүн талап кылат. Анткени, толук чыцала элек булчун системасы 32 килограммдык гирияны эрте колдонгонго жабыр тартып калышы ыктымал.

Эгерде буга чейин эч кандай машыгуулар өткөрүлбөгөн болсо жана силер машыгууну гирия менен аткарылуучу көнүгүүлөрдөн баштоого умтулсанар, анда алгачкы айда 30 минутадан көп эмес машыгуу пайдалуу.

Гиря менен аткарылуучу көнүгүүлөрдө дем алуу актысынын көнүгүүнү аткаруу тартибине шайкеш келишине өзгөчө маани берилет. Анткени, гирянын салмагы гантелдерге, эспандерге караганда бир кыйла оор келет. Көнүгүүлөрдү кецири амплитудада, терең дем алыш жана жай дем чыгарып аткарғыла. Ыңгайлуу дем чыгарууга аракеттенигиле.


Алгачкы машыгууларда көнүгүүлөрдүн комплексин толук аткаруу оор болсо, аткаруу кыйындыкка турган кээ бир көнүгүүлөрдү аткарбай коё турса да болот. Машыгуу өткөрүү режими мурдагыдай эле жумасына уч жолу өткөрүүнү талап кылат. Ар бир жолку машыгууга денени даярдоого арналган көнүгүүлөрдү кылдаттык менен аткарып туруп киришүү керек. Анткени, оордуктар менен аткарылуучу көнүгүүлөргө денени даярдабай туруп киришсөнөр муундар, булчундар учун ыңгайсыздык түзүлүп, кээде кокустуктар келип чыгышы да мүмкүн. Негизги көнүгүүлөрдү аткарып болгондон кийин ары-бери басуу, булчундарды ақырындык менен керип-чоую организмдин эс алышына шарт түзөт.

Булчун гимнастикасы менен машыгуудагы төртүнчү айдын комплекси төмөндөгү көнүгүүлөрдөн турат. Көнүгүүлөр 16 кг салмактагы гиря менен аткарылат. Алгачкы мезгилде 8 көнүгүүнү аткаруу жетишээрлик натыйжаларга ээ кылат. Ал эми кийинчөрөөк ушул эле көнүгүүлөр 24 же болбосо 32 кг дык салмактагы гирялар менен аткарылат.

Биринчи көнүгүү. Б. а.: — Бутунарды далынын кендиндей аралыкка кооп, колунарга гиряны кармап жогору көтөргүлө (21-сүрөт, а). Гиряны далыга чейин түшүрүп, кайрадан өйдө карай көтөргүлө. Гиряны өйдө көтөргөндө өйдө кароо жана ошондой эле көнүгүүнү аткарууну женилдетүү учун бутту тизеден бир аз бүгүп-жазып турдуу жакшы натыйжаларды берет. Бир дегенде терең дем алыш, гиряны өйдө көтөрөт, ал эми эки дегенде дем чыгарып, гиряны ылдый түшүрөт. Көнүгүүнү беш-алты жолу аткарғыла. Эки-үч минута эс алыш, көнүгүүнө уч жолу кайталагыла.

Бул кыймыл-аракет далынын булчундарынын өрчүшүнө таасир этет.

Экинчи көнүгүү. Б. а.: — Бутунарды тизеден бүгүп, эки стулдун үстүнө олтургула. Дененерди түз кармаган абалда бутунарды тизеден жазып өйдө туруп, гиряны ээгиндердин денгээлине чейин көтөргүлө (21-сүрөт, б). 10—12 жолу шашылбай отуруп-тургула. Турганда терең дем алгыла,



21-сүрөт. Гиря менен аткарылуучу көнүгүүлөр.

ал эми отурганда кайрадан дем чыгарғыла. Көнүгүүнү улам эс алыш, үч жолу кайталагыла.

Бул кыймыл-аракет буттун булчундардын жана далынын булчундарын өрчүтүүгө багытталган.

Үчүнчү көнүгүү. Б. а.: — Жазы отургучка чалкадан жатып, гиряны колго алгыла (21-сүрөт, в). Мына ушул абалда колду чыканактан бүгүп-жазып, гиряны өйдө-ылдый 6—8 жолу шашылбай көтөргүле. Гиря өйдөкү абалга жеткенче дем алгыла жана кайрадан баштапкы абалга келгенче дем чыгарғыла. Көнүгүүнү улам эс алыш, үчтөрт жолу кайталагыла.

Бул кыймыл-аракет көкүрөк булчундарын, көөдөндүк каптап турган көптөгөн майда булчундардын жалпы жакшы өрчүшүнө шарт түзөт.

Төртүнчү көнүгүү. Б. а.: — Бутуңарды далынын кенди-
гиндей аралыкка коюп, гирияны түбүн өйдө каратып эки
колдоп, баштан өйдө кармагыла (21-сүрөт, 2). Колуңардын
абалын өзгөртпөстөн, тулку боюнар менен ылдый эңкейип,
кайрадан түздөнгүлө. Көнүгүүнү гириянын инерциясын
колдонуп, орточо темпте 10—12 жолу аткарғыла. Бир аз
эс алып, көнүгүүнү 3 жолу кайталагыла.

Бул кыймыл-аракетти тулку бойдун булчундарын өр-
чүтүү максатында, өзгөчө омуртка тутумунун бекемдели-
шине карата кецири колдонушат.

Бешинчи көнүгүү. Б. а.: — Гириянын кармагычына ын-
гайлуу кылып зым же болбосо жетишээрлик бышык жип
байлап, аны колго кармагыла. Гирияны акырындык менен
тулку бойду тегерете айлантыла (21-сүрөт, 3). Көнүгүү-
нү жасоодо бут далынын кендигиндей аралыкка коюлуп,
кыймыл-аракеттин буттун учунда туруп аткарылышы ын-
гайлуу. Алгач гирияны солду көздөй, андан кийин онду
көздөй бирдей санда (10—15 жолу) айлантууга аракет-
тенигиле. Улам эс алып көнүгүүнү 3—4 жолу кайталагыла.
Көнүгүүнү аткаруудан мурда коопсуздуука жетишүү мак-
сатында жакын арада турган буюмдардын, жаш балдар-
дын болбосуна көз салгыла.

Бул кыймыл-аракет дененин көпчүлүк булчундарына
таасир этип, алардын ар тарантан өрчүшүнө алып келет.

Алтынчы көнүгүү. Б. а.: — Гирияны он колуңарга алып,
аны далынын дөңгөэлинде кармагыла (21-сүрөт, 4). Буту-
ңарды бир аз кендиктө кармагыла. Муну ушул абалда
акырын олтуруп, он колуңарды чыканактап жазып, гирияны
өйдө көтөргүлө. Беш-алты жолу аткарғандан кийин гирияны
сол колуңарга алып, көнүгүүнү улантыхла. Көнүгүүнү улам
эс алып, үч жолу кайталагыла. Дененерди түз кармоого,
кыймыл-аракеттин шайкеш болушуна көз салгыла.

Бул кыймыл-аракет булчундар арасындагы өзгөчө шай-
кешикке (координацияга) жетишүүгө шарт түзөт.

Жетинчى көнүгүү. Б. а.: — Гирияны он колуңарга эркин
кармагыла. Тизенерди бир аз бүгүп, гирияны вертикалдык
мейкиндикте алдыга айлантыла (21-сүрөт, 5). 8—10 жо-
лу аткарғандан кийин, гирияны сол колуңарга алып, көнү-
гүүнү кайрадан улантыхла. Бир аз эс алган соң ушул эле
тартипте гирияны артты көздөй (алгач он кол менен, андан
кийин сол кол менен) айлантып, кайрадан кармап алгыла.
Бул жонглердүк көнүгүүнү бардыгы болуп 3—4 жолу кай-
талагыла. Ар бир кайталоого орто эсеп менен 1—2 мину-
тадан кем эмес убакыт көтиши зарыл. Көнүгүүнү жай
темпте, эркин дем алуу менен аткарғыла.

Бул кыймыл-аракет көкүрөктүн, далы муунунун айланында жайланышкан булчундардын чыңалышына жакшы таасир тийгизет.

Сегизинчи көнүгүү. Б. а.: — Дененерди түз кармап, бутунарды бир аз кендикте койгула. Оң колуңар менен гирияны өйдө көтөрүп, алдыга айлана турган кыймыл менен ыргыткыла да, сол колуңар менен гирияны тосуп алгыла (21-сүрөт, з). Кыймылды токтотпой, гирияны сол колуңар менен ыргытып, кайрадан оң колуңар менен тосуп алгыла. Мына ушул кыймыл-аракетти 1—2 минутага чейин аткарғыла. Эс алыш, көнүгүүнү кайрадан уланткыла. Көнүгүүнү аткаруу мезгилиnde бутту тизеден бир аз бүгүп, түлкү бой менен алдыга эңкейүү бир топ жецилдиктерди берет.

Бул кыймыл-аракет билек булчундардын машыктыруу менен бирге өзгөчө ыкчамдыкка ээ болууга шарт түзөт.

Гирия колдонуп аткарылуучу көнүгүүлөрдүн негизгисин биз жогоруда талдап өттүк. Албетте, машыгуу мезгилиnde ар бир эле киши даярдык деңгээлине жараза бул көнүгүүлөр комплексине алымча-кошумчаларды кийирсе болот. Мындай учурда ден соолукту контролдоо ыкмаларына, өзгөчө өз абалыңарды сезүү сезимдерине көбүрөөк көңүл бургуга. Эгерде, өзүңөрдү начар сезип, уйку качып, тамакка табитицер тартпай бара жатса машыгууну токтотуп, врачка кайрылгыла. Қыскасы, ден соолукка терс таасир тийгизип алуудан алыс болгуга.

ШТАНГА МЕНЕН АТКАРЫЛУУЧУ КӨНҮГҮҮЛӨР

Штанга менен аткарылуучу көнүгүүлөр денеге зор таасир тийгизип, машыгууда адамды абдан чарчатат. Анткени, штанганын салмагы оор, аны менен аткарылуучу көнүгүүлөр атайын даярдыкты талап кылат. Адатта штанга менен аткарылуучу көнүгүүлөрдү булчун гимнастикасы менен машыгуунун 5—6-айларынан баштап кийрүү талапка туура келип, булчун системасынын калыптануусуна, анын өрчүшүнө, ден соолуктун чындалышына зиян келтирбейт. Штанга менен аткарылуучу көнүгүүлөр ар бир машыгуу сабагынын башында денени өзгөчө кылдат даярдоону талап кылат. Көнүгүүлөрдү аткаруудан мурда гантель, гирия, эспандер менен бир нече жецил көнүгүүлөрдү аткарып, булчундардын эркин чоюлушуна шарт түзгүлө. Женил тер кетип, кыймыл-аракет эркин болуп калганда гана дененер оор көнүгүүлөрдү аткарууга даяр деп эсептегиле. Мына ушул учурда да салмагы азыраак штанганы

пайдалануу талап кылынат. Мисалы, машыгуу үчүн 50 килограммдык штанга талап кылынса, биринчи көтөрүүнү 40 килограммдык штанга менен баштоо талапка ылайык келет.

Штанга менен аткарылуучу көнүгүүлөр машыгуучулардын эрктүү болушун, анча-мынча оордуктарга чыдай билүүсүн, узакка созулган кара жумушка туруштук берүүсүн талап кылат. Анткени, мындай оор машыгууга көнбөгөн-дүктөн адам бир топ кыйынчылыктарды, жагымсыз сезимдерди сезет. Мына ушул себептен айрым бир машыгуучулар штанга менен аткарылуучу оор көнүгүүлөрдү аткарууга көп көңүлдөнүшпөйт.

Сыртынан караганда жецил көрүнгөн көнүгүүлөрдү аткаруунун техникасы деле бир топ убаракерчиликке салып, алгачки мезгилде абдан жецил салмактагы штанганы көтөрүүгө туура келет. Биринчи күндөн баштап эле оор салмактуу штанганы көтөрөм деген ой-максат ишке аша койбийт. Бир нече ай мурда машыга баштагандарга караганда жаңы үйрөнчүктүн көрсөткүчү бир кыйла төмөн болот. Ошол себептен кәэ бир жаштарда «мен абдан эле чабал окшойм» деген ой-пикир туулуп, алар эл көзүнө көрүнгүсү келбейт. Мындай куру намыскөйлүк машыгууларды үзгүлтүккө учуратат. Эгерде бул учурда жапа чекпей, жалаң гана алга умтулуу менен басып өтсөнөр жециш силер тарапта болот.

Алгачки машыгууларда оор салмактуу штанганы көтөрүүгө умтулбагыла. Тескерисинче, женилирээк штанганы тандап алып, көнүгүүнү туура аткаруунун техникасын өздөштүрүүгө аракеттенгиле. Эгерде көнүгүүлөрдү аткаруунун техникасын жакшы өздөштүрүп алсанар жогорку көрсөткүчтөр жаралып, бара-бара оор салмактар силерге жецил сезиле баштайт.

Штанга менен аткарылуучу көнүгүүлөр атайын эрежелердин так аткарылышынын ар бир кишиден талап кылат. Анткени, мындай көнүгүүлөрдү аткарууда дем алуу актысын башкарып жана дененин ыңгайлуу абалын таба билүү сезими чон ролду ойнойт. Штанга менен аткарылуучу бир топ көнүгүүлөрдө дем алуу актысын башкара билүүгө үйрөнүү оңойго турбайт. Ал эми дененин ыңгайлуу абалын таба билүү ар бир көнүгүүнү аткарууда денеге ыңгайлуу жана денеге ыңгайсыз абалдардын орун алышы менен түшүндүрүлөт.

Оор салмакты көтөргөндө денеге күч келип, дем кыстыгып, булчундар абдан катуу чыналат. Мунун өзү кәэде оор салмактарды көтөрүүгө өбөлгө болот. Бирок дененин

ыгы жок көп кысталышы, дем алууну токтотуу көкүрөктүн ичиндеги басымдын кескин жогорулашына, өпкөдөгү кан айлануунун начарлашына жана кан менен кычкылтектин мээгэ толук жетпей калышына алып келип, кәэде кишинин эс-учун жоготушуна себеп болот. Мээгэ кычкылтектин кескин түрдө жетпей калышы медицинада анемия деп аталат да, терс көрүнүш катары бааланат.

Кан айлануу системасындагы мындай жагымсыз өзгөрүүлөр даярдыгы начар кишилердин ден соолугуна терс таасир тийгизет. Мына ушундай терс таасирлерден алыс болуу максатында штанга менен аткарылуучу көнүгүүлөрдүн кәэ бир эрежелерин так аткарууга аракеттенгиле. Алардын негизгиси төмөндөгүлөр:

өтө оор салмактуу штанганы көп көтөрө берүүдөн алыс болгула;

көнүгүүнү аткаруунун алдында терен дем албагыла. Бул көкүрөктүн ичиндеги басымдын ыгы жок жогорулашына алып келет;

дем чыгаруу менен аткарылуучу көнүгүүлөр дем чыгарбай аткарған көнүгүүлөрдөн кем эмес натыйжа берет, Демек, көнүгүүлөрдү аткарып жатканда денеге оордук келтирген аракети демди чыгарып жаткан абалда аткаруу физиологиялык жактан туура деп белгиленет. Бул эреженин толук ишке ашкандыгын көпчүлүк оор атлеттердин рекордук салмактагы штанганы көтөрүп жаткан учурунда жолуктурса болот. Мисалы, рекордук салмактагы штанганы көтөрүп жаткан спортсмен аргасыздан үн чыгарат. Бул кезде спортсмен бир гана психологиялык проблеманы чечпестен, физиологиялык проблеманы да чечүүгө умтулат. Анткени, ал көнүгүүнү дем чыгара аткарууга ўрөнөт;

машыгуунун башталышында эле дем алуу жана дем чыгаруу актыларын көнүгүү аткаруу мезгилиниң орто ченине туура келишине ўрөнгүлө. Мисалы, штанганы түртүп көтөргөндө дем алуу жана дем чыгаруу актысы штанга көкүрөктө турган мезгилде болгон туура;

дем алуунун өзгөчө кысылышина жол бербөөгө аракеттенгиле. Дем алуу актысын ыгы жок токтото бербөгиле. Жәцил штанганы көтөргөндө туура дем алууга ўрөнгүлө. Бул кезде дем алуу эркин болушу зарыл;

күрөө тамырдын моюн булчундары аркылуу кысылып калышынан этият болгула. Бул учурда кандын мээгэ же-тиши кыйындал, адам эс-учун жоготуп коюшу ыктымал. Оор атлетика спортундагы көнүгүүлөрдү аткарууда кәэде ушундай кокустуктар келип чыгат. Ошол себептен мын-

дан бир нече жылдар мурда жай аткарылуучу көнүгүүлөр оор атлетика спорту боюнча өткөрүлүүчү мелдештердин программасынан таптакыр алынып ташталды. Мындай терс таасирлерден этият болуу максатында көнүгүүлөрдү аткарып жатканда алдыга түз карап, ээгинердин көкүрөктөн алысыраак болушуна көнүл бургула;


женил салмак менен көнүгүүлөрдү аткарып жатканда оордукту көтөргөндө дем алып, ылдый түшүргөндө дем чыгарууга аракеттенгиле.

Оордуктар менен аткарылуучу көнүгүүлөрдө дөненин Ыңгайлуу жана ыңгайсыз абалга келе тургандыгы төмөнкү себептер аркылуу түшүндүрүлөт. Кишинин булчуну узундан чоюлганда абдан чоң күчтү өрчүтүүгө жөндөмдүү, ал эми жыйрылып турганда чоң күчтү өрчүтө албайт. Мындай закон ченемдүүлүк ар бир көнүгүүнүн баштапкы абалын тыкандык менен ойлонууну талап кылат. Ыңгайлуу абалды түзүү максатында көнүгүүлөрдү баштоонун шарттарын өзгөртүшөт, кошумча куралдарды эспандер, амортизатор сымал спорттук куралдары пайдаланышат.

Штанга колдонуп аткарылуучу көнүгүүлөр булчундардын абдан чарчашына алып келет. Буга байланыштуу көнүгүүлөрдү жетишээрлик санда кайталоо оодой-олтоң иш эмес. Албетте, мындай учурда организмге эс алуу үчүн берилген убакыттын туура колдонулушуна чоң маани берилет. Мисалы, машыгуучу өз мүмкүнчүлүгүнүн 50% ин түзгөн салмактагы штанганы колдонуп көнүгүү аткарса, эс алуу интервалынын узактыгы 2—3,5 минутадан кем болбошу зарыл. Ал эми штанганын салмагы машыгуучунун мүмкүнчүлүгүнөн 85—90% тен чоң болсо, анда эс алуу интервалы 4—6 минутага чейин жетиши талап кылынат.

Ар бир көнүгүүдөн кийин организмди эс алдыруу убактысын кыскартуу максатында кээ бир көнүгүүлөрдү биричинин артынан экинчисин токтоосуз эле аткарса да болот. Мындай учурда көнүгүүлөрдүн ар бири ар башка булчундар группасына багытталышы талап кылынат. Аларды аткарғандан кийин мурдагыга караганда узагыраак убакытка чейин эс алуу керек.

Эс алуу мезгилинде ар түркүн женил көнүгүүлөрдү аткаруу, ары-бери жай басуу, булчундарга массаж жасоо да пайдалуу. Кээде чалкадан жатып, бутту өйдө көтөрүп, велосипед тепкендөй кыймыл-аракетти жасаса да болот. Мындай учурда буттун булчундарынын чыналышы төмөндөп, организмдин эс алыши тездөйт. Албетте, мындай ыкма негизинен буттун булчундарын өрчүтүүгө арналган оор көнүгүүлөрдү аткарғандан кийин колдонулат.



22-сүрөт. Штанга менен аткарылуучу көнүгүүлөр.

Күчтү өрчүтүүгө арналган көнүгүүлөрдү өздөштүрүү жана организмдин алардын өзгөчөлүктөрүнө көнүшү көнүгүүлөр комплексин бир нече күнгө чейин өзгөртүүсүз аткарганда жетишет. Бул максатта көнүгүүлөр комплексин бир топ убакытка чейин өзгөртпөй колдонуу талап кылынат. Адатта мындай убакыт бир айдан ашпайт.

Булчун гимнастикасы менен машыгууда бешинчи айда штанга менен аткарылуучу көнүгүүлөрдү колдонсо болот. Жаны комплекс 12 көнүгүүдөн турат.

Бириңчи көнүгүү. Б. а.: — Түз туруп, штанганы көкүрөккө койгула (22-сүрөт, а). Штанганы акырындык менен өйдө көтөрүп, кайрадан ылдый түшүргүлө. Штанганы өйдө көтөргөндө дем алгыла, ал эми ылдый түшүргөндө дем чыгаргыла. Штанганын салмагы көнүгүүнү 6–8 жолу аткарууга мүмкүндүк бергендей болушу талап кылынат. Эсалган соң көнүгүүнү кайрадан кайталагыла. Көнүгүүнү төрт жолу кайталоо керек.

Бул кыймыл-аракет далы-ийин жана төш булчундарын өрчүтүүгө багытталган.

Экинчи көнүгүү. Б. а.: — Түз туруп, штанганы далыга койгула. Бутуңар далынын кендигиндей аралыкта болсун (22-сүрөт, б). Терекирээк дем алып, штанга менен олтургугула, кайрадан ордунардан турганда дем чыгаргыла. Бул көнүгүү оор штанга менен аткарылат. Штанганы далыга коюу жана көнүгүүнү аткарып болгондон кийин аны кайрадан алуу машыгуучуга бир топ кыйынчылыктарга турат. Бул максатта бириң-экин жолдоштордун жардам бергени дурус. Эгерде көнүгүүнү жалгыз аткарып жаткан болсонор, анда штанганы сүрөттө көрсөтүлгөндөй түркүккө коюп, мына ошондон кийин гана далыга алган бир топ женилдиктерди түзөт. Көнүгүүнү аткарып болгондон кийин штанга кайрадан түркүктөргө коюлат. Көнүгүүнү аткарууда жецил штанганы тандоого умтулбагыла. Тескерисинче, бут булчундарын жетишээрлик оор салмактагы штанга гана өрчүтө алат. Бул көнүгүүнү аткаруу үчүн атайын жазы кур курчанып алуу талап кылынат. Тең салмактуулукту сактоо максатында согончоктун алдына жука тактайча коюу пайдалуу. Бардыгы болуп көнүгүүнү 8—10 жолу аткарғыла жана улам эс алып, толугу менен үч жолу кайталагыла.

Бул кыймыл-аракет буттун булчундарын машыктырууга багытталган.

Үчүнчү көнүгүү. Б. а.: — Жазы столдун үстүнө чалка-нардан жатып, штанганы колуңарды түздөп кармагыла (22-сүрөт, в), акырындык менен штанганы аркага карай түшүрүп, кайрадан өйдө көтөргүлө. Штанганы көтөргөндө дем алгыла, ылдый түшүргөндө дем чыгаргыла, көнүгүүнү 6—8 жолу аткарғыла жана улам эс алып толугу менен үч жолу кайталагыла.

Бул кыймыл-аракет төш булчундарын машыктырууга арналат.

Төртүнчү көнүгүү. Б. а.: — Алдыга бир аз эңкейип штанганын бир учун он колуңарга алгыла. Бутуңар тизеден азыраак бүгүлүү болот. Кайык айдагандай кыймыл-аракет менен (22-сүрөт, г) штанганы өйдө көтөргүлө. Тулку боюңарды түз кармап, бүкүрөйбөөгө аракеттенгиле, Он колуңар менен штанганы 10—15 жолу көтөргөн сон, көнүгүүнү сол колуңар менен уланткыла. Улам эс алып, көнүгүүнү 3 жолу кайталагыла.

Бул кыймыл-аракет арка булчундарын машыктырууга багытталган.

Бешинчи көнүгүү. Б. а.: — Түз туруп, штанганы далыга

койгула. Бутунар 20—25 см кендикте болсун (22-сүрөт, д). Акырындык менен штанганы өйдө көтөргүлө жана кайрадан ылдый түшүргүлө. Штанганы көтөргөндө терен дем алгыла, ал эми ылдый түшүргөндө дем чыгаргыла. Көнүгүүнү бардыгы болуп 6—8 жолу аткарғыла жана улам эс алып, толугу менен үч жолу кайталагыла.

Бул кыймыл-аракет далы-ийин булчундарын машыктырууга багытталган.

Алтынчы көнүгүү. Б. а.: — Түз туруп, штанганы далыга койгула. Бутунар 20—25 см кендикке болсун (22-сүрөт, е). Алдыга эңкейип, кайрадан шашылбай тулку боюнарды түздөгүлө. Көнүгүүнү 8—10 жолу аткарып, улам эс ала үч жолу кайталагыла. Көнүгүүнү аткарып жатканда тулку боюнарды түз кармоого, башыңарды чалкалаптоого аракеттенгиле. Моюнга штанганын салмагы оор келгенине байланыштуу далыга жецил спорттук трико же болбосо башка бир жумшак материал кооп алуу ынгайлуу.

Бул кыймыл-аракет арканын терен жайланишкан булчундарын машыктырууга багытталган. Өзгөчө омуртка тутумун бышыктоого да колдонулат.

Жетинчи көнүгүү. Б. а.: — Түз туруп, штанганын туткасын устүнөн кармагыла (22-сүрөт, ж). Штанганы шашылбай ээktи көздөй тартып көргүлө да, кайрадан мурдагы абалга түшүргүлө. Көнүгүүнү аткарууга штанганы кармоонун эки түрү колдонулат жана алар мезгил-мезгили менен алмашылып турат. Бириңчи түрүндө эки кол бири-бирине жакын турат, экинчи түрүндө эки кол бири-биринен алыс болот. Бул учурда булчундун ар түркүн тарамдары машыгуунун таасиринде болуп, көнүгүүлөр натыйжалуу болот. Кармоонун ар бир түрү менен көнүгүүнү экиден төрт жолу аткаруу талап кылынат. Ар бир кайталоодо көнүгүү 6—8 жолу аткарылат.

Бул кыймыл-аракет негизинен далы-ийин булчундарын машыктырууга багытталган.

Сегизинчи көнүгүү. Б. а.: — Түз туруп, штанганы колунарга эркин кармагыла (22-сүрөт, з). Штанганы шашылбай колду чыканак муундан бүгүп көтөргүлө. Бул көнүгүүнү булчун гимнастикасы менен машыгуу тажрыйбасында каруу менен көтөрүү деп аташат. Көнүгүүнү аткарып жатканда денени түз кармап, туура дем алууга аракеттенгиле. Көнүгүүнү 10—12 жолу аткарғыла жана улам эс алып 3—4 жолу кайталагыла. Бул көнүгүүнү аткаруунун да бир нече түрлөрү бар. Аларды мезгил-мезгили менен алмаштырып турса машыгуулардын натыйжасы жогору болот. Бириңчи түрү — штанганы алдынан, эки

колду бири-бирине жакын кармоо; экинчи түрү — штанганы алдынан, колду бири-биринен алыс кармоо; үчүнчү түрү — штанганы үстүнөн, эки колду жакын кармоо; төртүнчү түрү — штанганы үстүнөн, эки колду бири-биринен алыс кармоо менен аткарылат. Ушул эле максатта туткасы ийри штанганы колдонсо болот. Машыгуу мезгилиnde жогоруда көрсөтүлгөн көнүгүүнү аткаруунун төрлөрүнүн бир-еки түрүн негиз кылып алыш, аларды бир нече күнгө чейин өзгөртпөй аткаруу талап кылынат. Андан кийин көнүгүүнү аткаруунун башка эки түрүнө өтсө болот.

Бул кыймыл-аракет каруунун эки ача булчунун өрчүтүүгө багытталган.

Тогузунчукөнүгүү. Б. а.: — Түз туруп, колунарды өйдө көтөрүп, туткасы ийри штанганын туткасын (эгер мындай штанга жок болсо, эки гантель алса да болот) үстүнөн кармап, колунарга алгыла. Колунарды чыканак муундан бүгүп, штанганы желкени көздөй түшүрүп, кайрадан өйдө көтөргүлө (22-сүрөт, и). Көнүгүүнү аткарып жатканда чыканак өйдө караган абалдан жазбашы керек. Көнүгүүнү аткаруу өзгөчө тактыкты, координацияны талап кылат. Анткени, штанганын тек салмактуулугун сактоо онойго турбайт. Буга байланыштуу, штанганын алгачкы салмагы өтө чоң болбошу талап кылынат. Көнүгүүнү 8—10 жолу аткарғыла жана улам эс алыш 3 жолу кайталагыла.

Бул кыймыл-аракет каруунун үч ача булчунун өрчүтүүгө багытталган. Каруум чоң болсун деген жаштар бул көнүгүүгө өзгөчө тыкандык менен мамиле кылып, туура аткарууга аракеттениши зарыл.

Онунчукөнүгүү. Б. а.: — Түз туруп, штанганы да-лыга койгула. Бутунар далынын кеңдигиндей аралыкта турсун. Колунар менен штанганын дөңгөлөктөрүн кармап алгыла (22-сүрөт, л). Тулку боюнарды онго, андан кийин солго акырындык менен бургула. Бутту полдон көтөрбөгөнгө аракеттенгиле. Бул талап дененин капитал булчундарынын толук керилип-чоюлушуна шарт түзөт. Көнүгүүнү он жана сол тарапка 10—15 жолу аткарғыла. Көнүгүүлөрдү эс алыш үч жолу кайталоо жетишээрлик натыйжа берет. Көнүгүүнү аткаруу мезгилиnde кээ бир жаштар өтө чоң салмактагы штанганы алууга умтулушат. Мындай чечим негизсиз. Анткени дененин капитал булчундарын керип-чоюуга жецил салмактуу штанга эле жетишээрлик талаптарды коёт. Бул кыймыл-аракет жогоруда белгиленгендей эле дененин капитал жана курсак булчундарын өрчүтүүгө багытталган.

Он биринчи көнүгүү. Б. а.: — Жазы столго отуруп, штан-

ганы бутуңарга байлап алғыла (22-сүрөт, к). Бутту тизеден жазып, штанганы өйдө көтөргүлө жана бутту тизеден бүгүп, штанганы кайрадан ылдый түшүргүлө. Қөнүгүүнү 10—15 жолу аткарғыла жана улам эс алып 3 жолу кайталагыла. Қөнүгүүнү аткаруу мезгилиндө тулку боюнарды түз карман отурууга, кошумча кыймылдарды жасабоого умтулгула. Колуңар менен отургучтун кырын карман алуу, чонураак салмактагы штанганы көтөрүүгө өбөлгө болот.

Бул кыймыл-аракет буттун булчундарын машиктырууга багытталган.

Он өкинчи қөнүгүү. Б. а.: — Бутту тизеден бир аз бүгүп, штанганы колго эркин кармагыла. Бул абал оор атлетчи спортсмендин штанганы жулкуп көтөргөнүнө окшоп кетет (22-сүрөт, м). Бул абалда туруп, штанганы көкүрөктү көздөй тарта көтөргүлө жана кайрадан акырындык менен мурдагы абалга келтиргиле. Мындаи кыймыл-аракетти 10—12 жолу кайталагыла жана толугу менен үч жолу аткарғыла. Қөнүгүүнү аткарып жатканда белицерди бүкүрөйтпөөгө аракеттенгиле. Бирок тулку боюнар бир аз алдыга жүткүнүп турушу қөнүгүүнү натыйжалуу аткарууга көмөк берет. Штанганы колдон келишинче көкүрөкке жакын жеткире көтөрүүгө аракеттенгиле. Алдыга тике карап, терен дем алғыла.

Бул кыймыл-аракет негизинен арка булчундарын машиктырууга багытталган жана туура аткарылганда алардын өрчүшүнө, сымбаттуу келбетке келишине чоң салым кошот.

Штанга менен аткарылуучу қөнүгүүлөр өзгөчө тыкандыкты, коопсуздукту сактоону талап кылат. Анткени, оор салмактуу штанга туура эмес кыймыл-аракеттин негизинде колдон түшүп кетиши, булчундарды чоюп коюшу ыктымал. Машыгууда абдан чарчагандыктан, қөнүгүүнү толук аяктай албай, штанганы үстүнөн ала албай калган учурларда болот. Мындаи учурлар көбүнчө чалкадан жатып аткарылуучу қөнүгүүлөрдө, штанганы дальга же болбосо көкүрөктө карман аткарылуучу қөнүгүүлөрдө кенири таралган. Албетте, мындаи учурда өкинчи кишинин көрсөткөн жардамы кокустуктардын орун алышина жол бербейт.

Штанга менен аткарылуучу қөнүгүүлөр омуртка тутумуна да бир топ күч келтирет. Денени даярдабай туруп (разминка) аткарылган ыгы жок кыймыл, омуртка тутумнадагы кемирчектердин, нервдердин кысылып калышына алып келет. Мындаи ден соолукка жагымсыз көрүнүштөрдөн алыс болуу максатында ар бир машыгуунун башталышында денени ар тараптан даярдоого өзгөчө қөңүл бөлгүлө. Өтө оор қөнүгүүлөрдү аткарууда атайын жазы кур

тагынып алуу да жакшы натыйжаларды берет. Анткени, жазы кур омуртка тутумун бир калыпта кармоого жардамчы курал катары колдонулат. Мындай жазы курларды өз колуңар менен жасап алсаңар да болот. Ал эми спорттук товарлар дүкөнүндө сатылуучу оор атлетика спорту менен машыгууга арналган курларды колдонсоңор андан да жакшы. Жазы курду дайыма бышык курчануу талап кылынбайт. Көнүгүүнү аткарып бүтөрүңөр менен белинерди башотуп, эркин дем алууга шарт түзүүнү унутпагыла.

БЛОКТУУ СИСТЕМАЛАРДЫ КОЛДОНУП АТКАРЫЛУУЧУ КӨНҮГҮҮЛӨР

Булчун гимнастикасы менен машыгуу процессинде блоктуу системаларды колдонуп аткарылуучу көнүгүүлөр да кенири орун алган. Мындай көнүгүүлөрдүн өзгөчөлүгү — булчундардын чыңалган абалы узагыраак убакытка кармалышында. Анткени, блоктуу системалар көнүгүүнү аткаруудагы акыркы фазада эң чоң каршылыкты көрсөтөт.

Блоктуу системаларды колдонуу, машыгуулардын кызыктуу өтүшүнө, көнүгүүлөр комплексин өзгөртүп туроо чоң жардам берет. Булчун гимнастикасы менен машыгуу тажрыйбасында мындай көнүгүүлөрдү алтынчы же болбосо жетинчи айдан баштап кийирүү жалпы талапка туура келет. Жарым жыл бою машыгуу денени ар тараптан чындал, булчундарды жана режимде иштөөгө тарбиялайт.

Блоктуу системаларды жасоо колдун жөндөмдүүлүгүн талап кылат. Мындай системанын конструкциясы коопсуздукутуу сактоонун талаптарына жооп бергендей болушу керек. Блоктуу системанын үзүлүп кетиши ар кандай кокустуктарга алып келиши мүмкүн. Блоктуу системаларды жасап алууга жетишсөнөр, анда абдан пайдалуу ыкманы колдонууга жол ачкан болосунар.

Блоктуу система негизинен, төмөндөгү варианта жасалат. Узундугу беш метр келген болот тросу алынат. Анын бир учун атايын гиря же штанганын дөңгөлөктөрүн илип коюу үчүн илгич жасалат. Тростун экинчи учун кармап тартуу учун колго өтпөй турган кармагыч жасалат. Тросту 2—3 метрдей бийиктикте орнотулган алкакчадан өткөрүштөт. Ушундай эле алкакчанын дагы бириң жерге жакын орнотуу керек болот. Алкакчалар женил айланып, аларга тросту илүү жана кайрадан женил чыгарып алуу мүмкүнчүлүгүнө да жетишүү керек. Кээде блоктуу ёисте-

маны эки тросту катар жайлантып да жасашат. Мындаиди учурда көнүгүүлөрдү өзгөртүү, аларды сапаттуу аткаруу мүмкүнчүлүгү артат.

Блоктуу системалар менен көнүгүүлөрдү аткаруу учун атайын жазы стол, штанганын ар түркүн салмактагы дөңгөлөктөрү жана гиря талап кылынат. Блоктуу системаларды колдонуп аткарылуучу көнүгүүлөр машыгуулардын алтынчы айынан баштап колдонулат.

Жаңы комплекс негизинен 9 көнүгүүдөн турат.

Бириңчи көнүгүү. Б. а.: — Бутту бир аз жайып олтуруп, колго тросту алгыла. Тростун экинчи учун штанганын дөңгөлөктөрүн илип койгула (23-сүрөт, а). Кайык айданбай кыймыл-аракет менен тросту көкүрөкту көздөй тарткыла. Штанганын дөңгөлөктөрүнүн салмагы көнүгүүнү 15—20 жолу аткарууга мүмкүнчүлүк бергендей болсун. Дененерди түз кармап, эркин дем алууга аракеттенгиле. Бутунарды тизеден бүкпөгүлө. Көнүгүүнү улам эс алыш төрт жолу атқаргыла.

Бул кыймыл-аракет кишинин арка булчундарын машыктырууга багытталган.


Экинчи көнүгүү. Б. а.: — Түз туруп, тросту сол колунарга алгыла (23-сүрөт, б). Колунарды акырындык менен артты көздөй жылдыргыла жана кайрадан мурдагы абалга келтиргиле. Ар бир колунар менен 10 жолу аткарып, көнүгүүнү улам эс алыш үч жолу кайталагыла. Көнүгүүнү аткарып жатканда боюндарды түз кармоого аракеттенгиле. Тросту бирдей деңгээлде тартып жана жай көй бөрүүгө аракеттенгиле. Дем алуу терең жана ар бир кыймылга жаразша санда болгону туура.

Бул кыймыл-аракет да далы-ийин булчундарын машыктырууга багытталган.

Үчүнчү көнүгүү. Б. а.: — Түз туруп, тросту сол колунарга алдыга сунуп кармагыла (23-сүрөт, в). Колунарды чыканак муундан бүгүп, тросту далынын деңгээлинде тарткыла. Тросту бир колунар менен он жолу тарткан сон, көнүгүүнү экинчи колунар менен уланткыла. Көнүгүүнү улам эс алыш үч жолу жай темпте кайталагыла. Дененерди түз кармап, эркин дем алууга аракеттенгиле.

Бул кыймыл-аракет да далы-ийин булчундарын машыктырууга багытталган.

Төртүнчү көнүгүү. Б. а.: — Чалканардан жатып, тросту сол бутунарга илгиле (23-сүрөт, г). Бутунарды тизеден бир аз бүгүп, тросту өйдө карай тарткыла. Сол бутунар менен он беш жолу тарткан сон, көнүгүүнү он бутунар менен кайталагыла. Улам эс алыш көнүгүүнү төрт жолу кай-



23-сүрөт. Блоктуу системаларды колдонуп аткарылуучу көнүгүүлөр.

талагыла. Чалканардан жатканды алдынарга жумшак төшөк салып, колундарды жазданғыла.

Бул кыймыл-аракет буттун булчундарын машиктырууга бағытталган.

Бешинчи көнүгүү. Б. а.: —Жазы олтургучтун үстүнө көмкөрөдөн жатып, тросту сол бутуңарга илгиле (23-сүрөт, д). Бутуңарды тизеден бүгүп, тросту тарткыла. Сол бутуңар менен он беш тарткан соң, оң бутуңар менен кө-

нүгүүнү кайталагыла. Көнүгүүнү жалпысынан үч жолу аткарды. Көнүгүүнү аткарууну жеңилдетүү үчүн колунар менен жазы олтургучтун кырын кармап алды. Башыңарды бир аз өйдө көтөрүп, алдыга карагыла. Тростун кармагычы бутка өтпөсүн үчүн парадон үзүндүсүн же болбосо калың кездемени кызыл ашыкка кооп коюу ылайык.

Бул кыймыл-аракет арткы сан булчундарын ~~машыктырууга~~ багытталган. Бул булчундар отө ~~кыйындык~~ менен машыга турганын эскерте кетүүгө туура келет.

Алтынчи көнүгүү. Б. а.: — Жазы олтургучка блок системасына арканарды салып олтуруп тросту он колунарга далынын деңгээлинде кармагыла (23-сүрөт, е). Колунарды алдыга сунуп, тросту тартыла жана кайрадан артка жай темпте көё бергиле. Көнүгүүнү он колунар менен 8—10 жолу аткарғандан кийин аны сол колунар менен улантыла. Улам эс алып көнүгүүнү үч жолу кайталагыла. Дененерди түз кармап, колду алдыга бир деңгээлден жазбай сунууга аракеттенгиле. Бир нече машыгууга чейин чыканакты далынын деңгээлинде өйдө көтөрүп, ал эми андан кийин кадимки кыймыл-аракеттегидей эле дөнеге жакын кармоо талап кылынат.

Бул кыймыл-аракет төш, далы-ийин булчундарын машыктырууга багытталган.

Жетинчи көнүгүү. Б. а.: — Тизе чөгөлөп, чыканагындарды жазы олтургучтун үстүнө койгула жана тросту эки колдоп кармагыла. (23-сүрөт, ж). Тросту колунар менен көкүректу көздөй тартыла. Көнүгүүнү жай темпте 10—12 жолу аткарды. Эркин дем алууга, дененерди түз кармоого аракеттенгиле.

Бул кыймыл-аракет каруунун эки ача булчунун машыктырууга багытталган.

Сегизинчи көнүгүү. Б. а.: — Блок системасына артындарды салып, жазы олтургучка олтургула. Эки колунарды өйдө көтөрүп, аларды чыканак муундан бүгүп, тросту кармагыла. (23-сүрөт, з). Чыканактын абалын өзгөртпөстөн, тросту өйдө көтөрө тартыла. Көнүгүүнү 10—15 жолу аткарған соң, бир аз эс алдыла да, аны кайрадан кайталагыла. Көнүгүү жалпысынан үч жолу аткарылышы керек. Көнүгүүнү аткарууда дененерди түз кармоого, эркин дем алууга аракеттенгиле. Колунарды башка бир аз жакын кармоо аны бирдей деңгээлде аткарууга мүмкүндүк берет.

Бул кыймыл-аракет негизинен, каруунун үч ача булчунун машыктырууга багытталган.

Тогузунчы көнүгүү. Б. а.: — Блоктук системага он кап-

талынарды салып тургула. Оң колунарды капиталга коюп, сол колунар менен тросту кармагыла (23-сүрөт, л). Сол колунарды капиталды көздөй көтөрүп, тросту тарткыла. Көнүгүүнү 8—10 жолу аткарғыла да, сол капиталың менен туруп, оң колунар менен көнүгүүнү уланткыла. Улам эс алыш үч жолу аткарғыла. Көнүгүүнү аткарууда денени түз кармоого, эркин дем алууга аракеттенгиле. Колунарды капиталды көздөй көтөрүүдө алардын далынын деңгээлине жетишине көз салғыла.

Бул кыймыл-аракет ийиндин дельта сымал булчундарын машыктырууга багытталган. Жогоруда түшүнүк берилген көнүгүүлөр денени калыптандырууда, сымбаттуу келбетке ээ болууда кенири колдонулат жана булчун системасындагы көнүгүүлөр катарын байытат.

ЖҮГҮРҮП МАШЫГУУНУН МЕТОДИКАСЫ

Жүгүрүү — ден соолукту чындоодо кенири колдонулат. Булчун гимнастикасы менен машыгууну жумасына бир жолу жүгүрүү менен толуктоо абдан жакшы натыйжаларды берет. Анткени, жүгүрүү жүрөктүн иштешине жакшы таасир этет. Өзгөчө жүрөк жана кан тамыр системасынын көрсөткүчтөрү (тамырдын кагылышы, кандын басымы ж. б.) жүгүрүүнүн шарапаты менен абдан жакшырат. Мындай өзгөрүүлөр жүгүрүүнүн башка көнүгүүлөрдөн кескин айырмаланып туршуу менен түшүндүрүлөт. Башка көнүгүүлөрдөн жүгүрүү организмдин иштөө убактысынын узактыгы менен айырмаланат. Мисалы, машыгуучу гиря менен эч токтоосуз 2—3 минутага чейин бир көнүгүү аткарды дейли. Бул убакыт ичинде машыгуучу чарчап, көнүгүүнү улантууга шайы келбейт. Ал эс алууга мажбур болот. Ал эми жай жүгүрүү мезгилинде 2—3 минута ичинде организм чарчабайт. Башка сөз менен айтканда, жай жүгүрүү мезгилинде жүрөк жана кан тамыр системасы машыгуунун таасирин бирдей деңгээлде узак убакытка чейин сезет. Мындай таасир гиря менен аткарылуучу көнүгүүлөрдүн таасирине караганда ден соолукту чындоого пайдалуу келет.

Жүгүрүп машыгуу дүйнө жүзүндө кенири тарабалган. Биздин өлкөбүздөгү калктын жүгүрүп машыгууга көбүрөөк кызыгышы жер-жерлерде атайын клубдардын ачылышына алыш келди. Жүгүрүү методикасында Кеннет Купер тарабынан иштелип чыккан жалпыга белгилүү ыкма колдонулат. К. Купердин ыкмасын колдонуудагы негизги максат — аралыкты жана жүгүрүү убактысын абы-

рындык менен көбөйтүп, организмдин кычкылтекти өз-дөштүрүү деңгээлин өстүрүү, дөн соолукту чындоо болуп саналат.

Бул идея К. Купер тарабынан иштелип чыккан жүгүрүү программасында толук ишке ашып, калкка тартууланган методиканын жөнөкөйлүгү, контролдоо ыкмаларынын жеңилдиги миндеген физкультурниктерди өзүнө тартты. Атайын иштелип чыккан балл системасы машыгуулардын организмге тийгизген таасиринин деңгээлин туура чагылдырып, аларды дайыма эске ала жүрүүгө, машыгууларды пландоого көмөкчү болду.

К. Купер тарабынан иштелип чыккан методика биздин өлкөдө кеңири тарады. Аны туура колдонууга атайын өткөрүлгөн изилдөөлөр чоң жардам берди. Илимий изилдөөлөр негизинен методиканын мындан ары да такталышына, анын жетишшээрлик өндүрүмдүүлүккө ээ болушуна алып келди. Мындаи илимий изилдөөлөр өзгөчө Бүткүл союздук физкультура илим-изилдөө институтунда өткөрүлдү.

Жүгүрүү боюнча өткөрүлүүчү машыгуулар бир катар өзгөчөлүктөргө ээ. Булчун гимнастикасы менен машыгуу практикасында жүгүрүү боюнча өткөрүлүүчү машыгуулар негизинен организмдин чыдамкайлыгын арттырууга багытталат. Мына ушул өзгөчөлүктүү эске алып төмөндө биз сilerди жүгүрүү боюнча өткөрүлүүчү машыгуунун ыкмалары менен тааныштыра кетебиз.

Жүгүрүүгө машыгуу негизинен организмдин чыдамдуулугун өрчүтүүгө арналат. Физиологдор дененин чыдамдуулугун аткарылган иштин интенсивдүүлүгүнө жараша шарттуу түрдө төрт топко белүшөт. Биринчи топко организмдин кыска мөөнөттө, бирок абдан тез аткарылуучу көнүгүүлөргө карата чыдамдуулугу кирет. Адатта мындаи көнүгүүлөр 10—20 секунд аткарылат. Мисал катары 100 жана 200 метрге чуркап келген жеңил атлеттердин чыдамкайлыгын көрсөтүүгө болот. Экинчи топко организмдин салыштырмалуу бир аз узагыраак убакыт аткарылуучу көнүгүүлөргө карата чыдамкайлыгы кирет. Мындаи көнүгүүлөр 20 секунддан 2 минутага чейин абдан ылдам темпте аткарылат. Адатта мындаи чыдамкайлых 400—800 метр аралыкка чуркаганда билинет. Ал эми үчүнчү жана төртүнчү топторго 2 дөн 30 минутага чейин жана 30 минутадан да көп убакытка аткарылуучу көнүгүүлөрдөгү чыдамкайлых кирет. Мисалы, жеңил атлет 5 кмге чуркаганда үчүнчү топтогу чыдамкайлых, ал эми 10 кмге чуркаганда төртүнчү топтогу чыдамкайлых көрсөтүлөт.

Машыгуулардын программасы организмди оор жумуш-

ка, Кыргыз Республикасында кабыл алынган «Ден соолук» физкультуралык комплексинин нормаларын ақырындык менен аткарууга даярдоого багытталат. Программа шарттуу түрдө бөлүнгөн уч бөлүмдөн турат. Программанын бириңчи бөлүмүн даярдоо, әкинчى бөлүмүн негизги жана үчүнчү бөлүмүн денени өркүндөтүүчү деп атаса болот.

Жогоруда көрсөтүлгөн бөлүмдөрдү төмөндөгүдөй принцип бириктирип турат жана ал машыгуулардын көлөмүн жана тездигин ақырындык менен чоңойтуу деп аталат. Ар бир машыгуу жана жаңы тапшырмалар мурдагысына караңда таталыраак келет. Ал эми программанын әкинчى жана үчүнчү бөлүмдөрүн аткаруу ден соолуктун толук чындалышына, бара-бара ар бир машыгуучунун көбүрөөк балл алышина алып келет. Башкacha айтканда, баллдын жогорулашы организмдин кычкылтекти жакшы өздөштүрө баштаганын билдириет.

Машыгуу мезгилинде жүгүрүүнүн ылдамдыгы жүрөктүн согушун ылдамдатат, тамырдын кагышы көбөйөт. Бир минутадагы тамырдын кагышын саноо менен жүгүрүүнүн ылдамдыгын контроллодоп турса болот. Ал учун 185 деген сандан ар ким өз жашына барабар келген санды алуу керек. Алынган сан жүгүргөн кездеги тамырдын бир минутада кагышына барабар болушу талап кылынат. Мисалы, машыгуучу 17 жашта болсо, жүгүргөндө анын тамыры минутасына 168 жолу кагышы туура (185—17-168).

6 - т а б ли ц а

Жүгүрүүн жана басуунун программы (даярдоо этабы)

| Тапшырмалар- дын катары | Узактыгы (мин) | | | |
|----------------------------|----------------|-----------|---------|-----------|
| | жүгүрүү | жөө басуу | жүгүрүү | жөө басуу |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 5 | 5 | 3 | 5 |
| 2 | 5 | 5 | 4 | 7 |
| 3 | 5 | 5 | 5 | 9 |
| 4 | 5 | 4 | 5 | 11 |
| 5 | 6 | 5 | 4 | 11 |
| 6 | 5 | 3 | 5 | 13 |
| 7 | 7 | 5 | 3 | 13 |
| 8 | 5 | 2 | 5 | 15 |
| 9 | 8 | 5 | 2 | 15 |
| 10 | 5 | — | 5 | 18 |
| 11 | 9 | — | 1 | 18 |
| 12 | 10 | — | — | 20 |

Программанын биринчи бөлүмү организмди 10 минутага, экинчи бөлүмү 25 минутага, ал эми үчүнчү бөлүмү бир saatка чейинки жүгүрүүгө даярдоого багытталган. Программанын негизи Пермь обlastына караштуу професионалдык союздун алдындагы методикалык кабинетте иштелип чыккан.

Программанын даярдоо бөлүмү. Программанын даярдоо бөлүмү ар бир машыгуучуу 10 минутача эркин жүгүрүүгө даярдоого арналат. Программа негизинен жүгүрүүдөн жана басуудан турат. Ар бир машыгууда эки жолу жүгүрүүгө жана эки жолу басууга аракеттенгиле.

Бул программаны аткаруунун тартиби 6-таблицада келтирилди.

Мүмкүн болушунча ылдам чуркап, ал эми жөө басканда терен дем алып, арышты кең таштоого аракеттенгиле. Ар бир тапшырманы өзгөчө тыкандык менен аткарып, организмге жетишээрлик таасир тийгизгенден кийин гана машыгууга, кийинки тапшырмаларды аткарууга киришилие. Машыгуунун организмге тийгизген таасиринин денгээлин билүүдө төмөндөгүлөр эске алынат. Ар бир машыгуучу тамырдын бир минутадагы кагышын санап, аны 185 тен өз жашына барабар санды алганда келип чыккан сан менен салыштыруусу керек. Мына ушул пульс денгээлинде тапшырманы аткарғыла. Эгерде тапшырманы женил аткарууга жетишсөнөр анда кийинки тапшырманы аткарууга киришилие.

Жүгүрүп машыккандан кийин сөзсүз түрдө жөө басууга өтүү керек. Анткени, жөө басуу организмдин өз калыбина тезирээк келишине жардам берет. Дайыма чурка-

7 - таблица

Жүгүрүү программысы (негизги этап)

| Тапшырманын катары | Жүгүрүү убактысы | Тапшырманын катары | Жүгүрүү убактысы (мин) |
|--------------------|------------------|--------------------|------------------------|
| 1 | 10,0 | 10 | 18,5 |
| 2 | 14,0 | 11 | 17,5 |
| 3 | 13,5 | 12 | 22,0 |
| 4 | 12,5 | 13 | 25,0 |
| 5 | 12,0 | 14 | 24,0 |
| 6 | 17,0 | 15 | 23,0 |
| 7 | 20,0 | 16 | 22,0 |
| 8 | 19,5 | 17 | 21,0 |
| 9 | 19,0 | 18 | 25,0 |

гандан кийин 5 минута өткөрүп бир минутадагы тамыр катууну санагыла. Эгерде алынган көрсөткүч 90 дон ашпаса, анда баары жайында деп эсептегиле. Ал эми 90 дон ашып кетсе, жүгүрүүнүн ылдамдыгы силер үчүн азырынча чоңураак деп билгиле. Мына ушундай тартилте машыкканда жүгүрүү деп соолукту чындоого оң таасирин тийгизет.

Программанын негизги бөлүмү. Программанын негизги бөлүмү ар бир машыгуучуну 25 минутага эркин чуркоого даярдайт. Программа мурдагы бөлүмдөн айырмаланып, жалаң гана чуркоодон турат. Программаны аткаруунун тартиби 7-таблицада көлтирилди.

Машыгуунун ар бир тапшырмасын так аткарууга аракеттенгиле. Мурдагыдай эле ар бир тапшырманы тамырдын бир минутадагы кагышын сыноо менен тактагыла.

Ар бир тапшырма боюнча аныкталган режимде 5—6 жолу машыккыла. Мына ушундан кийин гана башка тапшырмаларды өздөштүрүүгө аракеттенгиле. Жүгүргөндөн 5 минута өткөндөн кийин тамырдын кагышы минутасына 100—104 төн ашпоосу талап кылынат. Мына ушул тартилте өткөрүлүүчү машыгуулар ар бир километрди орто эсеп менен 5,5—5 минутада басып өтүү ылдамдыгына ээ кылат жана 25 минута эркин жүгүрүү деңгээлине жеткирет.

Программанын денени өрчүтүүчү бөлүмү. Программанын денени өрчүтүүчү бөлүмү ар бир машыгуучуну бир saat убакытка чейин эркин жүгүрүүгө даярдайт. Мурдагыдай эле машыгуулар жай жүгүрүүнү талап кылат. Жүгүрүүнүн тартиби 8-таблицада көлтирилди.

Ар бир тапшырманы аткарғандан кийин эс алгыла да, тамырдын кагышын санагыла. Ал 100 дөн ашпаса, кайрандан машыгууга киришките. Адатта 2—3 жума машыккандан кийин адам 5 минутанын ичинде эле эс алууга үлгүрүп, тамырдын кагышы 100 дөн ашпай калат. Ал эми жүгүрүүнүн ылдамдыгы мурдагыдай эле жүрөктүн бир минутада канча жолу согорун контролдоо менен аныкталат.

Алгачкы жүгүрүүлөр бир нече күнгө чейин денени оорутуп жагымсыз сезимдерди пайда кылышы ыктымал. Мына ушул себептен жаштардын көпчүлүгү узак-

8 - т а б л и ц а

**Жүгүрүү программасы
(денени өрчүтүүчү этабы)**

| Тапшырмалардын катары | Жүгүрүү убактысы (мин) |
|-----------------------|------------------------|
| 1 | 26,5 |
| 2 | 31,0 |
| 3 | 36,0 |
| 4 | 41,0 |
| 5 | 46,0 |
| 6 | 51,0 |
| 7 | 56,0 |
| 8 | 60,0 |

ка жүгүрүүдөн баш тартышат. Бирок, жетишээрлик чыдам-кайлыкты көрсөтүп, талыкпай жүгүрүп, машига берсе, ба-ра-бара узакка жүгүрүүгө дилгирленүү пайда болот.

Жүгүрүп машигуунун алдында ар бир киши атайын контролдук сыноодон өтүшү талап кылынат. Ал төмөндө-гүдөй уюштурулат. Ар бир машигуучу 12 минутадан кем эмес убакытка абдан чарчаганча чуркаши керек. Бул убакыттын ичинде жүгүрүп өткөн аралык ченелет. Ар бир машигуучунун даярдык деңгээлин ошол аралыктын чонду-гуга жараша (аны баалоонун ыкмасы китептин «Машы-гуунун физиологиялык негиздери» деген бөлүмүндө берил-ди) аныкталат. Кезек-кезеги менен өткөрүлүүчү мындай сыноо даярдык деңгээлиндеги өзгөрүүлөрдү байкап туруу-га мүмкүндүк берет.

Абасы таза, транспорт аз, ээн-жайкын жерде, спорттук трусы, майка, ал эми бутка кеда, жөцил тапочка кийип алып жүгүрүү ылайык. Спорттук форма кыймыл-аракет-тин эркин жасалышына тоскоолдук келтирбесин. Күн сал-кын кезде спорттук костюм, шапочка кийген да жакши. Ал эми күн шамалдап суук болуп турганда шамал өткөр-бөй турган куртка, трусынын ичинен плавки, бутка жүн байпак, колго мәэлей кийилет. Өзгөчө бут кийимдин туура тандалып алышына көнүл бөлгүлө. Бут кийим жөцил, таманы жумшак жана чуркоого ыңгайлуу болушу талап кылынат.

Жүгүрүүнүн алдында азыраак тамактандыла, айрыкча айран-сүт ичпегиле. Анткени, алар организмге тез синет жана кычкылтектиң кан аркылуу денеге таралышына тос-коолдук кылат. Ал эми жүгүргөн кезде организм кычкыл-текти абдан көп талап кылат.

БУЛЧУН ГИМНАСТИКАСЫ МЕНЕН МАШЫГУУНУ ПЛАНДАШТЫРУУ

Булчун гимнастикасы менен машикканды алгачкы беш-алты айдын ичинде эспандер, гантель, гиря, штанга жана блоктуу системаларды колдонуп, биз тартуулаган көнү-гүүлөрдүн комплексин ай сайын алмаштырып аткарасы-нар. Ал эми беш-алты ай өткөндөн кийин кантип машигуу керек? Көнүгүүлөр комплекси кандай тартилте түзүлөт? — деген суроолор туулары да шексиз.

Булчун гимнастикасы менен машигууну пландоодо ар бир машигуунун структурасын талдоо, анда кандай ба-гыттагы көнүгүүлөр колдонуларын аныктоо талап кылы-нат. Андан кийин бир жумада канча жолу, кандай багыт-

тагы машигууну аныктоо керек. Мына ушул эле тартипте бир айда жана бир жылда өткөрүлүүчү машигуулар боюнча түшүнүк берилет. Спорт теориясында атайын тартипте өткөрүлгөн бир жума машигууну микроцикл, бир ай машигууну — мезоцикл жана бир жыл машигууну — макроцикл деп аташат.

Булчук гимнастикасы менен машигууну 90 минутага пландоо ылайык. Машигуу негизинен үч бөлүмдөн турат. Бириңчи бөлүмү даярдоо, экинчи бөлүмү негизги жана үчүнчү бөлүмү корутунду бөлүм деп аталат. Машигуунун даярдоо бөлүмү 10—15 минутага созулуп, жай басуу, чуркоо, дененин ар түрдүү булчундарын өркүндөтүүгө багытталган көнүгүүлөрдү аткаруудан турат. Мындай көнүгүүлөрдүн саны 7—8 ге жетип, алар организмдин кызыши, булчундардын эркин чоюлуп калышы менен аяктайт. Машигуу практикасында бул бөлүмдү разминка деп аташат. Машигуунун даярдоо бөлүмү ар дайым үч багыттагы педагогикалык, физиологиялык жана психологиялык талаптарга жооп бериши зарыл. Педагогикалык талап машигууну жетишээрлик деңгээлде уюштурууга, көнүгүүлөрдү туура тандоого карата коюлат. Көнүгүүлөр организмге ақырындык менен таасир берип, кишинин негизги булчундарын боло турган оорураак көнүгүүлөрдү аткарууга даярдайт. Физиологиялык талап машигуучунун организмин негизги бөлүмдө аткарылуучу оор жумушка функционалдык жактан даярдоо болуп саналат. Мында ички органдардын, дем алуу, кан айлануу системаларынын көрсөткүчтөрү жогорулап, алардын функциясы күчөйт. Психологиялык талап машигуучуларды алдыда боло турган кыйынчылыктарды жеңүүгө психологиялык жактан даярдоо үчүн коюлат. Бул максатта ар бир машигуучунун көнүл абалын башкара билүүгө жетишүү чон ролду ойнот.

Машигуунун негизги бөлүмү 70 минутага созулат жана эки вариантта уюштурулушу мүмкүн. Бириңчи вариантында берилген убакытты толук бойдон булчук гимнастикасынын көнүгүүлөрүн аткарууга арнашат. Экинчи вариантта бөлүнгөн убакыттын жарымын булчук гимнастикасынын көнүгүүлөр комплексин аткарууга, ал эми экинчи бөлүмүн чуркоого, спорттук оюндарды ойноого, мүмкүнчүлүк болсо секириүүгө, лыжа тебүүгө, сууга түшүүгө жумшалат. Албетте, мындай учурда комплексте мурдагыдай көп сандагы көнүгүүлөр болбойт. Эгерде машигуулар бириңчи вариантта өткөрүлсө, анда чуркоону, спорттук оюндарды ойноону атайын башка бир күнү уюштуруу талап кылынат. Мисалы, бир жумада эки жолу машигуу булчук

гимнастикасы боюнча, ал эми үчүнчү машыгуу жүгүрүү боюнча жүргүзүлүшү мүмкүн. Башкача айтканда, машыгуунун бул бөлүмү комплекстүү көнүгүүлөрдөн турушу талап кылынат. Көнүгүүлөрдүн комплекстүүлүгү адамды ар тараптуу дene даярдыгына жеткирет. Мындай даярдык ГТО комплексинин нормаларын тапшырып, алардын талаптарын, аткарууга көмөкчү болот. Көнүгүүлөр комплексин түзүүдө кээ бир өзгөчөлүктөрдү эске ала жүрүү машыгууну туура пландоого жана туура өткөрүүгө жардам берет. Бул максатта төмөндөгүлөрдү эске алуу талап кылынат.

Көнүгүүлөрдүн жалпы саны 6—8 ден ашпасын. Ар бир көнүгүүнү коюлган максаттын өзгөчөлүгүнө жараша кайталоо талап кылынат. Мисалы, көнүгүүлөрдү 4—6 жолу кайталоо машыгуучу өз салмагын көбөйтүүгө умтулган учурда, 8—10 жолу кайталоо машыгуучу салмагын өзгөрткүсү келбegen учурда, ал эми 12—15 жолу кайталоо машыгуучу өз салмагын азайтууга умтулган учурда колдонулат. Бул уч методикалык багыт ар бир көнүгүүнү толук кайталоонун санын тактоону да талап кылат. Мисалы, биринчи багыт боюнча көнүгүүлөрдүн жалпы кайталанышы төрткө, экинчи багыт боюнча учкө, ал эми үчүнчү багыт боюнча бешке барабар болушу талап кылынат. Жогоруда көрсөтүлгөн методикалык багыттардын мүмкүнчүлүгү абдан чон. Мисалы, алтымышынчы жылдарда Америка Кошмо Штаттарында жашоочу Бобби Питчел аттуу киши өз тааныштарын таң калтыруу максатында кызыктуу бир эксперимент жасаган. Анын салмагы 87 килограмм эле. Ал салмагын көбөйтүү учун атايын оордуктарды көтөрүп, 1-багыт менен машыгып, (көнүгүүнү 4—6 жолу кайталап) булчундардын өсүшүнө жардам берүүчү тамактар менен тамактана баштайт. Бобби Питчел алты ай машыгып салмагын эки эсеге көбөйтүүгө жетише алды жана кайрадан оордуктарды көтөрүп машыгып, тамак-аштын санын азайтып, көп чуркап жүрүп, 8 айдын ичинде салмагын мурдагы калыбына алып келген. Бул учурда колдонулган машыгуулар ыкмасы үчүнчү методикалык багытка жакын эле (көнүгүүнү 12—15 жолу кайталап). Мына ушул мисалдын өзү эле булчун гимнастикасы менен туура машыгууга тыкандык менен көнүл буруу чон мааниге ээ болорун белгилейт. Анткени, жогоруда көрсөтүлгөн мисалды талдоого алып, андан мындай өзгөчөлүктөрдү байкоого болот. Биринчиден, кишинин денеси негизинен, сөөктөрдөн, булчундардан жана майлардан турат. Алты ай машыгып эле сөөгүм чоңойду же майым көбөйүп семирип калдым деп

тыянак чыгара коюу туура эмес. Анткени, 80 кг май дароо эле топтоло калбайт, аны учун кыйла убакыт керек.

Булчук гимнастикасы менен машыкканда дененин салмагы негизинен булчундардын эсебинен чоноёт. Экинчилен, мындай биологиялык маанидеги эксперименттерди өзүнө жасап көрүнүн өч бир кажети жок.

Салмакты нормада алыш жүрүү адамдын жашоосундагы зарыл талаптардын бири болуп саналат. Анткени, мына ушунун өзү эле ден соолуктун чыц болушуна көмөк берет.

Көнүгүүлөр комплексин түзгөндө ага ар бир булчунду машыктырууга арналган көнүгүүлөрдүн киришине көңүл бургула. Комплексти аткаруунун тартиби төмөндөгүдөй болот: биринчи кезекте, төш булчундарын, арка булчундарын, далы-ийин булчундарын өрчүтүүгө багытталган көнүгүүлөр аткарылат. Андан кийин бут булчундарын, каруу булчундарын өрчүтүүчү көнүгүүлөрдү аткаруу талап кылынат.

Бир жумалык машыгууну (микроциклде) булчук гимнастикасы боюнча эки жана жүгүрүү боюнча бир жолу машыккандай пландаштыруу ылайык келет. Адатта машыгууну дүйшөмбү, шаршемби жана жума күндөргө же болбосо шейшемби, бейшемби жана ишемби күндөргө коюшат. Дайыма бир убакытта машыгуу жакши натыйжаларды берет. Машыгууну организмдин чаркоо деңгээлин эске алуу менен өткөргөн туура. Мисалы, биринчи машыгууну дene терең чарчаганга чейин, экинчи машыгууну организм орто чарчаганча чейин, ал эми учунчү машыгууну — женил чарчаганча өткөрүү зарыл. Мындай учурда организмдин биринчи машыгуудан кийинки чарчоосу экинчи машыгууга чейин толук тарабайт. Мындай толук эс албоону кээде адам терең сезе билбейт. Ушуга байланыштуу кийинки машыгуулардын физиологиялык мааниси, алардын организмге тийгизген таасири мурдагы машыгуудагыдай эле болот. Машыгууну ушундай пландаштыруу кийинки жумада цикл катары кайрадан кайталанат.

Машыгууну бир айга пландаштырганда (мезоциклде) микроциклдеги машыгуунун тартиби акырындык менен жогорулатылсын. Ар бир мезоциклде, орто эсеп менен төрт микроцикл болот. Биринчи микроцикл көнүгүүлөрдүн жаны комплексин өздөштүрүү этабына туура келип, машыгуулардын таасири астында организмди чарчатып албоого мүмкүндүк берет. Экинчи жана учунчү микроциклде машыгууну мурдагыдан оордотуп өткөрө берсе болот. Ал

Эми төртүнчү микроциклде машыгуунун деңгээлин бир аз төмөндөтүп, организмди эс алдыруу зарыл. Ар бир мезоциклге жаңы комплекс түзүү жакшы натыйжаларды берет.

Машыгууларды бир жылга пландаштырганда (макроцикл) мезоциклдердин өзгөчө бир тартиптө жайланишы талап кылынат. Анткени, кишинин машыгууга даярдыгы жыл мезгилиндеги дайыма бирдей боло бербейт. Кээ бир учурда машыгууда киши чоң ийгиликтерге, спорттук көрсөткүчтөргө жетишет. Ал эми башка бир учурларда канчалык аракеттенсе да эч нерсе чыкпайт. Мындай абал спорттук форманын калыптануу закон ченемдүүлүгүнө байланыштуу болот. Спорттук форма деп, адамдын спорттук көрсөткүчтөрдү жаратууга карата өзгөчө даярдыкка жеткен деңгээлин түшүнсө болот. Адам ага дароо эле же те албайт. Ал фазалуу түрдө калыптанат. Спорттук форманын биринчи фазасы спорттук формага кириүү деп аталат. Адатта спорттук формага кириүү үчүн 2—3 айга чейин машыгуу талап кылынат. Экинчи фазада ар бир спортсмен спорттук форманы узак убакытка кармоого аракеттениет. Ал үчүн билгичтик менен машыгып, аларды туура пландаштырылып, чарчоо деңгээлин билгичтик менен башкара алсаңар, спорттук форманы 4—5 айга чейин жакшы кармап турса болот. Андан кийин канчалык аракет кылсаңар деле болбой спорттук форма төмөндөй баштайт. Мындай учурда өтө ыкчам кыймылдан машыгууга, көнүгүүлөрдү көп аткарууга болбайт. Машыгуулардын жалпы санын да азайткан он. Кээде организмге эс алууга мумкүнчүлүк түзүшөт. Мына ушул спорттук форманы кайрадан жоготуу учурда анын үчүнчү фазасы болуп эсептелет. Адатта бул фаза 2 жумадан 1 айга чейин созулат. Мына ушул закон ченемдүүлүккө байланыштуу, спорттук форманы дайыма бир калыпта кармоого умтулуу туура эмес экендигин эсиңдерден чыгарбагыла. Спорттук форманы кайрадан жогорку деңгээлге жеткире өнүктүрүп, аны ошо калыбында 4—5 ай бою кармап, кайрадан мезгил-мезгили менен убактылуу төмөндөтүп туруу керек.

Спорттук форманын өзгөрүп турушуна байланыштуу макроциклдин үч учурду болот. Биринчи фазага туура келген учур — даярдоо мезгили, экинчи фазага туура келген учур — спорттук мелдештерге катышуу мезгили жана үчүнчү фазага туура келген учур — өтмө мезгил деп аталат.

Даярдоо мезгилиндеги машыгуунун максаты алдыда боло турган мелдештерге организмди акырындык менен даяр-

доо болуп саналат. Бул кезде машыгуунун тездиги ай өткөн сайын жогорулатылып турат. Спорттук мелдештерге катышуу мезгили машыгууну ар тараптан өркүндөтүү, анын деңгээлин жогорулатуу менен мүнөздөлөт. Ал эми өтмө мезгилде машыгуулар азыраак өткөрүлүп, спортсмен эс алат. Бул учурда машыгууну токтотуп, туристтик жүрүштөргө чыгышат же активдүү эс алуунун башка формаларын колдонушат.

Машыгууларды бир жылга пландаштырууда ар бир айга жаңы көнүгүүлөр комплексин түзүү талап кылынат. Көнүгүүлөр комплекси 6 зона боюнча түзүлөт жана бир зонадагы көнүгүүлөр бир ай бою аткарылат:

Комплекс 6—8 көнүгүүдөн турат жана анын зонасы төмөндөгүчө аныкталат. Ар бир көнүгүүдө машыгуучу көтөрө алчу эң чоң салмак белгиленет. Аны айна бир жолу контролдук көтөрүүлөр аркылуу аныктап турлуу керек. Мына ушул эң чоң салмактын белгилүү бир проценттик катышы көнүгүүлөрдү аткаруу үчүн колдонулуучу оордук салмагын аныктайт. Мисалы, биринчи зона салмактын 50%ин, экинчи зона 60%ин, үчүнчү зона 70%ин, төртүнчү зона 80%ин, бешинчи зона 90%ин жана алтынчы зона 100%ин колдонууну талап кылат. Биринчи зонада комплекс түзүү үчүн салмагы 50 кг келген, экинчи зонада комплекс түзүү үчүн 60 кг келген штанга колдонуп көнүгүүлөр аткарылат. Мына ушул тартипте бардык көнүгүүлөрдөгү оордук салмагы аныкталат жана алар бир ай бою өзгөрүүсүз колдонулат.

Булчун гимнастикасы менен машыгуу практикасында көбүнчө үчүнчү, төртүнчү жана бешинчи зонадагы салмак менен аткарылуучу көнүгүүлөр кенири колдонулат. Ал үчүн көнүгүүлөр комплексин түзүүдө жогоруда көрсөтүлгөн процентти түзүүчү салмактагы оордук менен көнүгүүлөрдү тактап, алардын баарын чарчаганча кайталап көнүгүү зарыл. Бул кезде көнүгүүлөрдүн ар тараптуу таасири жогорурайт. Мисалы, көнүгүү 60 кг штанга менен аткарылат дейли. Комплексти түзүүдө бешинчи зона кабыл алынды. Штанганын салмагы 55 кг болушу талап кылынат (бул салмак анын 90 процентин түзөт).

Мына ушул салмак менен көнүгүүнү чарчаганда (адатта 4—5 жолу) аткаруу талап кылынат. Бир ай өткөн соң көнүгүүлөр зонасын алмаштыруу керек. Бул максатта ушул эле көнүгүүдөгү эң жогорку көрсөткүчтү чөнөө керек. Бир ай бою машыгуунун натыйжасында бул көрсөткүч 60 тан 70 кг га чейин жогорулады дейли. Оордуктун салмагын төртүнчү зонага которууну чечтик. Штанганын

салмагы канча кг га барабар болот? Эгерде 70 кг штангасын салмагынын 70%ин машыгуу салмагы катары алсак (бул төртүнчү зонага таандык), анда штангага 50 кг салмак киоп туруп, көнүгүүнү чарчаганча аткаруу талап кылынат. Бул салмак менен көнүгүүнү адатта 12—15 жолу кайталаса болот. Мына ошентип, көнүгүүлөр зонасын алмаштыруу жолу менен эки айдын ичинде таптакыр эки башка багыттагы көнүгүүлөрдү аткарууга жетишесинер. Мындай комплекстер организмди ар тараптан даярдоого ариалган.

СПОРТСМЕНДЕРГЕ КЕҢЕШ

Спорт менен машыгууда дene бойду ар тараптан чыңдал, такшалууга көп көнүл бурулат. Анткени, спортсмендердин даярдык деңгээли спорттук жетишкендиктердин негизин түзөт. Машыгуу учурунда ар бир дene сапатын кылдаттык менен өнүктүрүүгө аракеттенишет.

Машыгууну туура уюштуруу үчүн спортсмендердин даярдык деңгээлин текшерип көрүү керек. Даярдык деңгээлиндеги кемчиликтерди тактап алган сон, ошол даярдыкка жараша иш жүргүзүү максатка ылайык келет.

Спортсменди техникалык жактан даярдоодо негизги көнүгүүлөрдү атايын оордуктарды көтөрүү менен аткаруу пайдалуу. Бул учурда негизги кыймылды аткарган булчундардын күчү өрчүйт. Бул максатта жецил атлеттер автомашинанын эски резина покрышкасын жип менен белине байлан алыш чуркаса болот. Жипти белге өтпөгөндөй жана жетишээрлик узундукта байлан алыш машыкса мелдеш учурунда спортсмендин ылдамдыгы өрчүп, жакшы спорттук көрсөткүчкө жетиши ыктымал. Ядро түртүүчү спортсмендер болсо салмагы кадимкиден оорураак келген ядрону түртүүгө аракеттенишет. Мындай учурда бир жолу оор ядрону түртүү эки жолу кадимки салмактагы ядрону түртүү менен коштолушу зарыл. Мына ушундай көнүгүүлөрдү аткаруу булчун күчүн гана өрчүтпөстөн, спорттук көрсөткүчтүн жогорулашына да көмөк берет.

Кыска аралыктарга чуркоодо, волейбол, баскетбол, футбол ойноодо, бокс жана оор атлетика менен машыгууда өзгөчө тездик менен өнүгүүчү күчтүн тарбияланышы талап кылынат. Ыкчам жана күчтүү спортсмендер спорттун бул түрлөрүнөн ийгиликке көбүрөөк жетишишет. Кээде жогоруда аталган дene сапаттарын өрчүтпөй туруп деле спорттук ийгиликтерге жетишсе болот. Бирок, кийинчерээк, баары бир бул сапатсыз чон жениш болбойт.

Спорттук мелдештин деңгээли жогорулаган соң ыкчамдык жана күчтүүлүк ийгиликтин негизи боло баштайт.

Күчтү өрчүтүүгө атайын дилгирленүү аша чаап кетпөөнү талап кылат. Мисалы, оор атлетикада жалаң гана күчтү өрчүтүп, спортсменди техникалык жактан даярдоого көңүл бөлбөө жалпы көрсөткүчтүн төмөндөп кетишине алыш келет.

Диска ыргытуу менен машыккан спортсмендер үчүн булчун күчүн өрчүтүү талап кылышат. Адатта спорттун бул түрлөрү менен машыккан спортсмендер узун бойлуу, салмактуу келет. Спортсменди даярдоодогу алгачкы этаптарда атайын күчтү өрчүтүүчү көнүгүүлөрдү кылдаттык менен колдонуу керек болот. Анткени бул спорттун түрүндөгү купулга толорлук көрсөткүчтөр спортсмен 25 жаштан ашканда байкала баштайт. Ошондуктан күчтү өрчүтүүчү атайын көнүгүүлөрдү өтө эрте баштоо булчундардын айкалышынын бузулушуна жана спорттук көрсөткүчтөрдүн бара-бара төмөндөшүнө алыш келет.

Спорттук көрсөткүчтөрдүн төмөндөп кетишине жол бербөө максатында спортсменди ар тараптан даярдоого умтулушат. Булчун күчүн күнүмдүк кыймыл-аракеттерге окишогон көнүгүүлөр аркылуу арттыруу максатка ылайык келет. Мезгил өткөн сайын мындай көнүгүүлөр өзгөрүлүп аны бара-бара төмөндөгүдөй аткарууга болот. Дубалга бетме-бет туруп, колуңдар менен сүйөнүп, дененерди алыштата чиренгиле да, кайрадан мурдагы абалга келгиле. Оор буюмдарды колго алыш, бир орунда бир нече ирет секиргиле, параллель брустарда колго таянып туруп денини өйдө көтөрүп, ылдый кыймылдагыла, турникке тартылгыла, штанганы далыга кооп алыш, тулку бойду каптап жакка, алдыга бургула, штанганы далыга кооп алыш, олтуруп-туруп жана ушул сымал башкა көнүгүүлөрдү да аткарғыла.

Машыгунун саны көбөйгөн сайын спортсмендер дene сапаттарын ар тараптан өстүрүүгө умтула баштайт. Бул максатта чонураак булчундарга (арканын жазы булчуну, курсак булчундары, сан жана балтыр булчундары) багытталган көнүгүүлөрдү аткарууга өзгөчө көңүл бургула.

Диска ыргытуучу спортсмендерди машыктырууда жалпы жана атайын багытта таасир берүүчү көнүгүүлөр көп аткарылат. Штанганы көкүрөккө алыш көтөрүүнү, штанганы жулкуп же болбосо түртүп көтөрүүнү жалпы таасир берүүчү көнүгүү катары эсептешет. Мындай көнүгүүлөрдүн катарына штанганы жай тартып көтөрүү да кирет. Спортсмендердин күчүн өрчүтүү даярдоо, спорттук мелдеш-

терге катышуу жана эс алуу учурунда ишке ашат. Даярдоо учурунда күчтү штанга менен аткарылуучу көнүгүүлөрдү жасап, кээ бир оор буюмдарды ары-бери жылдырып, көтөрүп ыргытып машыгуу менен өрчүтүүгө болот. Алгачкы учурда жалпы күчтү өрчүтүүгө умтуулуп, ал эми кийинчөрөк атайын күчтү өрчүтүүгө аракеттенүү зарыл. Бул максатта колдонулуучу оордуктардын салмагын тактап алууга туура келет. Мисалы, буюмдун салмагы негизги көнүгүүнү аткарууда анын техникасын туура сактоого мүмкүндүк берсе, анда бул салмак менен машыгууга болот. Ал эми жабдуунун салмагы оордук кылып, көнүгүүнү аткаруунун техникасы бузулса, көнүгүүлөрдүн жалпы натыйжалуулугу төмөндөйт. Көнүгүүнү аткаруунун техникасын сактоонун деңгээлин балоо учүн ар бир машыгуучу төмөндөгү техникалык көрсөткүчтөрдү: бириңчиден, көнүгүүнү аткаруу учурундагы дененин абалын, экинчиден, көнүгүүнү аткаруунун ылдамдыгын, темпин жана ритмин, учүнчүдөн, көнүгүүнү аткаруу амплитудасын, кыймыл-аракеттин багытын жана бул багыттын траекториялык формасын контролдошу зарыл. Мына ушул көрсөткүчтөр оордук менен көнүгүүдө көп бузулууга дуушар болбошу зарыл. Мына ушул шартта гана булчун күчү атайын багытта өрчүп, спорттук көрсөткүчтүн єсүшүнө алып келет.

Спортсмендер учүн булчундардын жалпы күчүн өрчүтүү да онойго турбайт. Буга байланыштуу, штанганы кармап олтуруп-туруу, штанганы көкүрөккө көтөрүү, жазы олтургучтун үстүнө чалкадан жатып, штанганы көкүрөктөн өйдө көтөрүү сыйктанган көнүгүүлөр абдан кецири колдонулат.

Даярдоо учурунун аяк ченинде атайын оор буюмдарды ыргытуу менен аткарылуучу көнүгүүлөрдүн саны көбөйөт. Мындаи көнүгүүлөр кадимки мелдештерде колдонулуучу дискаларды, ядролорду колдонуу менен аларды атайылап оордотуп же бир аз женилдетүү менен аткарылат. Ал эми штанга менен аткарылуучу көнүгүүлөрдүн саны көп деле өзгөрбөйт. Мындаи багытта машыгуу жалаң гана атайын күчтү өрчүтпөстөн, спортсмендин жалпы күчүн өрчүтүүгө да көмөк берет.

Мелдешке катышуу учурундагы машыгууларда булчун күчүн сактоо учүн оордуктар менен машыгуу улантыла берет. Бул кезде көнүгүүлөр тез-тез алмашылып, оордуктардын кескин түрдө азайып жана көбөйүп туршуу да талап кылынат. Анткени дененин машыгуу мезгилиндеги чарчоосуна мелдештер учурундагы чарчоосу да кошуулуп, көнүгүүлөрдүн таасири көбөйөт. Ошондуктан көтөрүлүүчү

буюмдун салмагы бирде женил, бирде оор болушу талап кылышат. Даирдоо учурунда чоң булчундардын (мисалы, көкүрөк, арка ж. б. булчундардын) күчүн өрчүтүүгө арналган көнүгүүлөрдү күн алыс, ал эми майда булчундардын күчүн өрчүтүүгө арналган көнүгүүлөрдү күнүгө аткарып турлуу керек. Ал эми мелдештерге катышуу учурунда мындаи көнүгүүлөрдү үч күндө бир жолу колдонуу жемиштүүрөөк келет.

Футбол, баскетбол, волейбол, регби ойногондор учун буттун күчүн өзгөчө өрчүтүү чоң мааниге ээ. Анткени, бул спортсмендер оюн учурунда көп жолу секириүүгө, ылдам чуркоого, тез токтой калууга, буйтап кетүүгө жана ыкчамдыкты көрсөтүүчү башка дene сапаттарын колдонууга мажбур болушат. Бут булчундарынын баалуу көрсөткүчтөрүнүн бири болуп анын кыска мөөнөттө abдан жыйрылууга жөндөмдүүлүгү саналат. Бул сапат спортсмен бийиктике секиргенде даана байкалат. Адамдын бийиктике секириүү жөндөмдүүлүгүн секиргичтик деп да коюшат.

Адамдын бийиктике жана узундукка секириүүгө жөндөмдүүлүгү эмнеге көз каранды? Адамдын бийиктике жана узундукка секириүү жөндөмдүүлүгү анын булчундарындағы фосфорограникалык кошулмалардын биохимиялык реакцияга киругү тездигине көз каранды. Бул көз карандылык укумдан-тукумга берилиши жана ошондой эле машыгуунун натыйжасында жетишилиши да мүмкүн. Мына ушуга байланыштуу адамдын бийиктике жана узундукка секириүүгө жөндөмдүүлүгүн атайын көнүгүүлөр менен машыгып тарбиялап алса болот. Көнүгүүлөр негизинен оордуктарды көтөрүү менен аткарылат жана алар бул китепте келтирилген булчун гимнастикасынын көнүгүүлөр комплексинде орун алды. Жогоруда аталган көнүгүүлөрдү негизинен эки багытта колдонууга аракеттенгиле: биринчи багытта көнүгүүлөр жай аткарылып, булчундардын күчүн өрчүтүүгө багытталса, экинчи багытта көнүгүүлөр ылдам аткарылып ыкчамдыкты, ылдамдыкты өрчүтөт. Күч менен ылдамдыктын бирге өрчүшү адамдын бийиктике жана узундукка секириүүгө жөндөмдүүлүгүн арттырат.

Оордуктарды көтөрүп аткаруучу көнүгүүлөр менен машыгуу спортсмендерге ар дайым керек болуучу сапаттарды гана тарбиялабастан, муундарды бекемдеп, булчундардын чындалышына да көмөк берет. Бийиктике жана узундукка секириүүдө спортсмендер сан булчундарын кокустатып алган учурлар көп болот. Анын эң негизги себеби болуп муундардын жана булчундардын жалпы начар өрчүшү саналат.

Кээде денени начар жибитип, булчундарды жакшы кызытпай, дароо эле машыгууга киришкенде булчундар үзүлүп, же чоюлуп калышы ыктымал. Адатта арткы сан булчундары көп жабыркайт, ошондуктан машыгуу мезгилинде бут булчундарын чындоочу көнүгүүлөргө көбүрөөк көңүл бөлүү талап кылынат. Башкача айтканда, бийиктике жана узундукка секириүүчү спортсмендер жогорку спорттук көрсөткүчкө жалаң гана негизги көнүгүүлөрдү аткаруу менен жетишпейт. Машыгуу учурунда оордуктарды көтөрүү менен аткарылуучу көнүгүүлөр да кецири колдонулат.

ТАБИГЫЙ ФАКТОРЛОРДУ КОЛДОНУУ

Сымбаттуу келбетти калыптандырууда табигый факторлорду колдонуу да чон мааниге ээ. Буга күнгө күйүү, салкын абада жүрүү жана денени муздак суу менен чындоо кирет.

Табигый факторлорду туура колдонуу денени чындоого, ден соолуктун бекемделишине өбелгө түзөт. Албетте, мындай ийгилик ар бир машыгуучуну кайдигер калтырбай турганы шексиз. Ошого байланыштуу биз сilerди табигый факторлорду туура колдонуунун ыкмалары менен тааныштырууга аракеттебиз.

Табигый факторлорду эки багытта колдонууга болот. Биринчи багыт машыгуунун таза абада, күн нурунун алдында өткөрүлүшү менен байланыштуу. Ачык абада машыкканды муздак аба денени чындал, күн нуру дененин күйүшүнө, анын жакшынакай түскө ээ болушуна көмөк берет.

Ал эми экинчи багыт ар бир табигый фактордун өз алдынча денени чындоочу форма катары колдонулушу менен мүнөздөлөт. Албетте, мындай учурда ар бир табигый факторду туура колдонуу өзгөчө ыкманы билүүнү талап кылат.

Элдик жана илимий медицинанын маалыматтары боюнча денени чындоо адам организминин ысыкка жана суукка көнүгүү механизмин өрчүтүүгө байланыштуу. Эгерде бул механизм жакшы өрчүгөн болсо, анда адам ысыкка да, суукка да байымдуу болууга көнөт. Адамдын ысык-суукка чыдамдуулугу анын эң жакшы сапаттарынын бири катары бааланат жана жашоо-тиричилик учун эң көркүү нерсе. Анткени ысык-суугу көп турмуштун өзү эле адамдан мына ушундай чыдамкайлыкты талап кылат эмеспи. Табигый факторлорду денени чындоо максатында колдонуу организмдин иммундук системасын өрчүтүп,

адамдын жугуштуу ооруларга каршылык көрсөтүшүн арттырат. Денени чындоо бардык жаштагы адамдарга бирдей пайдалуу. Мектеп жашына жете элек балдардын денесин үзгүлтүксүз чындоо алардын рефлектордук кыймыл аракетин, борбордук жана перифериялык нерв системасынын байланыштарын жакшыртат, алардын гормониялуу өсүп-өрчүшүнө шарт түзөт. Мектеп жашындагы балдардын денесин чындоо алардын түшүнүү жана эске тутуу процесстеринин жакшырышина, эрктин жогорулашина жардам берет. Орто жаштагы кишилер учун денени чындоо нерв, жүрөк-кан тамыр ооруларына чалдыгуулардан сактап, физиологиялык жогорку активдүүлүккө ээ кылат. Ал эми улгайып калган кишилер денесин үзгүлтүксүз чындаап жүрсө, карылык алыстап борбордук нерв системасынын иши жакшырат.

Денени чындоонун физиологиялык негиздерин ар бир машыгуучу терец өндөштүрүп алыши зарыл. Анткени, табигый факторлорду туура колдонуу адамда жалпы физиологиялык түшүнүктүн болгонун талап кылат. Табигый факторлорду туура эмес колдонгондо, алар организмге терс таасир тийгизиши ыктымал Мисалы, ысык тийген күн нуруна узагыраак кактануу адамды алсыратат, адам өзүн начар сезип, баш ооруйт.

Медицина илиминде денени чындоо өзгөчө бир маанилүү процесс катары эсептелет жана аны организмдин ысыкка, суукка жана атмосфералык басымдын кескин төмөндөшүнө туруктуулугун өрчүтүү менен байланыштырышат. Мына ушул себептен денени чындоону татаал биологиялык процесс деп белгилей кетүүгө болот. Денени чындоонун физиологиялык негизин биринчилерден болуп академик И. П. Павлов ачкан. Аны жогорку нерв системасынын иш-аракети жөнүндөгү окуусунда денени чындоонун физиологиялык механизми тууралуу түшүнүк берилет. Академик И. П. Павловдун окуусуна таянып, «...организм табигый факторлордун өзгөрүшүнө кандай механизмдин натыйжасында көнүгөт? — деген суроого жооп берүүгө болот. Табигый факторлор организмге борбордук нерв системасы аркылуу таасир этет. Мына ушу таасирдин астында бардык органдарда жана системаларда бир топ өзгөрүүлөр жүрөт. Биринчи кезекте, организмдин коргонуу системасынын активдүүлүгү жогорулайт. Андан кийин дем алуу, кан айлануу, зат алмашуу, жылуулук бөлүп чыгаруу бири-бирине айкалышат.

Денени чындоо — бил организмдин айлана-чөйрөгө көнүшүн үзгүлтүксүз өрчүтүү дегендикке жатат. Аны өрчү-

түүдө табигый фактордун таасирин башкара билүү керек. Ошол себептен денени чындоонун илимий негизделген төрт принципин толук сактоого жана алардын ишке ашырылышина көнүл бургула. Алардын бири — денени чындоого өз эрки менен киришүү принциби. Ар бир машыгуучуну денени чындоого кызыктыруу, аларда психологиялык маанайды түзүү жана ынандыруу бул принципти иш жүзүнө ашыруунун талаптарынан болуп саналат. Аталган принциптин негизги максаты — ар бир машыгуучунун денени чындоого көнүшүнө, анын өнөкөткө айланышына жетишүү деп атаса болот. Денени чындоо эртең менен тиш тазалагандай көрүнүшкө айланса эң эле сонун борор эле.

Денени акырындык менен чындоо принциби. Мында денени чындоодо ийгилик өтө акырындык менен келет. Анткени, денени чындоочу ар бир процедура дем алуу, жүрөк-кан тамыр системаларында болуучу өзгөчө реакция менен коштолот. Ал реакциянын чондугу акырындык менен өрчүгөнү жакшы. Ошондуктан ар бир процедураны жакшылап даярдап, анын таасир берүүчү көрсөткүчтөрүн акырындык менен чоңойтуу пайдалуу. Эгерде бир эле процедураны улам-улам кайталай берсе (мисалы, бирдей температурадагы душту дайыма кабыл алса), анда организмдин ага карата реакциясы күн өткөн сайын начарлай жана кийинчөрөөк таптакыр жоголуп кетет. Бул денени чындоого жатпайт.

Денени үзгүлтүксүз чындоо принциби. Денени чындоону үзгүлтүккө учураттуу пайда болгон шарттуу рефлекстерди кайрадан жоготууга алып келет. Аларды кайрадан калыптандыруу кошумча убакытты, эркти талап кылат. Ошол себептен денени чындоого бала кезден көнүгүү жана аны ыгы жок үзгүлтүккө учуратпоо чон мааниге ээ.

Денени чындоо үчүн ар түркүн формаларды колдонуу принциби. Денени ар түрдүү жолдор менен чындоо организмдин бир катар табигый факторлорго карата жалпы чыдамдуулугун арттырат. Денени чындоодо бул принципти сактоо өзгөчө мааниге ээ. Анткени, организмге жалаң гана суукту таасир этип чындоо анын суукка, ал эми жалаң гана ысыкты таасир этип чындоо — ысыкка чыдамдуулугун арттырат. Башкача айтканда, денени чындоонун ар бир формасы бир гана механизми өрчүтүүгө көмөк берет. Ал эми турмушта денени ар тараптуу чындоо талап кылынат.

Эгерде денени чындоо дene тарбиялык көнүгүүлөрдү

аткаруу менен коштолсо, анда анын жалпы натыйжалуулугу артат. Мисалы, денени чындоо максатында муздак абада жүргөндө адам тез эле үшүп кетет. Мындай учурда дene тарбиялык көнүгүүлөр аткарылса, анда адам көп үшүбөйт, бирок абанын муздактыгын дайыма сезип турат. Денени ушундай жол менен чындоо абдан пайдалуу. Эгер мүмкүнчүлүк болсо сууда сүзүү, лыжа, коньки тебүү, кыштын күнү таза абада кросс жүгүрүү денени чындоо учун эң эле пайдалуу жана натыйжалуу формалардан болуп саналат.

Денени чындоодо ага жалпы таасир этүүчү, же болбосо айрым мүчөлөргө гана таасир берүүчү формаларды колдонууга болот. Мисалы, сууга түшүү организмге жалпы таасир тийгизсе, колду, бутту, моюнду муздак суу менен жууса, ал дененин ошол мүчөлөрүнө гана таасир этет. Денени чындоону туура уюштуруу үчүн ага жалпы таасир этүүнү жана дененин айрым мүчөлөрүнө таасир этүүнү айкалыштыра билүү пайдалуу.

Денени чындоону уюштурууда организмдин абалын дайыма өз алдынча контроллоп тургула. Эгерде денени чындоочу процедуralар туура уюштурулса, анда уйку терец жана тынч болуп, кишинин эмгек өндүрүмдүүлүгү артып, тамакка табити жогорулайт. Киши өзүн женил сезип, көңүлү куунак болот.

Денесин дайыма чындал жүргөн балдар көп оорубайт. Организмдин табигый факторлорго карата чыдамдуулугун өрчүтүү максатында дene тарбия мугалими участкалык врач менен кенешип, тез-тез врачтык байкоолордон өтүп турушу пайдалуу. Дене тарбия мугалими да балдардын денесин чындоо максатында бир катар чараптарды колдонот. Мисалы, ал физкультура сабагын спорттук залда эмес, эшикте, ачык абада өткөрүүгө, лыжа, коньки тебүүнү уюштурууга умтулат. Денеси чын балдар азыраак ооруп, сабак калтырышпайт, алардын программаны өздөштүрүү мүмкүнчүлүгү жогорулайт.

Табигый факторлорду туура колдоно билүү ар бир машыгуучуга зарыл нерсе. Булчун гимнастикасы менен өз алдынча машыгуу да бул факторлорду эске алууну талап кылат. Мына ушуга байланыштуу, силерге күнгө күйү, салкын абага көнүү жана суу менен денени чындоо ыкмалары жөнүндө түшүнүк бермекчибиз.

Күнгө күйүү. Күн нуру адамдын организмине жакшы таасир этет. Анын бул касиети адамзатка илгертеден бери эле белгилүү болуп келген. Мисалы, илгерки кишилер ооруларга «...эгерде айыккың келсе, денени күнгө тос», — деп

бекеринен кенеш берген эмес. Азыркы кезде күн нурунун ден соолук үчүн мааниси, составы илимий жактан ар таралтган изилденди жана изилденүүдө. Күн нурунан электр тогун алууга, кыштын күнү үйлөрдү жылжтууга пайдаланууга аракет жасалып жатат. Медицинада күндүн нуру адамды дарылоо үчүн колдонулат. Мисалы, теринин туберкулёзун күн нуру менен айыктыруунун ыкмасын иштеп чыккандыгы үчүн даниялык врач Нильс Фильзен Нобель сыйлыгына татыктуу болгон.

Бир катар оорулардын алдын алууда күн нуру абдан кенири колдонулат. Статистикалык билдириүүлөргө кара-гана, жалпы оорулардын саны кеч күздө, кыш мезгилинде жана эрте жазда кескин түрдө көбөйөт. Мындаи абалдын орчуундуу себептеринин бири болуп күн нурунун азыраак тийиши эсептелет.

Күндүн нуру бир катар баалуу касиеттерге ээ. Күн нурунун биологиялык таасири анын составында ультракызгылт көк нурдун болушу менен мүнөздөлөт. Ультракызгылт-көк нурдун бактерицидик касиети бар, башкача айтканда, ал ар кандай оору пайда кылуучу микроборду өлтүрөт. Ошондуктан күн нуру дайыма тийген жерде ар кандай жугуштуу оорулар азыраак болот.

Күн нуру денеге толук тийген кезде гана баалуу биологиялык таасиргэ ээ болот. Бетке, колго, моюнга жана дененин кийин тоспогон башка жерлерине күн нуру дайыма тийип турушу жакшы көрүнүш, бирок анын жалпы таасири денеге толук тийгендегиге салыштырганда төмөнүрөөк келет.

Ультра-кызгылт-көк нурлардын организмге тийгизген таасири теринин күнгө күйүшү менен мүнөздөлөт. Теринин күнгө күйүшү организмдин коргонуу реакциясы болуп саналат. Эгерде тери күнгө күйбөсө, анда күндүн нуру организмге өтүп, ага терс таасир этиши ыктымал. Тери күнгө күйгөндө анын тусу кызгылтим тартып, көзгө сүйкүмдүү көрүнөт. Теринин түсүнүн өзгөрүшү меланин пигментинин пайда болушу менен түшүндүрүлөт.

Денени чындоо үчүн күн нуруна кактануу бир катар өзгөчөлүктөргө ээ.

Теринин күнгө күйүшү күн нурунда узак убакыт болгонго көз каранды эмес. Анткени, ультра-кызгылт-көк нурдун электромагниттик толкундары ар түрдүү чондукта болот, кыска ультра-кызгылт-көк нурлар биологиялык жактан абдан активдүү, ал эми узун нурлар, тескерисинче, бир топ начар келет. Бирок, узун ультра-кызгылт-көк нурлар теринин жакшы күйүшүнө жардам берет. Кыска ультра-

кызгылт-көк нурлар ар кандай тоскоолдуктарга кабылып, адамдын денесине жеткенче бир топ азаят. Кәэде алар тоскоолдуктарда кармалып да калат. Мындай тоскоолдукка өнөр жайдан чыккан ар түркүн газдар, тұтұн, суу буулары, кадимки эле терезенин айнеги кирет. Ошондуктан күнгө күйүү үчүн шаардын сыртына чыгуу пайдалуу (мүмкүн болушунча түшкө чейин). Албетте, «Эмне үчүн күнгө түшкө чейин күйүү пайдалуу?»— деген суроо туулушу мүмкүн. Себеби бул кезде абанын температурасы төмөнүррөөк жана нымдуулугу аз. Демек, кыска ультра-кызгылт-көк нурлар атмосфера катмарында көп кармалбайт. Башкача айтканда, эртең мененки күн нурунун составы толук жана баалуу келет.

Күнгө күйүүдө ультра-кызгылт-көк нурлардын денеге түз, чагылып жана чачырап тишишине шарт түзүлгөндөй кырдаалдын түзүлүшүнө көңүл бөлгүле. Бул нурлардын бардыгы эле организмге бирдей таасир этпейт. Алардын эч күчтүүсү болуп түз тийген ультра-кызгылт-көк нурлар эсептелет. Бирок, мындай нурлар организмдин тез эле ысып кетишине алып келет. Ачык жерде жатып күнгө күйгөндө ультра-кызгылт-көк нур денеге эч бир тоскоолдукка учурabay түз тиет.

Ал эми чагылган ультра-кызгылт-көк нур денеге айланы-чөйрөдөгү нурду чагылтууга жөндөмдүү нерселерге (жер кыртыши, кар) чагылып тиет. Мисалы, кыштын күнү күн ачык кезде кардан чагылган нурлар да денени күйгүзүүгө жөндөмдүү келет. Анын мындай касиети кыштын күнү лыжа тебүүдө эске алынат жана денени чындоо максатында кенири колдонулат. Ал эми чачырап тийген ультра-кызгылт-көк нурлар таза, булуңсуз, ачык асмандан келип тиет. Чагылып жана чачырап тийген ультра-кызгылт-көк нурларга денени тосуп күнгө күйүү организм үчүн абдан пайдалуу. Ал үчүн кадимки эле дарактан же болбосо пляждада орнотулган чатырдын көлөкөсүндө жатуу пайдалуу. Күн нурун сезгич адамдарга бул талапты сөзсүз түрдө аткаруу єзгөчө зарыл.

Күнгө күйүнү тамак ичкенден бир сааттан кийин баштап, тамак ичүүгө бир саат калганда бүтүрүү керек. Эң алгачкы күнгө күйүү процедурасы адатта 10 минутадан ашпайт. Ал эми кийинки күндөрдө күнгө күйүнү мурункуга салыштырганда 5 минутага узартыла. Өспүрүм балдар үчүн күнүгө 1—1,5 саат күнгө күйүү жетиштүү, күн нурунда 2—3 сааттан ашыгыраак кактануу чоң кишилерге да терс таасир тийгизиши ыктымал. Күнгө күйүү үчүн бутту күндү карай сунуп, кумга узуунардан түшүп

жаткыла. Ар бир 5—10 минутадан кийин дененин абалын алмаштырып тургула. Күн нурун кыймыл-аракетте жүрүп кабыл алуу баарынан пайдалуу. Пляжда топ же башка кыймылдуу оюндарды ойноп, калак шилтеп кайык айдап эс алууга умтулгула. Мындай учурда күйүнүн жалпы убактысы бир аз узагыраак болушу мүмкүн.

Күнгө кактанганда сөзсүз түрдө ак түстүү, женил баш кийим кийип алгыла. Анткени, күн нурунда узак убакыт болуу чачка терс таасир этет. Күнгө кактанып жатканда уктаганга болбойт. Мындай учурда денеге ысык өтүп кетет.

Күнгө күйүнүн натыйжалуулугунун эң негизги көрсөткүч болуп адамдын ал-акыбалынын өзгөрүшү саналат. Эгерде уйкунар тынч жана терең болсо, тамакка табити-нер тартып турса, эмгек өндүрүмдүүлүгүнөр жогору болсо, анда күнгө күйүү процедурасы туура жургүзүлүп жатат деп эсептегиле. Күнгө күйүнүн алгачкы күндөрүндө киши өзүн начар сезиши мүмкүн. Бирок, мындай абал тез эле өтүп кетүүгө тийиш.

Күн нурунда узак убакыт болуу организмдин өтө ысып кетишине алып келет. Мындай абалда кишинин маанайы басандап, эмгек өндүрүмдүүлүгү төмөндөйт. Кээде баш ооруп, температуrasы көтөрүлөт. Эл арасында мууну «күн өтүп кетти» деп коюшат. Мындай терс таасирден алыс болуу үчүн дene бир аз тердей баштаганда сууга түшүүгө же болбосо муздак душ кабыл алууга аракеттенгиле. Сууга түшкөндөн кийин 15—20 минутача көлөкө жерде эс алуу пайдалуу. Ар бир күнгө күйүү процедурасын көлөкөдө бир аз олтуруу менен аяктоо жакшы натыйжаларды берет.

Эгерде күнгө күйүп жаткан мезгилде тамырдын кагышы тездеп, баш айланы баштаса, анда күнгө кактанууну сөзсүз түрдө токтолтуу керек. Анткени, бул организмдин өтө ысып кетишинин алгачкы белгиси болуп саналат.

Спорттук машыгуу учурунда күнгө күйүү да бир катар өзгөчөлүктөргө ээ. Мисалы, спорттук мелдештерге катышарга бир күн калганда жана мелдешер күнү күнгө күйүнүн кажети жок. Мындай учурда күнгө күйүү спорттук көрсөткүчтүн төмөндөшүнө алып келет. Ошондуктан машыгууга 3 saat калганда күнгө кактанууну токтолтуу зарыл. Машыгууда организм ыкчам иштеши үчүн жакшы эс алуу талап кылышат.

Булчун гимнастикасы менен машыгууда да күнгө күйүнүн мааниси чон. Анткени, жакшы өрчүгөн кубаттуу булчундар жана күнгө күйгөн тери гана адамдын денесин

келбеттүү көрсөтөт. Тескерисинче, күнгө күйбөгөн дene, булчундар канчалык жакшы өрчүсө да, көп деле көзгө толумдуу көрүнбөйт.

Салкын абага көнүү. Ар бир эле киши таза абада көбүрөөк жүрүүгө аракеттенет. Анткени таза абада жүрүү борбордук нерв системасынын ишин жакшыртып, көнүлдү көтөрүп, жакшынакай сезимдерди, жаркын мааныйды пайда кылууга өбөлгө түзөт. Бирок илимдин, техникиканын өнүгүшү өзгөчө шаар жеринде кишинин таза абада көбүрөөк болуу мүмкүнчүлүгүнөн ажыратты. Кишилер убактысынын көбүн үй ичинде, иштеген жеринде, транспортто өткөрүп калды.

Денени чындоо максатында салкын абада көп жүрүүгө көнүштөт. Ал организмди абанын температурасынын кескин өзгөрүшүнө даярдоого багытталган.

Абанын температурасы адамдын организмине зор таасир тийгизет. Ачык абада машыгуу денени чындоого өзгөчө чоң жардам берет. Бирок салкын абада денени атаялап чындоо бир кыйла жемиштүү болуп эсептелет. Абанын температурасы канчалык өзгөрсө да адамдын дenesинин жылуулугу өзгөрбөй, бир кылапта кармалып турат. Бирок мындай мүмкүнчүлүк абанын температурасынын белгилүү бир денгээлине чейин гана сакталат. Мына ушул мүмкүнчүлүктүү денени чындоо менен бир кыйла өрчүтүүгө болот. Ал учүн организмге ар түрдүү температуралык режимде таасир этүү керек. Абанын температурасынын тийгизген таасиринде организмдеги жылуулукту башкаруу механизмдери жакшырат жана организмдин табийгаттын түрдүү факторлоруна туруктуулугу артат.

Спорттун ар кандай түрлөрү менен машыгууда суук тийүүдөн жабыр тартуу жагы эң чоң проблемалардын бири болуп келүүдө. Анткени мындай жабыр тартуулар жогорку класстагы спортсмендерди жооптуу мелдештерге чыгарбай, машыгуу процессине зыян келтирүүдө. Мисалы кышкы XII Олимпиадык оюндарды өткөрүү мезгилинде ар бир төртүнчү спортсмен суукка чалдыккандыгына байланыштуу врачтын жардамына кайрылганы белгилүү. Албетте, мындай кайрылуулардын саны өсүп турушу жакшы көрүнүш эмес. Турмуш шартынын жакшырышина, транспорттун өсүшүнө, кыймыл-аракеттин азайышына байланыштуу адамдар назик болуп, суук тийип ооруп калуу коркунучу өсүп бара жатат. Мисалы, спорттук мелдештерге катышуу учун, же болбосо кызмат боюнча алыска командировкага барып калдык дейли. Башка жердин климаты жылуу же отө суук болушу ыктымал. Климаттын

тез аранын ичинде мындай өзгөрүшү адамдын суукка чалдыгышына себепкер болот. Ошондой эле шаардын бардык ыңгайы бар квартиralарында жашаган кишилердин суукка чыдамдуулугу начарлайт. Өзгөчө өспүрүм жаштардын арасында мындай начарлоо кенири орун алууда. Азыркы учурда жалпы оорулардын 40% суук тийүүгө байланыштуу.

Салкын абада денени чындоону жай мезгилинде баштаган жакшы. Жайында метеорологиялык шарттар кескин өзгөрбөйт. Жайдын күнкү жылуу аба дененин температурасына жакын келип, адамды ичиркентпейт. Мисалы, бир аз жел согуп, абанын температурасы 20°C жылуу болуп турган кезде чечинип денени чындоо жакшы натыйжаларды берет.

Салкын абада денени чындоону абанын температурасы $+15-20^{\circ}\text{C}$ болуп турганда баштоо керек. Процедуры майка-трусычан болуп, 3—5 минутача кабыл алышат. Бара-бара процедуранын узактыгын $20-30$ минутага жеткиришет. Андан кийин абанын температурасы $10-15^{\circ}\text{C}$ градус болгондо процедураны $10-20$ минутага чейин узарттууга умтулушат. Мындай температуралык режимдеги аба ваннасы терезеси ачылган бөлмөдө деле кабыл алышы мүмкүн. Кийинчөрээк абанын температурасы $+5-10^{\circ}$ га чейин төмөндөтүлүшү пайдалуу. Бул кезде аба ваннасын кабыл алуу активдүү кыймыл-аракет менен коштолгону жакшы. Аба ваннасын кабыл алуу эртең мененки гимнастикалык көнүгүүлөрдү аткаруу учурuna туура келиши ылайыктуу.

Мектеп окуучулары кээде акыркы сабакта башым ооруду, сабакты түшүнбөй жатам деп даттанышат. Мындай даттануунун да жүйөлүү себеби бар. Класста таза абанын азайышы, анын жетишсиздиги нерв системасын чарчатат. Өзгөчө баш мээ тез чарчап, балдардын башы ооруйт. Ошондуктан классты, лабораторияларды, баланын бөлмөсүн өз убагында, тез-тез желдетип турнууну унутпагыла.

Эгерде ден соолук чын болсо, күн суук учурда деле таза абага чыгып, денени чындааса болот. Бирок мындай учурда жецил спорттук костюм кийип алуу талап кылышнат жана дайыма активдүү кыймылда болуп турнуу керек. Күн суук кезде денени чындоо процедурасы 5 минутадан ашпаганы жакшы.

Аба ваннасын жамгыр жаап, катуу шамал болуп турган кезде кабыл алуу кыйынга турат. Абада катуу үшүгөнгө чейин турнууга болбойт. Эгерде теринин түгү көтө-

рулуп, бүдүрөйүп чыкса, анда процедураны токтотуу керек.

Аба ваннасын туура кабыл алуу уйкунун тынч жана терең болушуна, эмгек өндүрүмдүүлүгүнүн жогорулашина шарт түзөт.

Муздак суу менен денени чындоо. Муздак суу менен денени чындоо денени жалпы чындоодон көп деле айырмаланбайт. Бар болгону суу жылуулукту жакшы өткөргөндүгүнө байланыштуу аны денени чындоо максатында колдонгондо организмдин күчтүүрөөк реакциясы талап кылынат. Мына ошол себептен суу менен денени чындоо процедурасы салыштырмалуу көп убакытты талап кылбайт.

Денени нымдуу сүлгү менен сүрүп, денеге суу куюп жуунуп, ваннага түшүп, душ кабыл алып жана сууга түшүп чындашат. Булардын ичинен баарынан женили денени нымдуу сүлгү менен сүрүү болуп саналат. Денени сүрүү учун кәэде сууланган паралон губкасын пайдаланса да болот. Суунун температурасы 30° тан төмөн болгону жакшы. Нымдуу сүлгү менен колду, моюнду, көкүрөктү, курсакты, жонду жана бутту сүрүп, кургак сүлгү менен тери бир аз кызарганча кургата арчышат. Процедура жалпысынан 4—5 минутага чейин созулат. Суунун температурасын ақырындык менен төмөндөтүп олтуруп, аны 2—2,5 айдын ичинде 15° га жеткиришет. Денени нымдуу сүлгү менен сүрүүнү толук өздөштүргөндөн кийин денеге муздак суу куюп жуунууга өткөн пайдалуу. Суунун баштапкы температурасы 30 — 32° ка барабар болот. Чайник менен денеге суу куйган соң, сүлгү менен тери кызарганча арчышат. Ар бир 3—4 күндө суунун температурасын 1 градуска төмөндөтүп, аны 13 — 15° ка жеткирет. Процедура 3—4 минутага созулат. Денени чындоонун бул формасын толук өздөштүргөн соң ваннага түшүүгө, же болбосо душ кабыл алууга өткөн жакшы. Ваннага түшкөндө жана душ кабыл алганда суунун температурасы мурдагыдай эле 30 — 32° болот. Денени чындоо максатында ваннага түшкөнгө караганда душ кабыл алган пайдалуураак. Анткени, душ кабыл алганда организмге суунун температурасы гана таасир этпестен, анын механикалык таасири да тийет. Мындаай учурда организмдин реакциясы бир топ жогорулайт. Денени чындоо ишинде кәэде контрасттуу душ кабыл алуу да колдонулуп жүрөт. Мында адегенде жылуу душка түшүп, андан кийин денени муздак сууга тосот. Бул 5—6 жолу кайталанат. Бул процедура 2—3 минутага созулушу мүмкүн. Контрасттуу душка көнүгүү абдан маа-

нилүү. Суу денеге тийгенде кан тамырлардын тонусу жана кендиги өзгөрүп, жылуулукту башкаруу системасынын иши жакшырат. Суунун температурасынын тез-тез өзгөрүшү кан тамырдын тонусун жана кендиги бир чоңойтуп, бир кичирейтет.

Кан тамыр системасынын контрасттуу душтун таасиринде тез-тез өзгөрүп турушу алар үчүн атайын гимнастика болуп саналат.

Муздак душка өтө үшүп кеткенче түшүүгө жарабайт. Мындай учурда адамга суук тийип калышы ыктымал. Муздак душтун таасиринде кан тамырлардын тонусу жогорулап, анын диаметри кичирейт. Кандын агуу ылдамдыгы азаят, адам бир аз үшүгөнүн сезет. Аナン адам муздак душка көнө түшөт да, үшүгөнүн көп деле сезбей калат. Анткени, бул учурда кан тамырдын тонусу өз калыбына келип, диаметри чоңоёт. Бирок кандын агуу ылдамдыгы көп деле өзгөрбөйт. Муздак душтун алдындагы жагымдуу сезим 1—2 минутага созулушу мүмкүн. Ушул убакытта душ кабыл алууну токтолтуу зарыл. Эгерде киши муздак душтун алдында дагы эле тура берсе, анда кандын агуу ылдамдыгы кескин төмөндөп, дененин сыртка жылуулук бөлүп чыгарышы артат.

Жылуулуктун ашкере сарпталышына байланыштуу киши кайрадан үшүгөнүн сезет жана тез эле суукка урунуп калат.

Денени нымдуу сүлгү менен сүрүү, муздак суу менен жуунуу, ваннага түшүү, душ кабыл алуу эртең мененки гимнастикалык көнүгүүлөрдөн кийин болсо эң жакшы наыйжа берет. Ал эми кечинде болсо бутту муздак суу менен жууган эле жетиштүү.

Жайында ар бир окуучу сууга түшүүгө кайдыгер мамиле кылбайт. Сууга түшүү денени чындоого көп таасир этет.

Сууга түшүү чарчаган адамды эс алдырат. Оор кара жумуштан кийин сууга түшкөндө тез эле чарчаганды унуп, сергип, эс алып каласың. Ошол себептүү, сууга түшүү организмди эс алдыруу максатында колдонулушу мүмкүн. Сууга түшүп чыккан киши өзүн жакшы сезип, маанайы ачылып, көңүлү көтөрүлөт. Сууга түшүүнүн шаралаты менен бардык органдардын жана системалардын иши жакшырат. Денени чындоо үчүн суунун температуры $+18 - 20^{\circ}\text{C}$ дан төмөн болбошу талап кылынат. Адатта сууга түшүүнүн мөөнөтү суунун температурасы $+15^{\circ}\text{C}$ га төмөндөгүчө улантылат. Алгачкы күндерү сууда 4—5 минутадан көбүрөөк жүрүү туура эмес. Албette, сууга

түшүүнүн убактысы ар бир кишинин даярдык деңгээлине, жаш өзгөчөлүгүнө, дene сапаттарына жана суунун температурасына көз каранды. Бирок ошентсе да, организм ётө үшүгөнчө киринуүгө болбойт. Тери будурөйүп, эрин көгөрө электе сууга түшүүнү токtotкон жакши. Сууга түшүп жатканда активдүү кыймылда болуу талапка ылайык келет. Кыймыл-аракет үшүп кетүүдөн сактайт. Суудан чыккандан кийин денени сүлгү менен кургата аарчып, күнгө кактанып, эс алган жакши. Кээде кыймылдуу оюндарды ойносо болот. Денени чындоо жана ден соолукту сактоо максатында күнүнө бир гана жолу сууга түшүү пайдалуу.

Сууга түшүп эс алууга кимдер гана кызыкпайт? Сууга туура түшө билүү, сууга түшүп денени чындоо ден соолукта узак өмүр сүрүүгө өбөлгө түзөт десек жаңылбайбыз. Ар бир кишинин сууда сүзө билиши бул адамга эн керектүү өнөрлөрдүн бири болуп саналат.

Денени чындоого кайдыгер мамиле кылган кишини 0° С дагы сууга кармаганда, ал 12 минутадан кийин эс-учун жоготот, ал эми 18 минутадан кийин өлүмгө дуушар болушу мүмкүн. Эгерде суунун температурасы 10° С жылуу болгон болсо, анда адам сууда 25—55 минутага чейин, ал эми 20° С жылуу болсо —135—360 минутага чейин чыдаши мүмкүн.

Булчун гимнастикасы менен машыгууда табигый фактторлорду максаттуу колдонуу чоң ийгиликтерге алып келет.

Күн нуру, таза аба жана муздак суу менен денени чындоо көп оорулардын алдын алып, эмгек өндүрүмдүүлүгүн жогорулатат.

СӨЗ АЯГЫ

Қымбаттуу достор! Мына ошентип булчук гимнастикасы менен машигуунун методикасын талдап чыктык. Машыгуулар купулунцарга толсо анда, албетте силер мындан ары да физкультура жана спорттун жакын досу болуп кала бермекчисиңер. Бул жакшы көрүнүш. Бирок биз сунуш кылган китеңтеп алган билим бара-бара силерге аздык кылышы мүмкүн, өзгөчө спорт менен машыгуу силерден мындан ары да өз билимиңерди терендөтүүгө умтулууну талап кылат. Бул максатта медициналык, биологиялык, гигиеналык, педагогикалык, психологиялык билимдерди терең өздөштурүүгө умтулгула. Физиканы жана анатомияны терең түшүнүү да силерге чоң жардам берет. Бир сөз менен айтканда, ар бир көнүгүүнү аткарып жатканда анын эмне себептен ушул тартипте аткарылышын терең түшүнүү өзгөчө мааниге ээ болот. Мындай ой жүгүртүп туруу адамдын денесин гана эмес, анын ақылын да машыктырат. Мына ушул мезгилде көнүгүүлөрдү аткаруу өзүнүн педагогикалык жогорку маанисине жетет.

МАЗМУНУ

| | |
|---|-----|
| Кириш сөз | 3 |
| Булчук гимнастикасы дене тарбия кыймылындагы жаңы бағыт | 5 |
| Машыгуунун физиологиялык негиздери | 10 |
| Кишинин сыртқы келбети | 20 |
| Машыгуу мезгилиндеги тамактануунун өзгөчөлүктөрү | 28 |
| Кишинин булчундары жана алардын мааниси | 32 |
| «Эмгекке, СССРди коргоого даяр» деген Бүткүл Союздук физкультуралык комплекс жана булчук гимнастикасы | 34 |
| Машыгууга керектүү шаймандарды жасоонун ыкмалары | 42 |
| Эспандер менен аткарылуучу көнүгүүлөр | 47 |
| Гантель менен аткарылуучу көнүгүүлөр | 51 |
| Гиря менен аткарылуучу көнүгүүлөр | 60 |
| Штанга менен аткарылуучу көнүгүүлөр | 66 |
| Блоктуу системаларды колдонуп аткарылуучу көнүгүүлөр | 75 |
| Жүгүрүп машыгуунун методикасы | 79 |
| Булчук гимнастикасы менен машыгууну пландаштыруу | 84 |
| Спортсмендерге көнөш | 90 |
| Табигый факторлорду колдонуу | 94 |
| Сөз аяғы | 106 |

ЧИЧКЕСАМ
СЫМБАТТУУ БОЛУУ ӨЗҮНДӨН
АБАҚИР МАМЫТОВ

Сымбаттуу болуу өзүндөн

Окуу куралы

Мектеп окуучулары үчүн

АБАҚИР МАМЫТОВ

Стойность внешнего облика

Учебное пособие

Для учащихся

На кыргызском языке

Бишкек, издательство «Шам»

Редактору А. Макешев
Техн. редактору К. Шабралиева
Худ. редактору К. Кардыбаев
Корректору З. В. Дуплик

Терүүгө 26. 07. 95 ж. берилди. Басууга 12. 10. 95 ж. кол коюлду. Форматы 84×108¹/₃₂. Кагазы офсеттик № 1. Адабий ариби. 7,0 п. л. физ. басма табак. 5,88 эсептик басма табак. Нускасы 2000. Заказ № 32. Келишимдик баа.

«Шам» басмасы, Қыргызполиграфкомбинаты.
720461, ГСП, Бишкек, 5, Т. Суванбердиев көчөсү, 102.



ИЧН №

30e

30 00